

Кайыптан алып кагазга түшүргөн

*Бұбұ Мариям Муса кызы*



Жайсаң Үмөт уулу

Айкөл  
Мажағ

ДАСТАН

Онунчы китеп



«БИЙИКТИК»  
Бишкек – 2009

УДК 821.51

ББК 84 Ки 7-5

Y – 99

**Үмөт уупу Жайсан.**

Y – 99      Айкөл Манас: Жан-тарых. Дастан: Онунчу ки-  
теп. – Б.: Бийиктик, 2009. – 280 б.

ISBN 978-9967-13-599-4 (10 китеп)

ISBN 978-9967-13-600-7

Байыртадан ата-бабаларыбыз колдонуп келген, бирок, бизге чейин жетпей унтуулуп қалган түшүнүктөрдүн, сөздөрдүн жана терминдердин бир кыйласы «Айкөл Манас» дастанынын кайыптан алып кабыл алына баштапы менен белгилүү болуп чыга келди. Мисалы, жан-дос, дene-дос, ант-уйку сыйктуу сөздөр дастандын алгачкы китептеринде кездешсе, ал эми онунчу томдукта Жан-тарых деген түшүнүк кайра калыбына келтирлип, биздин эсибизге салынды.

Y 4702300500-09

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-13-599-4 (10 китеп)

ISBN 978-9967-13-600-7

© Бұбұ Мариям Муса кызы  
© «Қылым көчү» коомдук  
бирикмеси, 2009.

# **ЖАН-ТАРЫХ**

**(2004–2009-жылдардагы  
медитациялардын топтому)**



## **БИРИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**28.01.2004-ж. 8-чи А.К. 17° 2' 2"**

**673787397331**

2003-жылдын сапары карып бараткан декабрь айынын аяғында сегизинчи китең жарық көрдү. Топтун балдары бетачаарын Бишкектеги Кыргыз тарыхы музейинде өткөрүштү. Ойпорун айтышкан окумуштуу-тарыхчылардын, акын-жазуучулардын дегеле китептин окурмандарынын сөздөрүнөн чыгарган тыянағым: дастандын калайыктын жандуйнөсүнөн түнөк алганын түйдүм.

Арадан андан бери айдан ашык убакыт өтсө дагы Жайсан Ата менен кезигише элекмин. Анын кыйла себептеринин орчуундуусу – болжолдуу убакыттын келе электиги. Токол Тогоол<sup>1</sup> жылдызынан алган ыкманы колдонуп жолуксам болмок, бирок эфир толкундарынын жыштыгын, жер шарты менен тааныш эместигимди ойлоп болжонгон убакытты күтүүнү туура көргөм. Ал эми азыр токтоосуз медитацияга чыгууга туура келип турат. Себебин айтууга акым жок. Асманды жылчыксыз булут каптаған түн койнуңда элдүү аймактан узап баратам. Керектүү жерге жетип, чексиз мейкиндикти чекитке топтол, ошол чекитке өзүм кошо сиңип бараткынамда Шоола түштү. Мунарык көгүш жарыкка

---

<sup>1</sup> Токол Тогоол –

чулганган Жайсаң атанын үлбүрөк элеси булуттай  
каалтып, тааныш конур үнү угуду:

Арыба, Шамчырагым, мынча неге,  
ашыктың атаң менен кездешкенге?

Чектелген үчкө-жети<sup>1</sup> келчү күндү  
чыдамың жетип, толук күтпөдүңбү?

Мен үндөбөй колумдагы сегизинчи китепти сун-  
дум, Жайсаң Ата толкундана добуш салды:

Күт болсун кубанычың, Шамчырагым  
кубанты Атаңды да бул кабарың.

Көктөгү жылдыз сымал жылт деп өчкөн  
көөмөйдөн ыр бермети нөшөр төккөн,

Жайсаңын Асылбала сынчы эрдин  
жарыгым, чеки болбос эскергеним.

Анткени, сезим отун алоолонткон  
ал ошол сегизинчи Жайсаң болгон.

Жаадырып ыр нөшөрүн төккөн менен  
жалганда кыска жашап, эрте кеткен.

Үлгүрбөй кеткен ойун ал Жайсандын  
урпакка ушуп «Жайсаң» таасын айтсын.

Жаздагы чагылгандай чакмак чаксын  
«Жайсаңың» айткан дастан журтка жаксын.

---

<sup>1</sup> Чектелген үчкө-жети – чечмеленип айтылбай турган код.

Күйулуп ыр түрмөгү суудай аксын,  
Кудурет перзентиңдин жолун ачсын.

Жашоосу бул «Жайсандын» чектелбестен  
жаңыртсын кылымдарды сан жетпеген.

Оомийин! Учур-убак келип туура  
ободо Тенир алсын назарына.

Жылчыксыз каткан сырга тоо койнунда  
жылт эткен жарық кийрип саал гана,

мына бул перзентиңдин тили менен  
милдетин жеткирүүнүн өтөпсүң сен!

Учқундан – сезим отун чагылдырган  
урпактар кабылдоосун сезип турам.

Дастанда камтылган ой жетип элге  
даанышман жол көрсөткүч болуп берсе,

ошондо рухтары бабалардын  
ободон түз бурушат назарларын.

Ал мезгил күттүрбөстүр анча деле  
анткени дастан эми тарайт элге.

Ушул учурда ырасында эле бетачаарда айтылган сөздөрдү эстеп тургам. Жайсан Ата ой түрмөгүм чагылышкан сезимимдин нурунан элестерди көрүп, окуп атса керек. Өткөндө Токол Тогоолдон алган көрсөтмөдөгү ыкманы колдонуп Атага кездешкени-ме мин ирет тобо кылып, кубанып турганымды сезген белем сөзүн улады:

Тогоолун Токол Тогоол жылдызынын  
тогоолу келген сайын пайдалангын.

Анткени, ошол Тогоол – бирдик санга  
ачкычты таап берип турат сага

Далили бул сөзүмдүн, ушул бүгүн  
пайдасы тийбедиби көрсөтмөнүн.

Абыдан өздөштүрүп мындан дагын  
ачкычын бурай билгин ар бир сандын

Өтө чак убактыбыз, ошондуктан  
өтөлү маселеге тынчсызданткан.

Ушул бүгүн кездешүүгө түрткү болгон окуянын себебин билип, буйуккан көңүлүм саал бастады. Атага кездешип, сегизинчи китеепти көргөзгөнүмө сүйүнүп, коштошоордо айткан сөздөрүн сезимимде кайталап, иттери ажылдаган айылга жакындаым.

Карегим, үчкө – жети кошкон күндө камдангын өз жеринде кездешүүгө.

Сагынган Көк-Булунга бирге барып санаада каткан черден арылалык.

Убакыт өтүп барат, Шамчырагым үйүңө аман-эсен жетип алғын –

Акыркы ушул саптар сезимимде миң кайталанып, туулган жерге болгон қусалыгым тулкума батпай: «Жериме кайтар мезгил жетиптири э, Тенирим!» деп көз жашыма жүзүмдү жууп, таң ызгаарында үйгө келдим.

0° 673787397331

## ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

---

4 · 3 · 2004-ж. 14-чү А.К.

0° 7163

Жаңырган жылдын бириңчи айынын ақыркы күндөрүнөн ушул кезге чейин туулган жериме кайтууга аракет кылышп, бирок жыйынтык чыгара албадым. Иштегенге ылайык, баасы мүмкүнчүлүк берген үй чыкпай мерчемдүү убакыт өтүп кеткендиктөн быйып баш тартууга туура келди. Жайсаң атага кездеше турган болжолдуу убакыт келип, «Көкбууралду» Мидинге айдатып Жумадин менен эртең мененки жетиде Жумгалга сапар алдык. Чаекке saat үчтөрдө жеттик. Биз Болотбектин үйүнүн тушуна жеткенде, Мин-Күштан Талант келип, ошол жерден кезиктик. Биздин келгенибизден бейкапар Болотбек өз жумушу менен үйүнүн короосунан ошол маалда сыртка чыгып, баарыбызга кучак жайып тосуп алды. Saat сегиздерге чукуп Талант, Жумадин, Болотбек, Мидиндер «Көкбуурал» менен мени узатышып «Шортонду» бет алдык. Ар бир карыш жерине таманым тийген тааныш жер аппак карга чүмбөттөлүп келберсип жатыптыр. Л.С.П<sup>1</sup>-нын тушундагы коктудан балдардан бөлүнүп, жалгыз аяк чыйыр менен тоону көздөй сапар уладым. Кардын калыңдыгы тиземден жогору келип, саал нымшип турптур.

---

<sup>1</sup> ЛСП – лечебно-санитарный пункт сойуз тушунда ооруган малды дарылаган жай.

Жаздын алгачкы айы болгону менен Чаекте  
кыш өкүмүнөн тая элек экен. Аяз жыттуу таза аба-  
дан кана жутуп, айланага серп салып саалга тынып  
тургам, ошол маалда Шоола түштү. Бир нече түстө  
кубулган Шоола ичинде Жайсан атанын үлбүрөк  
була сымал элеси көрүнүп тааныш конур добушун  
уктум:

Арыбай жүрөсүнбү, Шамчырагым,  
айлыңдын сагындырган топурагын,

ак кардан кийген тону кымтып бекем  
аяздын мизи кайтпай турган белем.

Жыттанбай шыбак жыты мурун жарган  
жериндин топурагын баспай таман,

жериңе кусалыгың ашып-ташкан,  
жарыгым, турган окшойт таркабастан.

А бирок аяз жыттуу таза аба  
азыңкы соолугуңа болот дабаа.

Азилдеп айтсам бир сөз – түшүнүп жай  
Атаңа, таарынбассың баштагындей.

Кечеки чалпоо мүнөз «Балакайдын»  
кубанып турам көрүп бой тартканын.

Бир кезде, көнүпүндү тынчытканы  
бул жерге алып келгем «ханзааданды»

Эс тартып ушул тапта экөөнөр төң  
эми мен түйшүк тартпай калган экем

Ал эмес «Ханзаадаңды» тааныбастан  
аткарып тапшырманы андан алган

сынактан кандай өттүм экен деген  
суроонду көрүп турам келбетинден.

Жайсан Әтанын күлкүнүн нуру төгүлгөн жүзүн  
эркелеткен добушу коштоп, үлбүрөк элесинин жа-  
нындагы жаркырап, көгүш нур чаккан жылдызга  
колун нускады. Эрке баладай тентектенген ушул  
жаркырак шок жылдыздын Токол Тогоолго ташта-  
ган тапшырмаларын аткарып, үйрөнүш үчүн алты-  
жети айдан бери, бар дараметимди жумшап, күн  
тынымсыз, түн уйкусуз аракеттенип жүргөм. «Ты  
мой Маленький Принц!» деп эркелетип төшүмө кыс-  
кан «Кичинекей Ханзаадам» – азыр мага, жомокту  
да жолго таштаган, адамзаттын ақылы сейрек гана  
кабылдаган бир укмуш илимди үйрөткөн Аалам-оку-  
муштуум экен! Гүлдүү талаада ойун салган кулундай,  
еидө-төмөн кайкыған жылдызга карап: «Бул кере-  
метиңе айттар сөзүм жок, Кудуреттүү Тенирим!» деп  
таңданып турам. Ырас эле тапшырманы кандай ат-  
кардым экен? Деген суроо тынчымды алып Жайсан  
атага карадым.

Откөөлүн мейкиндиктін эсептеп так  
кур бекер откөрбөпсүң ирмем убак.

Бириңчи баскычынан аалымдардын  
буйдалбай откөнүңдү куттуктаймын.

Ар дайым өзүң менен кезиккенде  
артыма кайра кайтар кез келгенде,  
  
тардыгын эске салып убакыттын  
тарығып кенен Аалам – кетчү шаштым.

Анткени, кетишиме каршы болуп  
агууга даяр жашың көзгө толуп,

арған жок турғаныңды көргөнүмдө  
алаамат түшчү дайым жан дүйнөмө.

Азыр сен кымбаттыгын ирмем убак,  
айттырбай туйуптурсың эсептеп так.

Тардыгын убакыттын демек, эми,  
таптақыр эскертуңүн жок кереги. –

Ооба, асылым Жайсаң Ата, көрпенделигимден  
Сизди кандал гана азаптарга салбадым! Ар дайым  
Сизге кездешшээрде: «Жайсаң Атам ошондон нары  
өзү менен кошо ала кетсе гана!» деп тиленер элем.  
Бул сезим алгач үйүмдөн кеткен кезде, анан,  
Нургүлүм каза болгондан кийин өзгөчө өнүгүп кет-  
кен эле. Ошондо көрсө тирүүлүктөгү милдетимди  
түшүнчү эмес экенмин! Улуу Дастандын урпактарга  
зарылдыгына маани бербептирмии. Азыр, Атам  
айткандал, дастан аягына чыгыш үчүн ирмем убак  
текке кетпеш керек турат.

Он бирдин эрежесин<sup>1</sup> бекем сактап,  
ошондон маалыматты тургун тактап.

Көңүлгө түйө турган да бир нерсе  
көп катта, тоо башында үңкүрүңө.

Жолу бош «Ханзаадаңдын» – кайсы маалда,  
жолугам десен, келет, ошол жайга

---

<sup>1</sup> Он бирдин эрежеси – коддун аталышы.

Карегим, эсиндеби, жазуусу бар  
кара таш каткандыгың конулга тар?

Жазуусун окуй алар күн келгиче  
Жашыра тургун дегем ошол жерге.

Аткарсан, тапшырманы, азыр алган  
ачасың, аян сырды ташка жазган.

1999-жылдын жайында Тастар-Атадан тапкан таштын бетиндеги жазуу-сүрөткө кызыгып чатырыма алып келсем, күн жаап, кыян жүрүп, табият тынчсыздангандан улам, тоо башындагы үңқүргө алып барып бекиткен элем. Медитация учурунда Жайсаң ата: «Бетинде жазууну окуй турган убактысы келгиче ташты каткан ордунан козгобо» деген. Азыркы тапшырманы өздөштүрсөм, ошол таштын бетиндеги жазууну окуй алат экемин деген ойдон толкундана түштүм. Жайсаң атага карасам дастан айтуга ыңгайланган түрү бар. Көп күндөрдөн бери жүрөгүмдү өйүгөн сөздү айтсамбы, же... деп турсам Ата мага кайрылды:

Көңүлүң өйүп турган сөзүң бардай  
көрөлү акыл өкчөп, айт шашылбай.

Мен Эрнест, Ақылдардан уккан сөзүмдү айттым. Кытайдын Кызыл-Суусундагы туугандарыбыздан делегация келиптири. Арасында улуту кытай бизнесмен жигит бар экен. Алардын негизги максаты Ысык-Көлдүн жээгинен арендага жер алып, эс алуу жайын куруу экен. Анан алиги бизнесмен жигиттин кандаидыр бир руханий дүйнөсү “ачылыш”, Манас Ата жөнүндө фильм тартууга эки жарым миллион доллар берет имишби же бергенби, мунусун так айта

албайм. Бирок мен үчүн кыргыз элинин Уллу Руху – Айкөп Манас Атабыздын коп жеткис ыйыктыгын пастатып албайбызы деген ой тынчымды көтируүдө.

Тасмага тартуудан мурун Атабызды жомоктон арылтып, тарыхый инсан катары ириде өз элибиз кабыл алып туруп анан фильм жаратууга кадам таштасак туура болот беле? Элибизге канчалаган доорпордон бери Руханий тирек болуп келген Атабызды тасмага түшүрүш үчүн 2,5 миллион доллардын чамасы чак келбейт да! Ал эми Атабыздын керемет элесин мультфильмге түшүрүү, болгондо да жомок түрүндө – тексиздик болуп калбайбы?

Эгер ошол бизнесмендин ойу ишке ашып кетсе – журттун руханий дүйнөсү женилүүгө учурал, баш көтөрүп келаткан эл басылып калбас бекен?

Бул албетте менин жекече ойум, буга Жайсан Ата эмне дейт болду? Деген ойдо элем Жайсан Ата сөздөрүмдү угуп, кыйлага тунжурап турду, анан салмактуу добуш менен мындан деди:

Өтө эле кызык экен, бирок ага  
ой бөлүп, маани бербей, кой жайына.

Анткени: көптүн ойу түзгөн агым  
айоосуз селге окшоп – жутат баарын.

Ағызган, кыпын сымал, тоодой ташты  
ал селди – кереги жок, жиреп каршы!

Сел жүрөр нөшөрдү ким алса тилеп  
серпилип, агымына кошо кетет.

Аягы сел жүргүзөр ой жараткан  
адамдар жаза алат табияттан.

Агызган дөөнү – шааны ой-селинен  
а демек алыс болуу абзел го дейм.

Ойуна жооп бердим, кана эми  
орошон дастан – ырга кезек келди. –

Жайсаң Атанын сөзүнөн, кимде ким элдин Улуу  
Рухуна туура мамиле жасабаса, жазасын тартышаа-  
рын түшүндүм. Эң башкысы – жалпы журт жапа  
чекпесе экен! – деп тиледим. Атабыз дайым айткан-  
дай ирмем убакытта ушул маалыматтарды алып,  
түздөгү күткөн балдарга келдим. Талант, Болотбек-  
тер менен коштошуп Бишкекке жол уладык. Таңкы  
төрттө үйгө келдик.

## ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ

---

2.4. 2004-ж. 14-чү А.К. 0° 835414

Ай бойу алган тапшырмамдын үстүндө баш көтөрбөй аракеттенген менен, бирок натыйжасы ойдогудай болбоду. Кайрадан медитация жасап өздөштүрө албаган жерлерди такташ үчүн Жумгала га бармак болдум. Бул жолу Талант, Жумадин, Эрнест болуп эч кимдикине кайрылбай түз эле «Шортонго» өтүп кеттик. Балдарды коктуунун оозунда калтырып, too беттедим. Мерчемдүү жерге жетип шам жагып, дуба айттым. Теребел мемиреп тынч. Туулган жердин топурагынын жытына, бир-эки айрылып калган шыбактын жыты аралашкан абадан кере дем алып, ойго батып кетиптирмин. Жаркырап бир нече түскө кубулган Шоола ичинен Жайсан атанын тааныш үнүнөн селт эте берип, анан Шоолага кантип биригип кеткенимди байкабай да калдым.

Арыба, Шамчырагым, тууган жердин  
абасы, топурагы берген демдин

кубаты Нуршоолана жуурулушуп,  
кусалуу көңүлүндү туруптур жууп.

Артылып сагынычың элге-жерге  
айлыңа кайтып келсем дедин эле.

Ишке ашпай дегдегениң – тартып санаа  
иренжип тургандайсың, баамымда.

Кезеги келип, насип тартса шондо  
келесин әйылыңа, капа болбо.

Тогуз жыл мындан мурун, ушул айда  
тогошкон тагдырыбыз айлампада.

Жаз баары – жылдын башы ушул убак  
жарыгым, унтулбай эсте турат.

Жан-достон ажыраган дене-досум  
жай қылышп түбөлүккө жердин койнун,

жатканы он үч қылым болсо дагы  
жай тапты түбөлүктөн жан-дос жаңы.

Ошондон бери карай, Шамчырагым  
ободон нечен сырды кабарладым.

Ааламдын катмарынан сан миндеген  
аралап, кесип өтчү өткөөл менен

Атаңа жетер замат, белгин, берген  
ашыгып кездешүүгө, шашып келем.

Дениң соо, көнүлүң тынч тосуп алсан,  
демденип кадимкидей артка кайтам.

Абалың азыркыдай кезин көрсөм,  
андайда санаа жүгүн артып кетем.

Сен үчүн быйылкы жыл катаалыраак,  
сергишин կеселиңден татаалыраак.

Садагам, ошондуктан азыр айткан  
сөздөрдү аяр талдап, эске тутсан.

Жаңылбай чечмелесен, демек анда  
жардамын ушул сандар берет сага.

139718	671246	771192
329726	268469	128136
528649	539157	379157
531597	159753	888145
517539	179369	147812
543941	181518	458132

Эки алты, эки тогуз берет үчтү  
эгерде бирдик болсо кошот күчтү.

Көнүлдө кыл өткүдөй жылчык болбой,  
коштосун ортоңорду бирдиктүү ой.

Ошондо узак тогоол жеңил өтүп,  
ободон назар салып турал көрүп.

Азыркы түшүргөнүң – сан түрүндө  
азыраак кыйналасың чечмелөөдө.

Батырып айлампага баарысын тең  
бөлгүнүң – жазып аны, кайра бирден

чечмелөөң туура болсо, демек анда  
чуурутуп сөз берметин, түшөт тамга.

Ушуну өздөштүрсөң өзөгүн таап  
учуру кездешүүнүң келип калат.

Дилинди тапшырмага толук бургун  
дастанды чечмелөөнү койо тургун.

Көнүлүм сергип, Жайсаң Ата менен коштошуп,  
төмөндөгү балдарды көздөй бастым. Сезимимде

Жайсан Атанаң айткандары жаңырып, уккан сөздөрүмдү таспиктеп келатам. Убакыт өткөн сайын алган тапшырмаларым татаалданууда. Откөндөгү медитация учурунда жазылған жазууларды өздөштүргүчө бул медитациянын убактысы келип калды. Азыркы жазууларымды карап катар-катар ти-зилген сандардан бөлөк жазуу жогун көрдүм. Эми ушул сандардан сөз тизмегин алыш үчүн кыйла түйшүктүү күндөр өтөрүн түйдүм. Кары ала-телек кеткен беттен түшүп, каналдын көпүрөсүнүн жанында турган «Көкбуурулга» келдим. Балдар уктап калышыптыр, эшикти тартканымда баарысы шашыла жерге түшүштү. «Эже, жакшы келдицизби? Атабызга кездештицизби?» деп төртөө бирдей суроо узатышты. Мен: «Бардыгы жайында, жол тарталы» дедим. Түнү менен жол жүрүп таңда үйгө жеттик. Балдар жумуштарына кетишти, мен жазгандарымды чечмелөөгө олтурдум.

## **ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ**

---

**0° 329192**

**3.06.2004-ж. 16-чы А.К. 312116 1215526  
193336 1815526  
8124192651**

Откөндөгү медитацияда Жайсан Ата «Быйылкы жыл сен үчүн каатыраак болот, ден соолугуна этиет бол» деп тегин жерден эскертпептири. Ошол медитациядан кийин он беш жыл мурун операция болгон уйку безимдин оорусу карман ооруканага жатууга аргасыз болдум. Дарыланганым менен анча оноло албай иш дээрлик токтоп калды. Болгону алган тапшырмаларымды өздөштүргөнгө араң жетиштим. 21-чи майда Эрнестин тарткан «Айыл өкмөтү» деген толук метраждуу кинофильминин көрсөтүүсү болду. Топтогу балдар үй-бүлөөлөрү менен чогуу барып көрдүк. Бүгүнкү күндөгү айылдын тиричилигин ийне-жибине чейин камтыганга кылган аракети – үзүүрүн бериптири. Чыгармасынын каармандарына төп келген актерлорду тандаптыр. Кино бүткөндөн кийин ой бөлүшкөн залкар чеберлердин көбүнүн жашыганын көрүп Эрнесиме болгон сыймыктануум жүрөгүмө сыйбай турду. Мени өзгөчө толкунданткан, өз кесибинин чебери деп жүрт билген Мар Байжиевдин қубанганаынан көзүнө жаш алып, Эрнести кучактап күттүктаганы, кыргыздын атын дүйнө кыйырына киносу менен тааныткан Төлөмүш Океевди эскергени, Эрнестин фильминде-

ги айрым эпизоддорун окшоштуруп көзүнө жаш алганы залда олтургандардын дээрлик бардыгын жашытты десем жалган болбос. Замандын чалкешинен улам канаттары кайрылып турган искуство чеберперинин өздөрүнүн ыйык иштерине болгон кусалыктарын жакындан сезүүм жандүйнөмдү дүрбөтүүдө. «Карапайым калктын көкүрөгүн өйүгөн ойлорун тизилген сөз бермети, кубулжуган күүлөрү, мукам ырлары, жаркыраган тасмалары, сахнадагы спектаклдери менен эл жүрөгүнө жеткире билген ушул асыл адамдардын коломтосунун оту алоопол, иштери өрттөй өөрчүп, элдин кадырына бөлөнүшүп, бар болушсун!» – деп тилеп турдум. Көөдөнүбүз көтөрүлгөн жарык маанай менен бүт тобубуз биздикине келдик. Тенирге жолдоп, асыл ата-бабала-рыбыздын улуу арбактарына атап дуба кылдык. Эрнестин алгачкы толук метраждуу фильминин жолу ачылып, журтуна кызмат кылсын деп бата тарттык. Эрнест киносу менен Москвага жөнөп, биз Атабыздын жайына барууга кам көрдүк.

Бул сапар Атабыз эле эмес Арууке Апанын да жайына тайынып, кичинекей Аруукени ала барабыз. Мазарга керектүү нерселерди Аман, Жыпара (Аруу-кенин ата-энеси) камдап, Эрнест Москвадан келгенде Атабыздын жайына сапар алдык. Жайдын алгачкы айы болсо дагы Кызартка жаз жаңы эле келиптири. Жылдагыдай эле Чолпонбектиki кучак жайып тосуп альшты. Чолпонбектин апасы элдик дарыгер Эрмек эже мени өз кызындай эркелетип бооруна кысып, жүзүмдөн сүйүп, минтип өтүндү:

«Бүбүкө, сени күтүп ата-бабалардын арбактарына мал атап, дубаны чогуу окуталы дедим эле. Бул үйдөгү малга бата кылып койуп жолунарды улагыла. Силер мазардан келгенде чогуу куран окуп даамдашалы».

Эженин өтүнүчүн аткарып малга бата кылып койуп мазарга жөнөдүк. Жылда түшчү конушка барып түшүп, дасторкон жайып дуба айттык. Жайсан Атанын, Аруuke Апанын, жалппы эле ушул өрөөндөн жай алышкан арбактардын соопчулугуна багыштап курмандык чалдык. Тамак даяр болгондо арбактарга багыштап куран окуп, бата тарткан соң Атабыздын жайына жөнөдүк. Чай урган касабалар<sup>1</sup> ошол тейде жаткан колот менен баратабыз. Ден сооптугум жакшы болбой турғандыктан «Тенирим, кечире көр! Атамдын, Аруuke Апанын арбактары кечиргиле!» деп кабырдан төмөнүрөөк жерге чейин ат минип бардым. Аттан түшүп бир аз жерге жөө басканга демим кысылып, күйүгүп кыйлада калыптаным. Атабыздын кабырынын жанындағы коломтого шам жактым. Шам алоолонуп, Кызарттын долусу кармаган шамалына мойун бербей күйүп жатты. Шам күйүп бүтүп, дуба окулган соң Аруuke Апанын булагына жол алдык. Апабызга жаккан шам созононо бир калыпта күйүп, жанатан чыргоолонуп ыйлаган кичинекей Аруuke да ыйын токtotуп тынчып калды. Шам абыдан жакшы күйдү. Баардыгын тайындырып бүткөн соң: «Эми силер кете бергиле. Кошто топтун гана балдары калсын, калганынар төмөн Чолпондукуна барып жаткыла» деп мен шам жанында калдым. Балдар узагандан аз өтпөй булактын башынан мени көздөй жылып келаткан Аруuke апанын карааны көрүндү. «Арыбаныз, асып Апа!» деп утурладым. Күмүш жылаажындей шыңгыр тунук үн угуду:

Бар болгун, Шамчырагым, алың кандай?  
Бир азга демиң жыйып, олтур мындаи.

---

<sup>1</sup> Чай урган касабалар – көчкү түшүп каткан кардын бийик катмары.

Чырагым арып-азбай жүрөбү деп,  
чыдамсыз, келер күнүң күттүм дегдеп.

Кыядан карааныңар көрүнгөндө  
кылгырды жаш бермети көздөрүмдө.

«Аттигин, жалган дүйнө, ушусун!» деп,  
азыңкы турпатыңды турдум тиктеп.

Көгөрүп эриндерин, тарткан демиң  
көөрүктөй катуу баскан үн бергенин

үчүнчү өлчөм эмес жалгыз гана  
үстүдө өлчөмдөрдүн баардыгына  
угулуп жаткандыгын сезип туйум  
«Улуу күч, жардам бер!» – деп күлдүк урдум.

Жарыгым, бир Улуу Күч бербесе дем  
жазылган дастан калар чечилбестен.

Чыйырын бабалардын – урпактарга,  
чырагым, ким көргөзүп берет анда?

Алдыrbай пенделикке, дарт-кеселгө  
артылган милдети зор жүктуү эсте!

Жонунда Улуу Көчтүн арткан жүгүн  
жарыгым, мойубастан көтөргүнүн.

Карши күч тизгиндеشه жүрчү коштоп,  
кастарын тиге берет – калбайт токтоп!

Азыр да көктүн бетин капитап булат,  
айдарым муздак шамал турат улуп.

Булутсуз, Айдын жүзү турса ачык,  
Бал-Таңдай келбейт беле дарылатып.

А бирок дартка дабаа, жардам кылар  
Апаңдын ысық-мұздак булагы бар.

Муногу жылуу сууга колунду мал,  
мұз тоңғон миң жашарды оозуңа сал.

Шишикти ичиндеги таратқыдай,  
шилекей тоңғон мұзды әритсин жай.

Көптө эрийт, оозунду ачпа, Шамчырагым,  
маңызы, тулку-бойго, жай тарасын.

Жетинчи күндүн таңы келип мында,  
жети ирет ооз чайка мұздак сууга.

Жалбыздын тамырына тоңғон мұздалап  
жуткунун, ошол замат, жара чайнап.

Дартыңа ушул дары болуп дабаа,  
дастанды толук жеткіз урпактарга.

Шооландын түшөр маалы жакындарды  
шамыңа бере турған батам калды.

Батамдан мурда, бир аз айта турған  
баянга, Шамчырагым, назар бурсаң.

Жердеги жүз, мин жылдар – түбөлүктө  
«желп» этип өтүп кетчү окшош желге.

Ааламда желдей ылдам ошол убак,  
Апаңдан ой жеткистей алыс турат.

Ой жеткис аралыкта Аалам менен  
ортомчу болуш үчүн жарагам мен.

Чеги жок, кыйыры жок шол Аалам кең  
чынжырдын тизмегиндей тизилишкен.

Тизмекте өз орду бар Жер-Энени  
тейлөөгө мөл суу менен койгон мени.

А бирок жалгыз эле мен эмесин,  
ар кайсы бурчтарында Жер-Эненин,

аткарып, же аткарбай милдеттерин  
ар түркүн өкүлү бар перилердин.

Перилер милдеттерин өтөй албай,  
боорунан башат эмес – тамчы акпай,

айланып айрым жерлер чөл талаага,  
ак чаптуу жер зарыгат тамчы сууга.

Каршысы болуп мунун – көп жерлерде  
кузгундайт суулар сыйбай жээктерге.

Суу башы перилерге койгон талап –  
суулардын башаттарын туруу сактап.

Анан да, ал суулардын өндүрүндө  
элдерди аруулукка талбай үндөө.

Жоготсо аруулукту адамзаты,  
жоголот табияттын тең салмагы.

Өзгөртүп пейил көйүн адамзаттын  
өтмөк доор келген учур, Шамчырагым.

Аяны ушул доордун болсо керек  
аяндуу балдар жатат төрөлүп көп.

Бир мезгил келген кездे – тириүлүктө  
биличүмүн жол улаарын кимдир-бирөө.

Ушунча мезгил күтүп зарыктырган,  
уздай тилегимди туйгандыктан,

береги периштедей наристеге  
берипсин ысыымымды аруу дилде.

Суу наркы зерден кымбат кезге туштап  
суроомду Көк Төцирим берип турат.

Батасын Улуу Күчтүн алган элдин  
башаты мөлтүр суудан кемибесин.

Ал ошол мөл башатты жөнгө салар  
Апандын жардамчысы – наристе бар.

Ысмымды алган ушул наристеге  
ыйгарам ак батамды аруу дилде.

Ата-эне, эли менен аман болсун!  
Аягы – кут күйулган, мелт-калт толсун!

Өмүрү суудай таза, узун болуп  
өрүшү энчисине турсун толуп.

Жашоодо өтөй турган милдети бар,  
жарыкта эч нерседен болбосун кар.

Жетилип эрезеге аман-эсен,  
жонумда журттун жүгүн бөлүшсүн тен.

Ысымым ыйгарылган наристенин  
ырысы, бақ-дөлөтү кемибесин.

Арууке – ысымымды тутуп бийик,  
актайт деп тилегимди турал ийип

Улуу Күч, ак батама берип турган  
учуру туура келсе, нээт бурсан.

Жетсин деп тилегибиз Жаратканга,  
жарыгым, кол көтөрүп тарткын бата.

Белеске нурун төгүп, Шоолаң түшүп,  
Бал-Таңдай калган тура сени күтүп

Аман бол эл ичинде, Шамчырагым,  
Атаңдын астын тосуп утурлагын.

Арууке Апанын элеси алыстады. Мандаидагы  
белестен түркүн-түстө чагылышкан шоола, булут  
баскан көктүн бетинен төмөн фонарикитин жары-  
гындай куйулуп, карга чагылышып атыптыр.

Мен ошол тарапка тез жылып бараттым. Аз  
өтпөй, караңгы түн койнунда Шооланын жарыгына  
чүмбөттөлгөн Жайсаң атанын булут сымал үлбүрөк  
элеси көрүнүп, тааныш үнү угулду.

Чырагым, эсенсиңби? Колунду бер.  
Чыйрыгып калыптырысың карышып тер.

Жолубуз кесилишкен күндөн бери  
жолугуп, маектешчү ыйык жерди,

билемин эңсээринди мендей эле,  
баралы бачымырак ошол жерге.

Жайсаң Ата сөзүн токтотуп астыда баратат.  
Жана «колуңду бер» дегенде, сунгандың колумду,  
кадырлесе кол эмес, кандайдыр өтө жылуу, ысык  
десем деле болчудай жүмшак нерсе орогоңдой туй-  
улду. Тулку бойума тарап аткан жагымду жылуулукту  
жана баш-аягы жок эскапатордо жылып бараткан-  
дай абалда экенимди сезүүдөмүн. Жайсаң Атанын  
үнү кайра угулганда, кезиккен сайын олтуруп  
сүйлөшчү дөңсөөнүн жанында туруппуз.

Жарыгым, өз ордуңдан орун алгын.  
Жайланып олтурган соң сөз улайын.

Дарысы Аруукенин берген жана,  
дартыңа жан кейиткен болсун дабаа.

Тулкуна тараганча, Шамчырагым,  
табына жылына тур Нуршооландын.

Аңгыча убакытты өткөрбөй тек,  
Ааламдын сырларынан салайын кеп.

Анткени бере турган тапшырмам қөп  
аларды айтканымча убак өтөт.

Откөндө алганыңдын маани-жөнүн  
өзүңө түшүнүтүгө үлгүрбөдүм.

Кайталап албас үчүн ал катааны  
түшүнтөм алдын ала тапшырманы.

Откөндөгү катар-катар тизилген сандарды сөзгө  
кантып айланыруунун жолун түшүндүрдү. Жаны  
тапшырма берип, аны кантып иштөөнү айтып, анан  
менден сөз күттү. Жана Аруuke апа берген тоңгон  
муздун арасындағы даамы чайыр татыган өсүмдүк-

түн тамырын чайнап жутканымча үн-сөзсүз болдук.  
Музу эрип, кермек-чайыр даамдуу тамыры калган.  
Оозумдун ичин адегенде дуулдатып барып анан но-  
вокайн сайгандай колдойтуп койгон. Тамырды май-  
далап чайнап жутканымда оозумдагы сезим кызыл-  
өңгөчүм ылдый жылып, ашказан-ичегилеримди  
жансыздандырып койгондой сезилди. Жолду кара-  
та жан кейите ооруп келген уйку безимдин ооруусу  
билинбей калды. Оозум бошогондо Жайсан атага  
Эрнестин киносу жөнүндө кеп салдым. Үнүнөн ку-  
банганы билинип Жайсан Ата добуш салды.

Эрнесин, айтмында, максат кылган  
эмгегин бүткөрүптур нээтин бурган.

Ишинин устаттары – чеберлерди,  
ийрисин жандырбастан иймелткени,

далили ак батанын Айкөл берген.  
Дагы да тартат тасма нечендеген.

Журтунун ойун топтоп жүрөктөгү,  
жүйөөсүн таап, элге жеткиргени

көздөгөн максатынан баш тартпаган  
көрөңгө – уйуткулуу жараган жан.

Бабалар – «тун баланы – туу болот» деп,  
байыртан ырым тутуп калтырган кеп.

Тутунуп жөрөлгөнүү кылым кечкен  
«Тунуна» Эрнесиндин бата берем:

Туу болуп кийинкине бул «перзентин»  
тууруна «кыраандарды» баштап келсин.

Элиндин жүрөгүнөн түнөк алып,  
эмгектин үзүрүн көр мээнет жанып.

Жылоолоп Айкөл Атаң берген бата  
«журтунун уулу» деген конгун атка.

Ак жолтой, даңкан чачкан құлук болсун!  
Ат салып чапканыңда – байге толсун!

Туш келип убак-учур, айткан сөзүм  
угулуп Тәңириме, назар бөлсүн!

Жайсаң Ата жүзүн сылап бата тартты. Мен дагы кошо бата қылып, анан: «айтсамбы же айтпай эле койсомбу?» деген бир сөздү айтууну чечтим. Эрнест Моквага кеткенде Нургұл келип Эрнестин ушул тапта ишине тизгиндеш алып аткан дагы бир билимни кабатырланып жүргөнүн айтып: «Эже, мүмкүн болсо, Эрнестин ушул окуусу туура-туура эмесин Жайсаң атадан сурай аласызыбы?» деп өтүнгөн. Нургұлду менин башымдан өткөн көп нерселерге өзү қүбө болгон учурларды мисал қылып айтып тынчтандырган менен, бирок менин да көңүлүм тынчыш үчүн баары бир Жайсаң Атадан суроону туура көрдүм. Сөзүмдү үнсүз тыңдаган Жайсаң Ата дагы кыйлага тунжурап оптуруп, анан добуш салды:

Башкарған Аалам – Жерди, жалғыз гана  
бардыгын Улуу Күчтүн айткам сага.

Ал ошол Улуу Күчтү сезиш үчүн,  
адамдар чыгарышат ар кыл бүтүм.

Ар кандай типде, динде айтылса да,  
алардын баар жолу – жалғыз гана

жараткан бүт нерсени – Улуу Күчкө  
баарын түшүнтүпсүн дурус эле.

Эрнестин илиминен окуп аткан,  
эч кандай коркунуч жок кача турган.

Теңирди тааный турган жолду издөө  
тийиштүү ар бириңе, түшүнгүлө.

Ал эми жеткиликтүү болуш үчүн,  
ар кандай жолу барын Улуу Күчтүн

өткөргөн окуя көп, өз башындан,  
ошондон мисал кылыш болот айтсан.

Кабатыр боло турган жөнү жогун,  
карегим, Нургүлүңө айтып койгун.

Да бир сөз, Шамчырагым, жанатадан,  
өзүндү айтабы деп күтүп турсам

унутуп койгондойсун, а балким же  
унчукпай койсом туура болот дебе?

«Эмнени унутуп койдум экен?» деген ойдо Жай-  
сан Атага жүзүмдү бурдум.

Сөзүмдүн айтылганын ким жөнүндө  
түшүнбөй турасынбы дагы деле?

Ал тиги алгач ирет шам жактырган  
Айжанын Нургүлүндүн айтып жатам.

Ооба да, а бирок чынында Айжан тууралу айтуу-  
ну ойлогон эмесмин. Айжанды Жумгалга атасына,

бөбөгү Жолдошбекке учурашып келсин деп жибермекмин. Бул жерге чейин өзүм менен ала келип белден Чаектин автобусуна салып жибермекмин. Бирок ушул ыйык жайга бирге келгендиктен атайын шам ороп тайындырып койгонум туура деген элем. Качан гана Жайсан Ата айтканда, жөжөйүп шамда олтурганын эстедим. Айжанга кошулуп жалгандан эрте кеткен Нургүлүм да ойума түшүп, эрксизден көзүмдөн төмөн ачуу жашымды агыздым. Жайсан Ата аянычтуу жүзүн буруп улады:

Нургүлүң «Жайсан Ата, жардам бер!» – деп  
жалооруп үмүт менен көктү тиктеп,

жалгандан узап бара жаткан кези,  
жалындалап күйгөн отко салат сени.

Антсе да көп ойлобой «тобо!» дегин,  
артында балдарына өмүр берсин.

Карачы, Нургүлүңдүн калган изи,  
калыптыр кадимкидей болуп киши.

Кенедей кезде калган энесинен  
керээзи, эсейгенсип калган экен.

Секелек бой көтөрсүн аман-эсен,  
сезимтал, тез түшүнгөн зирек экен.

Апасы жетпей кеткен тилегине  
ишенгин Айжаныңдын жетерине.

Батамды берем ага аруу дилден:  
дени соо, өмүр жиби болсун бекем.

Байымдуу барга-жокко төнү болсун!  
Бактысы – чалкып турган дөңиз болсун!

Төп келип учур – убак, ушул батам  
туш болсун, Төңир угуп, кызым Айжан!

Эркиме ээ бербей аккан жашыма жүзүмдү жууп  
Жайсаң атага кошулуп бата тарттым. Ата сөзүн ан-  
дан нары улады:

Кичине Аруукеге – Аруукеден  
ашыкча сөз табышым кыйын экен.

Ак дилден наристеме тилегеним,  
айтканы кабыл келсин Аруукенин.

Ал эми алгач ирет шамын жаккан  
Роза, Айжан, Кубат, Эркин, Аман,

бул жердин куту конуп ар бириңе  
буйурсун ыйман-ырыс, кут-береке.

Алдыда өмүрүнөр – жаккан шамдай  
ар дайым жарық болсун аткан таңдай!

Тилеги ар биринин – Жаратканга  
түз жетип, кабыл болсун берген бата.

Аздектеп Умай эне коломтосун,  
шамыңды арнап ороп – от койгонун,

жактырып ата-баба арбактары  
жабыла бата берип турат баары.

Арууке берген дарың калды тарап,  
анан да убактыбыз өтүп барат

Аткарчу иштериндин баарын айттым  
Айкөлгө барганыңча даярданғын.

Дастанды улантууну токтото тур  
дарылан, соолугуна көңүлүң бур.

Сапарым карып калды, капа болбо,  
садагам, камынайын кайтар жолго.

Аман бол көрүшкөнчө, Шамчырагым.  
Атаңдан балдарыңа салам айткын.

Мунарык көгүш Шооланың арасында, үлбүрөк  
булут сымал Жайсан Қатының элеси алыстай берди.  
Айланама көз жүгүртсөм касаба карлуу беттин чо-  
кусунда туруптурмун. Атаның Шоолага чулганган  
элеси көрүнбөй калганда караңгы түндүн кучагына  
чумкудум. Кайсыл жерде турганымды ажырата ал-  
бай, көнгөн адатымча «Таки!» деп үн салдым. Аз-  
дан соң Талант менен Жумадин келип, колтугумдан  
сүйөп төмөн кошко түшүп келдик. Талант кемегеге  
от калап, жылышып, кыйлага олтурдук. Негедир  
сүйлөгүм келбеди. Азыр мен түшкөн беттин карши-  
сындағы коктудан фонарикин жарығын көрүшүп  
Талант менен Жумадин чыгып барышыптыр. Алар  
жакындағанда мен, кудум эскалатордо бараткандай  
тез жылышп, киптаптан көрүнбөй калыптырмын.  
Экөө үн чыгарбай кайра кошко келишкенден ки-  
йин, кыйла убактан соң менин үнүмдү угушуптур.  
Карши коктунун ичине качан, эмне үчүн барганым-  
ды билбейм, демек аларга берер жообум деле жок.  
Кыйлага олтуруп анан чатырга кирип жай алдык.

Эртең менен Чолпондукуна барып кечээ күнү сой-  
гон курмандыгынын этин жеп, арбактарга багыш-  
тап дуба айтып, балдар кетиши. Мен, Эрнест,  
Нургүл Чолпондукунда калдык. Ден соолугума карап  
бээнин сүтүн ичип, иш жылса аны улантууну чеч-  
тиим. Бир жума тез эле өтүп кетти. Эрмек эже энем-  
дей өнтөлөп, Чолпон келинчеги Улан экөө бир туу-  
гандай үйрүлүп кам көрүшкөнү чоң жардам берип,  
ден соолугум онолуп, медитациянын материалын  
чечмелеп бүтүп жолго чыктык.

## **БЕШИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**0° 23' 30" ох**

**25.8.2004-ж. 11-чи А.К. 82416172343**

Июлдун биринде Жайсаң Атанаын кабырына, Тастар-Атадан Талант, уулу Кубат экөө алыш келишкен эки түп арчаны, эки түп талды тиктик. Айланасын тиженек зым менен тосуп, булактын көзүн тазаладык. Кичинекей нук салып, өсүмдүктөрдүн түптөрүнө суу жетип тургудай кылдык. Ошол түнкү медитация учурундагы жазууну чечмелөөдө алган көрсөтмөнү тактоо үчүн, анан убакыт да келип калгандыктан Жылаңач-Бугуга жол тарттык. Бишкектен Акыл үч уулу менен Талант, уулу Улукбек менен Эрнест уулу Санжар, келинчеги Нургүл менен, арабызга быыйыл Эркинбек кошулуп, Жумадин жана Мидин болуп чыктык. Ал эми Жүмгал тараптан Дүйшөнбекке кошулуп Таланттын эки уулу Жоомарт, Кубат болуп келишмек. Кара-Көөнүн белине келгенибизде Акыл Тогуз-Торонун РЭСине соткасы менен чыгып, Молдомусага келатканыбызды билдирип койуусун ал жердеги таанышынан өтүнгөн. Биз Казарманга келгенде Молдомуса комбинаттын мейманканасынан орун даярдап, күтүп атыптыр. Эртеси заарда Казармандан чыгып, Чат-Карагайдын оозуна түшкөн көчкүнүн жанына машиналарды былтыркы Темирбек деген шофер жигитке таштап андан ары атчан жол уладык. Жылаңач-Бугуга бешимде

жетип, дасторконго бата қылып койуп мен тоону беттедим. Айкөл Атабыздын түспөлүнө окшоп көк тиреп турчу зоонун ураганын көргөнүмдө бир нерсем үзүлүп кеткендей ичим ысып, көздөрүм караңгылады. Ушул ыйык жайда далай қылымдар купуя қатылган сырдын четин чыгарып койгонумдун заалы тийгенин түйдүм. Былтыр булактын көзүн баскан көчкүү быйыл зоону уратып, ыйык жайга кирчү үнкүрдүн оозу караманча бүтөлүптүр. Заманам тарып, эмне қыларымды билбей дендароо турганымда Шоола түштү. Мунарык көк жашып Шоола арасынан Жайсаң атанын добушу чыкты:

Бар болгун, Шамчырагым, жан дүнүйөң  
бейпайга түшүп турган учур белем.

Асканын көк тиреген сүрдүү бурчу,  
Айкөлгө Аккулачан окшоп турчы

жарымы кулап былтыр – быйыл болсо  
жалпы урап, бүтөлүптүр ооз кошо.

Айтылбай турган нерсе айтылганын,  
«Ашкан соң төө кыяны», баамдапсын.

Аңдабай ачып койгон сырлар үчүн,  
ашык баш түйшүк тартуун керек бүгүн.

Бул жактан кирип жүрчү үнкүр оозу  
бүтөлүп, биротоло, киргис болду.

Бул тоонун түштүк-батыш бетин болжоп,  
Шооланды ээрчиp баскын, турба токтоп.

«Айкөлдүн үнкүрү» деп эл ичинде  
atalган үнкүргө бар тигил бетте.

А бирок кириш үчүн үнкүргө ал  
он бирдин шерт дубасын эсиңе сал

Сөздөрдүн тизмеги так такталбаса,  
шерт дуба эсиңде жат сакталбаса,

жобосун бузгандыгың ыйык жайдын,  
жол туйук – кирбей, анда артка кайткын.

Эсиңде болсо, демек, шартын жаса,  
ээрчитип кирет Шоола ыйык жайга.

Шоола құңырттөнүп, Жайсаң Атанын үнү угулбай калды. Ант-уйкуда жаткандарга байланыштырчу дубанын шарты-шерти эсимде ташка тамга баскандай жат. Керектүү шартты жасап, шерт-дубаны айттым. Тулку бойум Нуршоолага оролуп ыйык жайга алып барчу үнкүрдө жылып бараттым. Кыйладан соң Айкөл Атабыздын жайында турганымды сездим. Бул саам Айкөл Атабыз таш мамыгынан турбаган тейде тосту. Кош колумду көкүрөгүмө байлап, жүгүнүп таазим қылдым. Айкөл Атабыздын зор тулкусуна коошпогон конур жумшак үнү чыкты:

Карегим, эсенсиңби? Тирүүлүктүн  
кабарын айтып келчү құнүң бүгүн.

Кездешчү шул ирмемди жыл маалында  
келүүсүн эңсеп күтүү – барыбызга

тагдырдын бешенеге жазғаны деп  
там берип Улуу Күчкө – таануу керек!

Жатканым менен мында Ант-уйкуда,  
жан-досум сапар кезип катмарларда,

тартуусун келер кездин – урпактарга,  
таспиктеп айтып бериш үчүн сага,

тогошуп учур-убак төп келсе деп,  
тогоопду – өткөөл аччу, күтөм дегдеп.

А качан, дал төбөдөн түшүп Шоола,  
акырын жылдып келген карааныңа

дил-нээтим бурулганда – Күмүш жипте  
дирилдеп, жан дос түшөт алакетке!

Комуздун кылы сымал күүгө келген,  
кол тийсе, үн салчудай таштай денем,

иикемге келип өйдө тура турган,  
ирмемге бошойм, уйку туткунунан.

Ошондой кезде, анан, урпагыма,  
ободон Тенир кутун төгүп турса

эл-жердин қубанычы берген кубат  
эргитип таш мамыктан өйдө қылат.

Олтуруп таш тактыма андай чакта,  
ойунду угуп, суроо салам сага.

А бирок андай тогоол өтө сейрек,  
айлампа сапарыма<sup>1</sup> тушташ келет.

Куйулган Тенир куту – Акшумкарга  
кубулуп, конбойт дайым журт башына.

---

<sup>1</sup> *Айлампа сапарыма* – Аалам сапарында.

Тоголушу кылымдардын – көп учурда тартуулайт кыйын кезең адамзатка.

Кылымдын тоголушу ушул ирет, кыйла бир Аалам сырын ачып берет.

Бир чымчым кыргыз эмес – ачылчу сыр, бүтүндөй адамзаты – ашуучу кыр.

Ал кырдан өтүш үчүн – адамзаты, агартыш зарыл, дилин, баары жалпы.

Көпчүлүк адамдардын жер жүзүндө, көөдөнүн кир баскан кез ушул күндө.

Пейили кыян-сөлдөй албууттанган пенделер басымдуулук кылган заман.

Көөдөндө аруулуктун дил-башаты көмүлүп ыпыласка калган чагы.

Ал кирин адамзаттын жууш үчүн, аз тукум элден баштоо зарыл бүгүн.

Башаты Нуртукуму – Күн элине батасы Улуу Күчтүн тийген эле.

Дил – нээтин тазартууга ошол элдин, дит буруп турган кези Кудуреттин.

Аттигин, журт ээсинин чамасы чак аткара албачудай милдетин так.

Карегим, ушул ирет сенден дагы кемчилдик кеткендигин түз айталы.

Көрүнүп Токол-Тогоол учурунда  
Көк Жылдыз болуп сыйып берген сага,

«Кичине Ханзаадаңдын» тапшырмасын  
көңүлгө төп келгидей аткарбапсың.

Түспөлүн журт башчынын элестеп так,  
сезимде келүүн керек болчу сактап.

Бүдөмүк чагылышкан элесинен,  
бүтүмгө келсем болот эмне деген?

Азиздей, жемин арбап мелтиреген,  
акылдуу айла-амал карегинен

чачырап турган кези – сезимиnde  
чагылып келишине себеп эмне?

Арбаган бул көз караш кимди карап  
турганын сезимиңе алдың қадап?

Айкөл Атабыздын суроолуу добушу басылып, дүлөй тынчтык өкүм сүрдү. Берилген суроопорго кандай жооп айтарымды билбей, ойум чаржайыт. Кыйлада барып, тула бойумду баскан калтырак басылып, ойумду зорго топтодум. Журт башчыбыздын түспөлүн дааналап сезимиме түшүрүп келүүгө кылган аракетим натыйжа бербегенин айттым. Журт башчыбызга кара букарасынын кезигүүсү мүмкүн эместигин, анан бул кыязы азыр эле эмес, абалтадан келе жаткан нерсе болсо керек деген ойумду билдиридим. Ал эми сезимимде келген бүдөмүк элесин Жылаңач-Бугуга жөнөрдөн бир нече күн мурун телевизордан көргөм. Көрүүгө бөлөк мүмкүнчүлүгүм

болбогон соң, ушул элести сезимиме сактап калгам. Ажобуздун ушул түспөлүн кайсы бир мамлекеттин өкүлдөрү менен иш учурундагы маектешүүсүн соңку кабарлардан берип атканда көргөн элем. Бетмебет кездешип, оозмо-ооз сүйлөшүп көрбөсөм, журт башчыбыздын пейил-көйүн, так элесин жеткирүү колумдан келбейт эле да. Бирөөлөр менен маектешкен учурун телевизордон көрүп, андагы көз карашы эмнени билдириерин өз ойумду тануулап айта албайм. Ал эми өзүмдүн көз карашым – Журт башчыбызга терс пикирден алысмын. Журттун башына Тенир назарын бурган гана жан келерин Жайсан Ата дастанында көп кайталайт. Тенирдин назары түшкөн жангы кылапат сүйлөп, терс ой жоругум келбейт. Журтту башкарып – мүдөөсүн аткарууда кеткен кемчилдиктер бир эле башчыдан эмес, анын камчысын чапкандардын туура жеткирип, элдин мүдөөсүн түз айтышпай, бийлик тизгинин төң талашкандардын кесепети деген ой эл ичинде айтылышпай жүрөт. Тирүүлүктө жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс түяк жок да. «Доордун өнгүл-дөңгүл өткөөлүнөн өтүш үчүн бирде чүлүктөй ийилүүгө, кээде казыктай какайууга туш болуп, элин баштап чыйыр издөөдө. «Колдо бар алтындын баркы жок» дейт эмеспи эл, алгачкы Ажобуздун баркын баалай турган кез алдыда. Учурда ким-кимибиз болбосун эмгектин кайрымжысын талап кылбай, келечектеги муундарыбыздын камын көрүшүбүз зарыл. Ошол кепечектин камын ойлоп, бөтөн элдердин өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөгү айла-аракетин чагылдырган көз карашын сезимге сицирип, бүдөмүк болсо дагы, элесин ала келүүм – тагдырдын буйругу. Жообумдун жагарына күмөнмүн, бирок мындан башка айтарым жок... Кыйлага созулган жымжырттыктан кийин Айкөл Атабыздын үнү чыкты:

Ааламдын Шооласынан башка нерсе  
аралап өтө албас ыйык жерге,  
  
жетинчи жолу келип турушуна  
жеткизген – Нуркыздары берген Шоола!

Белегин Нуркыздардын алганыңа  
бул күздө тогуз жылга толот даана.

Керемет шол белегин Нуркыздардын  
кетирбей аруу тутуп, Шамчырагым,  
  
турмуштун сыноосуна тириүлүктө  
туруштук берип жеттиң ушул күнгө.

Көк жылдыз катмарынан алган билим  
көп нерсе бергендигин бүгүн билдин.

Берилген дубалардын шартын-шертин,  
бекитип, же жандыруу касиетин  
  
абыдан өздөштүрүп албаганда,  
артыңа кетмек элең бүгүн кайра.

Анткени, алты жолу кирген эшик,  
ачылбай турган болуп калды бекип.

Бишарат белгилерди ажыратып  
билгениң – бек эшикти берди ачып.

Алгачкы келгениңе караганда,  
такшалып калыптырысың алда канча.

Ар кандай күтүлбөгөн кубулуштан,  
апкаарып калар элең кетип аргаң.

Ал азыр андай шартка кабылганда  
абдырап аргаң кеткен учур чанда.

Сөзүмдүн қур эмесин далилдеген  
суроомо – жоопторуң азыр берген.

Саамга сүрдөй түшүп бир азыраак  
а бирок баяндадың ойунду так.

Кетирген кемчилидигиң бар болгону,  
келбети бүдөмүктүү элес болду.

Ал эми бүдөмүктүү шол элестен  
айтайын, көргөнүмдү болжол менен.

Керилген тептиргесин тартпай бекем  
бутага жебе жетпей жаткан экен.

Бийликтин башындағы жүрт ээсине,  
билимин тартууларын тагдыр эмне.

Тәцирдин назарына илинген жан,  
тендешсиз жүк көтөрөт деп жазылган.

Аткаарар вазийпасы бар адамга,  
ар кандай жүгүн артат тагдыр ага.

Артынган жүгү менен келет десе,  
ал жүктү жалаң шордон турат дебе.

Бирөөгө сынаш үчүн дөөлөт берсе,  
бирөөнү сынайт чырмап шор мээнетке.

Тәцирдин шол сынынан өтсө гана,  
түйүндүү тагдыр калбайт урпагына.

Көбүнчө, шор-мээнетке Караганда,  
көтөртүп дөөлөт жүгүн адамдарга,

кудурет өткөрөрүн өз сынынан,  
кунт койуп ойуна албай келет адам.

А тиги дөөлөт куту Конгон пенде,  
анчалық маани бербей адегенде,

түшкөнүн ачкөздүктүн зынданына  
түшүнөт – чыккыс болуп калганында.

«Шүгүр» деп топук тутпас ачкөз адам  
жай кылат түпсүз орду өзү казган.

Кудурет дөөлөт берип сынай турган,  
кылымга туш келдинер, бирок анан,

келгенин өтмөк доордун айттым канча  
кайрыйет, жетпей койду журт башчыга!

Түз нугун бузбай сактап өнүккөндөр  
туш кылчу өткөөлдөргө – бар өлчөмдөр.

Өнүккөн элдер менен бир катарда  
өтсө деп, ал өлчөмгө, урпактар да,

өтмөктүү учур келип тургандыгын  
өзүндөн канча жолу айттырбадым.

Тек кетип айткандарым – журт ээсинин  
түшүнүп, сезимине жеткирбедин.

Абалтан «алдырарда жаздырар» деп  
айтылып тегин жерден калбаган кеп.

Болбосо, бириктирип журттун башын,  
баардыгын ээлеп, бийлеп турган жандын,

обору кетип, дили бузулбаса  
оболоп журттун иши кетмек алга.

Аттигин, топук кылбас ачкөздүккө  
алдырып, азгырылып келет пенде.

Айрыкча, журт ээсинин жанындагы  
аралаш жүргөн кыйбас жакындары,

сазына ачкөздүктүн баткан кезде  
сорулбай, журт ээси соо калмак беле.

А демек, чогуу баткан сормо саздан,  
суурулуп, таза бойдон чыксын кайдан!..

Башчыңар – байкашымда элесинен,  
баа берген так илимге адам экен.

Билимдүү, көрө билген алдын-артын,  
билгизбей сыйрый алган жараат картын,

акылы сезимине ийбеген баш  
айланы таба билген ээритчү таш.

туйумдуу, кичи пейил болуп туруп  
тийишсе – касташканы калат куруп.

Ушунун баарына ээ болгон менен,  
учурда жүгү ооп турган экен.

Жаасынын тептиргеси бош экен деп  
жанарак жөн жеринен айтпадым кеп.

Атасы эмес ага жаасы бекем,  
апасы жакын болуп өскөн белем.

Бар экен кемчилдиги канга синген,  
баштабай – башкартырып көнгөн экен.

Жанында жакындарын қой деп какпай,  
жаасынын тептиргесин бектеп тартпай,

аттигин, өзү эмес, жалпы журттун  
агызып ийбес бекен түшөр кутун!

Коштогон безерлерге жанынdagы,  
кош тизгин, кыл чылбырын колундагы

кактырып, тарттырбастан – бекем кармап,  
калк камын көрүш керек калыс карап.

Мұдөөсүн калайыктын орундаста  
мұнқурөп кол куушурбайт өзгө-жатка.

Ал егер амалданса өз элине,  
агызат ырыссысын кыян-сепге.

Журт менен алакасын бузса, демек,  
жуулунган тамырынан болот.– терек.

Ошондо журттун нугу дагы кайра,  
огунан тайбас бекен башка жакка.

Ансыз да алакандын отундай эл  
ажырап төрт тарапка, албасын сел.

Жарака кетип элдин ортосунан,  
жоолашып бир чымчым журт, акпасын кан.

Кетерде дөөлөт баштан – пейли тарып  
калкына калыстыктан калат тайып.

Басылып көзү нылга, акты-кара  
баарысы бирдей болуп калат ага.

Ныл баскан тейде көзү ачылбаса,  
насибин тартып алат, демек башка.

Текебер кылганын чыгып кээси,  
тактыдан түшө турган келет кези.

Тактыдан тайып, аны бошотордо  
тынч, аман кетеби? Же... Кеп ошондо.

Талашып бийлик-байлық – сансыз адам,  
төгүшкөн кандын тагы калгандыктан,

бийликтин белгиси бул хандық такты,  
билдирип сөз төркүнүн – Так аталды!

Башынан учарында дөөлөт күшү,  
башчынын басып өтөр жолу ушу.

А бирок мындай жолду – чын пейлимден,  
алгачкы ажонорго каалабайм мен.

Көк Тенир назар бөлгөн ушул жанга  
көңүлүм тынчтык бербей, издейм арга.

Аңдаган нугун өзү ондоп алар,  
азыраак болсо дагы убакыт бар.

Кетирбей, кармайм десе көлдо кутун,  
кейитпеш керек башчы көөнүн журттун.

Бел тутуп, тагдыр-буйрук арткан жүгүн,  
бир сөзгө эли менен келсе бүгүн,

эртеңи – эскерилип жарық жүздүү  
есинде элдин калат – өчпөй, тирүү.

Тирүүлүк – чексиз сыноо экендингин  
түшүнбөй өтүп кетет пенде, чиркин!

Тизилген ирет менен чынжыр жипке  
түспөлү, түбөлүктүн – тирүүлүктө.

А демек тирүүлүктө жасаганың  
ал ошол, түбөлүктө алчу жайың!

Башчиңар, сөздөрүмдөн ушул айткан  
бир бүтүм чыгарар деп үмүт кылам.

Айкөл Атабыздын үнү угубай, дүлөй тынчтык  
өкүм сүрдү. Ушул жымжырттыктын кучагында, Ата-  
быздан уккан сөздөрдү сезимимде кайра-кайра тас-  
пиктөөдөмүн. Айкөл Атабыздын айткандарын  
түздөн-түз журт башчыбызга жеткириүү колумдан  
келбейт, аны Айкөл Атабыз деле билерине шегим  
жок. Ушул тапта замандаштарым, өтүп кеткен Асыл  
аталарыбыздын Улуу Рухтарына кезигериме ише-  
нишмек түгүл, кыргыз элинин түптүү эзелки журт  
экенине ишенишпесин деле билип турат. Ойго  
чөмүлгөн абалымдан Айкөл Атабыздын добушу чы-  
гарды.

Ойунду улап нары – элибиздин  
эзелтен келатканын далилдейин.

Кыргыздар эзелкибиз деген кепке,  
көзү ныл азыркылар анча деле

ынанып талдагысы келбегенин,  
ырастайт көп учурда айткан кебин.

Дүйнөнү жумурткадан бүткөн деген,  
дүмөктүү божомолду уккан белең?

Белгисиз ичтегиси – жумурткадан  
бүткөнү төгүн эмес, дүйнө – аалам.

Эмнеден жаралганын Аалам – Дүйнө  
эзелки Нуруткуму билген эле.

Артында тукумуна, ошондуктан,  
апакай жумурткадай үй қалтырган.

Ал үйүн аздектешип күндүн эли,  
абалтан – ушул күнгө сактап келди

Кыргыздар ордолуу журт экенине  
карыйкан кылымдарды үйү – күбө.

Кадырлап байыртадан али күнгө  
каректей тутунушкан ошол үйгө

Үлгүсүн журт бийлөөнүн, ата-баба,  
үйрөнсүн, деп калтырган урпагына.

Күн эли экендигин эске салып,  
конуштан тептегерек орун алып,

окшошуп жумурткага бөлүнгөн тен,  
оруну атажурттун төрүндө кен,

бабалар мурас кылган үйүбүздүн,  
баамдап көрөлүчү түзүлүшүн.

Түспөлү жумурткага окшош үйдүн,  
түрүлүп түндүгүнөн көккө түтүн

жан-досту дене-доско бириктирген,  
созулуп күмүш жиптен – Ааламга кен,

кабарын тирүүлөрдүн – өткөндөргө  
көк түтүн жыты менен жеткирүүдө.

Боз үйдү, теңи десек жумуртканын,  
экинчи жагы, кайда, дээрсиң анын?

Үй эмес ата-мурас, өзү Жердин,  
окшошун жумурткага, ким билбесин.

Эгерде бул бетинде турсаң Жердин,  
болжолдой аласың да тиги бетин?

Экинчи жагы, жердин алдында деп  
элести божомолдуу таануун керек.

Көрүнгөн үйдүн теңи – Ааламга кен,  
алака түзгөнүндөй түтүн менен,

көрүнбөс теңи анын – жер койнунда,  
Ант-уйку кучагында жаткандарга,

кабарын күн элинин «барбыз!» деген,  
билдирет коломтодо таптан синген.

Эки дос бир-биринен бөлүнгүчө  
өтөөчү ак кызматты – мурас үйдө,  
бабалар осуятын калтырганын  
баяндайм бирден талдап, назар салғын.

Эл-журтка үлгү болор – журт бийлөөдө,  
эмне бар экендигин көргүн үйдө.

Баштайлы сөздү үйдүн түндүгүнөн:  
төгөрөк – бүтүндүктү түшүндүргөн.

Төбөдө чамгарагы үчтөн, төрттөн,  
төгөрөк бойdon карман турат бекем.

Капталда ойуктары – уук кирген –  
көктөгү жылдыздардай сыры терең.

Түндүгү үч чамгарак болсо үйдүн,  
түшүнтөт Күн элине тийиштүүсүн.

Көздөгөн максатына жеткичекти,  
көгөрүп, баш тартышпайт деген белги.

Ал эми төрттөн болсо чамгарагы,  
ал үйдүн – төп қелишкен төрт тарабы,

туу тутуп, бел байлашкан күндүн эли  
турагы, журт ээсинин, деген белги.

А тиги капиталында жүз сегиз көз,  
Ааламга ачкыч болчу – сыр каткан сөз.

Тиреген чамгаракты бақан болсо  
түшүнтөт, өткөөл барын, жер-ободо.

Жайылган керегеси, сайган уугу  
Жер-Эне өнүм берген күн тукуму.

Уугу – уч улаган эрендери.  
Кереге – кыз-келинин, энелери.

Учталган учу ууктун – эрендери  
учкул ой, өткүр, өктөм деген белги.

Көктөөсү керегени кынаптаган,  
кыздары – алыс-жуукту кошуп турган.

Уугун – уул, керегесин – келин десек  
түндүккө – журт атасын – теңөө керек.

Боз үйдөн жумуртканы элестеткен  
түшүнсөк, түшүнүктү – Аалам деген

конушу үйүбүздүн – тептегерек  
Ааламдын айлампасы деп билдириет.

Сөөгүндө үйдүн кандаи маани барын,  
сөзүмдөн түшүнүшөөр урпактарым.

Тааныткан үйдү-үй деп, доско-каска,  
түндүгүн үйүбүздүн баркtagыла.

Көргөзгөн бирок аны көккө теңеп,  
кереге-ууктары, турган жөлөп.

Жок болсо уук-кереге жөлөнөргө,  
жарабайт түндүк өзү эч нерсеге.

Ал эми уук-керегеден түндүгү жок,  
үй эмес – алачыкты тиксе болот.

Дүпүйүп, жумуртқадай боз үй турса,  
ким карайт назар буруп алачыкка?

Сөзүмдөн байқадыңбы, Шамчырагым,  
ойумда менин азыр не турганын?

Түндүкту салыштырсақ журт ээсине,  
жалпы журт – жөлөп турган уук-кереге.

Журт башчы – төбөдөгү Күнгө окшоп,  
журтуна көрсө камды текши ойлоп

эмне күн туш келбесин керт башына,  
элине берген анттан тайыбаса,

өз-жатка, бөлбөй элин, калыс карап,  
өктөөсүн чечсе, койуп бирдей талап,

оболоп алга карай жалпы журту,  
ошондо башчы болот элдин куту.

Эгерде азгырылып ачкөздүккө,  
керт башын эл-жеринен бийик көрсө,

кечээги берген антын бүгүн танып,  
катарлаш жан-жөөкөрүн кетсе чанып,

жөлөгөн керегеси, уугу жок,  
боз үйдүн түндүгүнө калат окшоп!

Эгерде эли – ханын койсо элебей,  
түндүксүз уук менен керегедей.

Туу сайган ордосу жок, баштар хансызыз,  
түркөй журт – алачыктан айрымасыз.

Ордосу, ханы болбой баш коштурган  
орошон журт аталмак, эл каяктан!

Бир сөздө болсо баары – бир түндүктөн  
түтүнү көккө булайт, оттун күйгөн.

Түтүнү – Улуу Рухка кабар салса  
тап өтөт Ант-уйкуда жаткандарга.

Тизилген чынжыр сымал – айлампанын  
тизмеги улай берет өз сапарын.

Ушундай осуятын ата-баба,  
үйүндө калтырышкан урпагына.

Чектелүү убактыбыз болду тамам,  
угуп ал калган сөздү Бал-Тандайдан.

Айкөл Атабыздын үнү алыстап, мунарык шоолага чүмбөттөлүп узай бердим. Аздан соң алтын-сары шоопанын ичинен Жайсаң Ата көрүндү. Ушул тейден жазга чейин иштей турган иштеримди түшүндүрүп, тапшырмасын берди. “Айкөл Атабыз сөзүнүн аягына чыкпай калгандай болду эле, Сизди айтат дедиби?” деген суроомо жооп айтты:

Жарыгым, өтмөктүү доор журт башына  
тургансыйт түшүргөнү бир калааба.

Айкөлдүн айткандарын ажонорго  
жеткире албайсың го, болжолдоомдо.

Журт башчы, жазуусунда эки жолдун  
жаңылат, онун эмес, тандап солун.

Тагдырдын түз жолунан – тетир жолго  
бурулуп, түшөт өзү казган орго.

Керт башы эмес, анда, жалпы журттун  
кесири кемиткени турат кутун.

Теңирдин төгөөр куту журт башына,  
токтолуп калат белем кыйла жылга.

Кайрыйет, аракеттен ушунчалык  
кайрымжы учурунда албай калдык.

А бирок келер күндөн үзбөй үмүт,  
алгыла, куттун түшөр кезин күтүп!

Чакталуу убакытым менин дагы,  
чырагым, шамга берер батам калды.

Аздектеп Улуу Рухту – ыйык жайга  
алгачкы ирет келген балдарыма,

кааларым чын дилимден, ар бирине,  
жетишин максатына, тилегине.

Таланттын Кубатына – Элтабардын<sup>1</sup>  
айтып кой, Шамчырагым, “аманатын”:

“Ормойо мейкиндикке карек кадап  
олтурган Шумкар сымал темир канат,

ойунда эмне барын Кубатбектин  
от жанган көздөрүнөн даана сездим.

Учуру келсе, журтту баштайсың деп,  
Улуу Күч сезимине салса керек,

учубуз куру эмес экен го деп,  
узунун өмүрүнүн турдум типел.

О качан учур – убак туш келгенде  
ободон Тенир төксө кутун элге

---

<sup>1</sup> Элтабар – Айкөл Атабыздын доорунда жашаган улуву инсандардын бири.

ошондо журт башында – элди баштап  
ордонун кутун төкпөй калғын сактап!

Түшүмдөн аян берип алган жүздүк<sup>1</sup>  
түшүңө кирип берем, алғын күтүп!"

Мына шул "аманатын" Элтабардын  
шумкарга темир канат айта барғын.

Шамыңа олтурғандын арасында,  
бар экен тилеп келген эркек бала.

Келиптири үмүт менен ыйык жайга,  
келерки жылдын дал шул маалында,

тең бөлүп перзентинин кубанычын  
тайынып Молдомуса, шамын жаксын.

Убакыт жетип калды, Шамчырагым,  
кайтайын, балдарыңа салам айтқын.

0°

Алтын-сары Шооласына оронгон Жайсаң Ата  
алыстап узай берди. Коштогу балдарды бет алып  
жол тарттым.

---

<sup>1</sup> Жүздүк – бийлик мөөрү басылган шакек.

## АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ

---

**18.8.2005-ж. 14-чү А.К. 824161723435191  
921237451611121  
229526312292**

Туура жыл маалында Айкөл Атабыздын жайына сапар алдык. Быйып Жумгал тарабы менен Дүйшөн камдаган улоолорго чондорубуз минип – жаштар жөө жөнөштү. Өрнөкө чейин Сергейдин «Мерседеси» менен келгенбиз. Эми ошол Сергей, Жумадиндер баш болгон балдар Атабыздын жайына чейин жөө келишти. Тогуз-Тородон Молдомуса, Жээнбек деген курбусу менен бешим таяп келип калышты. Кечки шамга олтуруп, курмандыкка бата тартып койуп Талант менен Акылдын коштоосунда тоо беттедим. Коштон саал узаганыбызда эле, төмөн түштүк-чыгыш тараптагы үңқүрдүн оозу тараптан шоола көрүндү. Типтика көккө атырылган мунарык көгүш шоола мага эле көрүндү болуш керек деп ойлорум менен Акыл «Эже, тетигил эмне болгон нур?» деп сурал калды. «Ал – шоола» деген сөз оозумдан кандайча чыгып кеткенин сезбей да калдым.

«Ой тобо! Төмөндөн өйдө көздөй қудум прожектордун жарығындай атылып чыгып атат» – дешип Акыл, Талант экөө төң таңкалышп сүйлөштү.

«Эже, Жумадин, Эрнести чакырсак болобу, алар да көрүшсүн?» – дешти. Антташкан балдардын экөөнө көрүнгөн Шоола, тигил экөөнө деле көрүнөр деген ойдо «мейли» дедим. Жумадин астыга келди,

Эрнест келген учурда Шооланың жердеги учу мунарыктап, булут сымал тарап бараткан. Убакыт жокко эсे эле, ошондуктан шашылып, балдардын кетишин талап кылдым. Алар бир нече кадам узашары менен көгүш нурга бөлөнгөн Жайсаң Атаның үлбүрөк карааны көрүнүп, добушу угупду:

Бар болгун тирүүлүктө, Шамчырагым!  
Бутага жеттин, бирок, кам кылбагын.

Он жылдан бери қарай өзүң менен,  
ободо катмарларды кезип келем.

Женгидей жан кейиткен дарт-кеселди,  
жетиштүү билим алдың андан бери.

Азыр сен ажалыңа тике карап,  
аалымдар үйрөтүшкөн көп ыкмаң бар.

Аларды эстеш үчүн бар болгону,  
ирмемге тунжурап кой, топтолп ойду.

Катарлаш өлчөмдөргө түшүүң керек,  
кайтарып дарттын мизин, жардам берет.

Козголгон кеселиңден жүрөксүнбәй  
дарылан шол катмарда үйрөткөндөй.

Жайына Айкөл Шердин жетип қалдык  
жолугуп чыкканың соң сөз улайлык.

Жайсаң Атаның үнү угубай, саалга тымтырстык  
өкүм сүрдү. Бул жолу Айкөл Атабыздын жайына  
кандайча келгенимди сезбей да калыптырмын. Мұнарық – көгүш нур сарғыл-жашил нурга алмашып,

жарык берген үңқұрдұн ичинде туруптурмун. Бул жерге келип кеткениме жыл маалы толгону менен, бирок бир нече эле минутага чыгып, кайра келгендей сезимдемин. Бул сезим, қызы, Айқөл Атабыздын былтыркыдай эле, таш мамығынан козголбогон абалында жаткан тейден экендиғинен болсо керек. Қөздөрүм үйүр алган соң үңқұрдө кандаидыр өзгөрүү бардығын түйдүм.

Баяғы қөнүмүш көлөмдөгү ичи, кандаидыр кеңейгендей көрүндү. Құн чыгыш жак капиталында дайым караңғы болуп турчу өткөөлгө бул жолу мунарык көгүш нур түшүп, бирөөлөр жүргөнсүйт. Алаксый түшкөн қөңүлүмдү Айқөл Атабыздын өктөөлүү чыккан үнү өзүнө бурду.

Арыба, Шамчырагым, билем баарын,  
Жан кейип турғанынды, сынып шагың.

Журт башчы эле эмес, аттиң арман,  
жалпы журт жаздым басты, чыгып нуктан!

Кудурет төkkөн кутун тосуп алар,  
кесесин ынтымактын чайпалттыңар.

Ар дайым өтмөк доор келген кезде,  
абалтан кайтапанат ушул нерсе.

Тынчытаар қөңүл-көйдө азыр бирок  
төгүлүп ченемсиз кан, ырк кеткен жок...

Айқөл Атабыз оор құрсұнүп, сөз улабай тынып қалды. Жалпы қараламан журттун тәгдышы кандаидыр болор экен деген ойумду атабыздын улаган сөзү үздү.

Байыртан бери карай нугун бурбай,  
башатын ак мөңгүдөн алган суудай,  
  
алгачкы нур тукумдун учун улап  
аздыrbай, журттун башын келген курап,  
  
башчылар – хан тукумдан, акыл менен  
башкарып элин, жерин сактап келген.  
  
Көк Төңир берген нурдун бир учугун  
көөнөртпөй, үзбөй келген ошол тукум

кур эмес – азыр дагы көчтү баштаар  
көрөгөч, зирек акыл тукуму бар.

Болгону, саябандуу чынар дарак  
кечирип кылымдарды, карып барат.  
  
Ал ошол карт дарактын тамырынан,  
азыркы өтмөк доордо өнүм алган,  
  
чырпыгы жетилгенче карт чынардын  
чыдоого туура келет, урпактарым...

Келгиче ошол учур – үмүттүү калк,  
көтөрүп барды-жокту, күтсүн чыдап.

Жарыгым, сезиминде суроолорго  
жоопту кескин айттым, капа болбо.

Калк башы кабылбасын кандай күнгө,  
Төңирдин буйругу деп түшүнгүлө.

Айтууга мындай сөздү себеп болгон,  
акылдын туундусу – чыккан ойдон,

түспөлсүз, үн чыгарбас, чексиз кенен,  
бөлүнбөс бүтүн Күч бар – Төңир деген!

Улуу Күч – чексиз бийик, түпсүз терен,  
Жер-Көкту кучагына камтып бекем,

нерседен – өң-келбетсиз, Көкту-Жерди,  
жаратып шол Улуу Күч, агым берди!

Агымын айлампанын ченем-чексиз  
ашыrbай айландырат баарын тегиз.

Төңирден – жандуу-жансыз башат алат,  
айланып, баары кайра Ага барат.

Тең карап, баардыгына текши бөлөт,  
жашоону улаш үчүн – өлүм берет.

Агызып соолубаган суу сыңары  
айланнат, дөңгөлөктөй, кең Ааламды.

Улуу Күч жоктон барды жараткандай,  
жок кылат бар нерсени, из калтыrbай.

А демек, Ааламдагы баардык нерсе,  
Төңирдин түбөлүктүү бийлигинде.

Урпактар! Ошондуктан,- «жаппы элге  
Улуу Күч, кут төгүлт!» – деп тилегиле.

Кездешчү убактыбыз ченем-чектүү,  
карачы, бир ирмемде өтүп кетти.

Кайрадан кезиккенче келеркиде,  
карегим, эсен жүргүн эл ичинде.

Айкөл Атабыздын үнү алыстап кандайдыр бир кысыктан сығылып чыгып баратканымды сездим. Аздан соң кызгылт-сары жарыктын ичинен Жайсан Атанаын тааныш үлбүрөк карааны көрүнүп, үнү угулду.

Карегим, Айкөл Шердин пас маанайы,  
койгондой басмырттантып сени дагы.

Калк ичи тынчы кетип тургандыктан,  
кабатыр болуп жүрөт Айкөл Атаң.

А бирок айтканындай өзү жана,  
Ааламды кармайт теңдеп Тәңир гана.

Дил койуп, ниет буруп Бир Тәңирге,  
эртеңин элдин- жүрттун тилегиле...

Жайсан Атанаын үнү азга тыным алып, анан кийинки жолугушууга чейинки иштей турган иштөримди тапшырды. Сандардын маанисин жана белгилерди кантип чечмелөөнү түшүндүрүп, саал шашып добуш салды:

Маанисин түшүнткөнчө бул сандардын,  
карачы, убактыбыз аз калганын.

Өзгөчө көңүл буруп сен аткаарар,  
өтөөлү<sup>1</sup> кийин тийчү бир чоң иш бар.

Жаз алды, Кубатбекти, Элтабардын  
Жайына тайындырып алып баргын.

---

<sup>1</sup> Өтөөлү – кереги.

Ошондо Элтабардын Улуу Руху  
көргөзөт Улуу ишке барчу нукту.

Мен өтчү өткөөл тушта, Шамчырагым,  
өзүң да кошунарга жетип калдың.

Кайрадан кездешкенче болгун аман  
Атаңдан «Көчүңөргө» айткын салам.

Түркүн түстүү нурга оронгон Жайсаң Атанын  
карааны алыстап, айланы күнүрттөнө түштү. Кандай  
жерде турганымды аңдаганымча эле «Эже ке-  
лип калыптыр» деген үндү эшилттим. Балдардын  
бири чатырдын эшигин ачып бирөөсү колумдан  
сүйөп ичке киргизди.

**593473195696616  
82116121626312292**

## **ЖЕТИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**1. 6. 2006-ж. 6-чы А.К. 115757121277671211  
663795321571219281**

«Өтмөк доор» деп, асыл атапарыбыздын Улуу Рухтары тегин жерден тынчтары кетишпесе керек. Кыязы, ушул доордун шарапатынан улам го, журттун башынан оош-кыйыш нерселер өтүп, бир агымга түшпөй жаткан кез. Кудуреттүү Улуу Күчтүн төкчү кутун тосуп алууга журт башындагы төбөлдөр эле эмес – жалпы журтчуруктун өзүлөрү да даярдыксыз экендингин тангыс далили – азыр жалпы эл башынан кечирип жаткан күн! Журттун өзү башына үйүп алган замандын көйгөйүн көтерүү, алибетте, жалпы баарыбызга оор. Доордун агымынын селинде чамындыдай чарк айланган эл менен бирге тарткан түйшүктөн чүнчүп, ушул аралыкта ишим тунгуйукка түшкөндөй абалда. Ден-соолугум күн өткөн саýын начарлап барат. «Ушул жарыкчылыкка келген-деги вазийпамдын өтөөлүнө чыгууга кубат бер, Тенирим!» деп тиленүүдөн башка аргам жок. Он бир жылдан берки мээнетимдин кайрымжысы – Жайсаң Атанын өз ысымы менен чыккан китеbi болмок, ошондуктан үйдө эле эмес, ооруканада жатканымда да биринчи китепти кайра иштеп 2005-чи жылдын 12-чи декабрында бүтүп, Үмөт уулу Жайсандын аты менен «Айкөл Манас» дастаны 22-чи декабрда жарык көрдү. Ошол эле күнү saat он экиде мамлекеттик тарых музейинде журт алдында

бетачаарын «Кылым Көчү» тобу уйуштуруп өткөрүштү. Ушул саам топтун мүчөлөрүндөй эле кителин күйөрмандарынын кубанычтары да маңдай жарып турду. Ошол кубанычтын таасири менттен<sup>1</sup> тайып турган ден-соолугумду кыйла ондоду. Бүгүнкү тогоолду чыдамсыз күттүм. Бул тогоолдо Атам менен жолугушууга алып бараткандарымдын ичинде баа жеткиси – Атабыздын өз аты менен чыккан китеби! Алибетте, тириүлүктүн көйгөйү менен бирге, келечектен кең үмүтүбүз бар. Ал – Кубатбектин Элтабар Атабыздын жайына жасай турган зыяраты жана Апабыз Батмазууранын ысымын алган Эрнеистин кичинекей наристеси. Арабызга кошулган жаңы мүчөлөр да бар, алар – киносүрөтчү Касмалиев Жолдошбек менен Сарыкул кызы Күмүш. Баарыбыз Ново-Покровкадан жолугуп, зааркы алтыда Жайсан Атанын жайын беттеп сапар алдык. Жылдагыңдай эле Чолпонбектикине машиналарды қалтырып, Атабызга атчан-жөө чыгып бардык. Дастроңко дуба айтып, курмандыкты чалган соң Талант Тастан-Атадан ала келген арча, карагай, талдардын көчөттөрүн оптургуздук. Бүтөлүп калган булактын көзүн тазалап, Талант, көчөттөргө суу жыгып келген, жайылган сууну карап тургам, эмнегедир эле көкту карағым келди. Жүз бура бергенимде дал төбөдө булат арасынан ороктой болуп Ай суурууп чыгып учтуу учунан төмөн Шоола төгүлө баштады. Шашып, балдарды шамга оптургуздум. Жаккан шамыбыз ширенекенин оту тийе электе алоолоп, жалыны көккө көтөрүлө берди. Шам күйүп бүтө жаздал калганда ак жаан себелей баштады. Шамга дуба айтылган соң, баарысын кетирип, адаттагыңдай жалгыз калдым. Бул саам мен күтпөй, Шоолам мени күтүп калган-

---

<sup>1</sup> Мент – кудурет, кубат.

дыктан, балдар анча узай элкете эле түркүн түс нурга бөлөңгөн Жайсаң Атанаын элеси көрүндү. Бирок демейки үнү угубай, үлбүрөк караанынан, ар кыл түстөгү учкундар туш тарапка чачырап жатты. Атабыз менен кездешкендөн бери мындаи кубулушка биринчи жолу кабылышым. Алгач дендароо болуп туруп, анан кыйладан соң чагылышкан түстүү жарыктан сөз учугун чубай баштадым:

Чырагым, бар болгунун, Атаң азыр  
ээ болбой акылына турат такыр.

Капилет чыккан жарык караңгыда  
каректи тунарткандай калдым алда.

Кылымдар зарыктырган қубанычтын,  
куйултуп көз жашымды – даамын таттым.

Кыязы, қубангандан болсо керек,  
көрүнбөй Аалам мұлдө, тунуп карек,

ойлорум ээ-жaa бербей чар учкандай,  
он келчү сөз учугун турал таппай.

Жаңылган кепшөөрүнөн койго окшоп,  
жаабастан сөз түрмөгү – турат токтоп.

Түшүнүп абалымды, Шамчырагым,  
тура тур күтүп бир аз, дем жыйайын...

Өзүңө сансыз ирет тобо кылам,  
көргөздүң шул ирмемди, О Жараткан!

«Даңкtagан Айкөлүнүн эрдиктерин  
Дастаны Жайсандын» – деп атайт элим.

Мұдөөмдү, «Кылым Көчү», аткардыңар,  
миндеген катмарларда улап сапар,

баталуу Күн элинин урпактары,  
бак конуп, ордуңду ал тарыхтагы.

Кейибей оош-кыйыш заманага,  
күткүлө кут конорун жүрт башына.

Оңолсо журттун пейли канчалық бат,  
ободон Кудуреттүү кут жаадырат.

Ал күндүн эрте-кечтир келерине,  
ар бириң күдүктөнбөй ишенгиле.

А бирок ошол күндү болжолдоп так,  
айтууга Атаңардын чамасы чак.

Анткени: ченем-чексиз катмарларда,  
маанини убакытка бербейт анча.

Кай бирде, ирмек убак – Ааламда кен,  
созулса кылымдарга нечендеген,

ал эми ага каршы – кээ бир кезде,  
сан мин жыл өтүп кетет бир ирмемде.

Убакыт мынданай болуп эмнеликтен,  
ушунча кайчылашат дээрсин үйдем?

Эң эле жөпжөнөкөй жооп буга –  
катмарлар баш ийишпейт убакытка.

Чегине сан жетпеген Аалам үчүн,  
чен-өлчөм зарыл эмес, түшүнгүнүн.

Ал ошол баш ийбеген убакытка –  
ааламдан кут төгүлүш үчүн журтка.

Кайсыл калк пейлин түздөп, нээтин бурса,  
кут түшчү өткөөл токтойт ошол тушка.

Учуру келиш үчүн – бар болгону  
Улуу Күч күтөт пейил оңолгонду!

Кут түшчү күндү журтка тактап даана,  
айталбайм себеп болуп ушул гана.

Айныксыз билген нерсем – бата тийген  
Күн эли ордун алат Ааламдан кең.

Улуу Көч арыбастан кылым кечет,  
урпактар максатына койгон жетет.

Айттырган ишенимдүү мындай сөздү,  
артынган журттун жүгүн «Кылым Көчү».

Даңктаған Асылдарды, Айкөл Шерди  
дастанды түшүнүшсө угуп эли

алты бурч мөөр баскан, Тагдыр түйүн  
арылып калдыктардан, силкип жүгүн,

түзөлүп журт тагдыры – урпактарым,  
түшүшөт түз нугуна бабалардын.

Тартынбай агымынан өтмөк доордун,  
так сүйлөп, келер кезге багыт болгун.

Селинен, албуттанган замананын,  
сезденбей, каршы жире, Акчабагым!

Түркүн-тұс жарық чачкан учқундар сейрек тарып, аздан соң Жайсаң Атаның үлбүрөк карааны бир кылка сарғыч-жашыл абалына келди. Айланы мемиреген тынчтықтын кучагына баткандықтан улам туш-тарабыма серп салуума мүмкүндүк болду. Саал тынчып бараткан сезимимди кайрадан дүрбөткөн нерсе көнүлүмдү бурду. Ар дайым Жайсаң Атага кездешкенде олтурчу дөңсөөдө эмес, көз кыйыры жеткис мейкиндикте калкып турган абалда экенбиз. Сөздүн күчү жетпеген жарыкка бөлөнгөн мейкиндикте, үлп эткен жедден чарк айланған каакымдай тенселип турган бейтааныш абалдан чоочуркаган түрүмдү байкаган Жайсаң Ата, көнүмүш жумшак добушун чыгарды:

Чырагым, тынчсызданба, дайым өтчү  
өткөөлдү алмаштырчу учур жетти.

Бул жолку кездешүүнү жаңы шартта,  
сезимиң жерибестен кабылдаса

Тынч өтүп кездешүүлөр мындан нары,  
тогоолго болбой калат көз каранды.

Кыйналып, Шоопа түшчү бурч издебей,  
кезигүү катмарларда болот бирдей. –

Ушул сөздөрдөн соң Жайсаң Ата кийинки кездешүүгө чейинки жасай турган иштерди тапшырып, улам татаалданып бараткан жазуу-белгилерди чечмелөөнүн жолдорун түшүндүрдү. Атаның үлбүрөк карааның чүмбөттөгөн нурлардың өзгөргөн түстөрүнөн улам кездешчү убактыбыз аяктап калганын түйдүм. түйумумду ырастагандай алыстап бараткан Жайсаң Атаның конур үнү угулду:

Сезимиң сиңирдиби тапшырманы?  
Да бир аз айта турган сөзүм калды.

Эл даяр болуп, мезгил туш келгенде  
Элтабар белги берет Кубатбекке.

Жетилип, төрт тарабы төп болгуча,  
жашыруун сактайм деген ойун туура

Элтабар күтүп калды, калган сөздү,  
толуктап айтып берет азыр өзү.

Сапарым карып калды, Шамчырагым,  
сөзүнө көнүл бургун Элтабардын.

Жайсаң Атанаң добушу алыстап, мунарык көгүш шооланын арасынан, зор адамдын карааны бөлүндү. Бүлбүл караандан сезимиме алгач урунгани: бийик, жазы маңдайы, койуу каштарынын астынан кусалуу караган алагар чоң көздөрү болду. Жанына чукулдаганымда жалпы түспөлүнө жүз бактым. Булчундуу узун жаактарына төп оптурган коңулдуу муруну, астыңкы эрди, саал түйрүгүрөөк оозу бекем кымтылуу. Быжыгыр, кызгылтым сакал-мурутту буудай жүздүү өңүнө жарашип, беттегенин бербegen өктөмдүү эркүүлүгүнө басым жасап турат. Бирок ошол эле учурда – мээримдүү, кусага толгон көздөрү бет ажарын ачып сүйкүмдүү көргөзгөнсүйт.

Бийик маңдайынын көркүн чыгарган – жазуу кундуз бастырылган жапыз төбөлүү бөрк.

Өтө чебер согулуп, ичтөлген, пиязы чепкендин<sup>1</sup> белин курчаган, күмүш чабылган кемери кең далы-

<sup>1</sup> Пиязы чепкен – төө жүнүнөн ничке ийрип токулган чепкен.

сын ого бетер кенен көргөзүп, сүрүнө сүр кошуп, келишимдүү келбетине төп жарашып ушул адамдын ар бир нерсеге болгон табитинин кылдаттыгын туйундурат. Шоолага оронгон сүрдүү караандан ийменип жүз бура бергенимде өктөм добуш чыкты:

Учугу күн элинин, арыбагын!  
Учуна чык жалганда вазийпаньдын!

Тушунда, урпактары Күн түкүмдүн,  
тапсын деп, бабалары чапкан нугун,

тал жиби<sup>1</sup>, Күн элинин, уч улаган,  
тагдырың – өтмөк доорго тушуктурган.

А демек, кабылбагын кандай күнгө,  
аткарғын ишенимди сөзсүз түрдө.

Батасын Улуу Күчтүн алган элди,  
бар кылчу, же жок кылчу доор келди.

Түптүү журт уч уласын десек, демек,  
таза кан – тактын ээсин табуу керек.

Тал жиби Күн элинин, ал милдетти  
тагдырың аткарууга буйрук этти.

Эл жүгүн аркалоого бел байлаган,  
эр жигит болуш керек кандай адам?

Суроомо, Бир тал жибим, өзүм гана  
жоопту берүүм керек, уккун анда;

---

<sup>1</sup> Тал жиби – бир тал жипке теңөө.

Бир упут эл болууга – сөзсүз түрдө  
нук керек, баса турган баары биргэ.

Анан да текши бирдей пайдаланган,  
ал элде болуш керек ченем-мыйзам.

Анткени, абийир-милдет деген нерсе,  
өнүкпөйт адамдарда бир деңгээлде.

Бир адам керт башында қадыр менен  
башкарып-баштай албайт баардыгын тең.

Шондуктан кош каректей сактай турган  
шарты бар, бабалардын, керээз кылган.

Түйүнсүз, үзүлгөндү улай турган,  
чачылып-чабылганды курай турган,  
  
элинин биримдигин ыйык туткан  
эл гана тандайт эрди, журт башкарған!

Журт башчы биримдикти сактай билсе  
жакшылык өнүм алат ошол элде.

Жоготсо биримдикти – демек, анда,  
жалпы журт туш болушат калаабага.

Журт башчы – башкаруудан мурун элди,  
чыңдашы керек ичте биримдикти.

Ал эми журтту баштап – башкаруунун,  
сыналган ыкмасы бар, көңүл бургун.

Унуптай Улуу Күчтүн бар экенин,  
уруштан акыйкатсыз сактап элин,

калкынын камын көрүп айкөл болуп,  
кадырын өздүн – жаттын бирдей койгон,

журтуна кыр көрсөтүп кысым кылбай,  
күнөөсүн күнөөкөрдүн түшүнтүп жай,

аыйптуу-аыйпсызды калыс талдан,  
алтындан акыл-эсти бийик баалап,

чыкпастан, нуктан, ата-баба баскан,  
чыгарып буйрук-бүтүм журтка жаккан,

башчымын, билем дебей, жалгыз өзүм,  
баркtagан кылым кечкен кары сөзүн,

там берген тагдырынын жазуусуна,  
татыктуу, ошол адам – хан тагына!...

Өктөм чыккан үн азга тына түшүп, анан саал  
жумшагыраак добуш салды:

Куту Улук Элтөрөсүн эмнеликтен,  
Айкөл деп аташканын билет белен?

Капилет берилген суроого эмне деп жооп айтады  
былбей апкаарып калдым. А Элтабар Атанаын  
карааны жообумду күтпөстөн суроосуна өзү  
жооп берип сөз улады:

Кыязы, бул суроомо дагы деле,  
жоопту берет окшойм өзүм эле...

Ал дагы Түмөн Баатыр Атанаардай,  
жалганга келип-кеткен нечен курдай.

Ал эми эң акыркы келгенинде,  
Ант-уйку кучагында калмак эле.

Андыктан, татый турган хан тагына,  
мұнөздү түгөл берген Тенір ага.

Суу сымал өтүп кетчү бүт катмарга  
сиңимдүү, жұмшак мұнөз, пейли таза,

а бирок жұмшак туруп – катуу болгон,  
алдыда максатына жетчү койгон.

Ал ошол жұмшак-катуу мұнөз менен,  
аткарган вазийпасын соңқу келген...

Кураган өсүмдүктөр – суу жайғанда  
көгөрүп, өнүшкөндөй алар кайра,

кыркууздун кыйыр – чексиз тукумдары  
кырылып жок болордо Айқөл аны,

көгөртүп, өнүм берген сууга окшоп,  
кайрадан баш коштурған баарын топтол.

Журт баалап суудай терең кенендигин,  
алпейим жоомарттығын, берендигин,

а бирок ошол эле суудай болуп,  
ачуусу келсе, ташты кетер ойуп,

курчтуғун, өктөмдүгүн жеришпестен,  
Куту Улук Элтөрөсүн – Айқөл дешкен!...

Кут конгон Эр келгиче журт башына,  
кууралды өткөрбөдү эли канча.

Тагдырдын жазуусуна баш иймейин,  
Улуу Күч бербейт элге андай Шерин.

Буйруктун бардыгына ынап, демек,  
бир учур келгичекти күтүү керек.

Күттүргөн ошол учур – ушул тапта  
келчүдөй болуп турат журт башына.

Учугу Күн элинин, Бирталжибим,  
Улуу көч арткан жүктүн наркын билгин.

Канчалык түйшүгү күч болсо дагы,  
керемет сый деп түшүн жазуундагы.

Анткени: карт Чынардан өнүм алган  
Чырпыкты – сен аркылуу издең табам!

Үн угубай калды. Жана сүйлөп атканда чулгап  
турган кызгылт-сары жарык акырындап салкын  
мунарык-көгүш түскө өттү. Кайрадан сөз уланганда  
үнү алгач сүйлөгөнүндөй өктөм чыкты:

Бузбастан, мындан нары эске тутар,  
өзүңө бере турган буйругум бар.

Ысымын, Улуу Рухтуу асылдардын,  
ыйгарбай туруп – алгач аян алгын.

Ант шертин туткандардан болсо дагы,  
аянсыз, эч кимине койбо атты!

Кетирген пенделиктен кемчилдигин  
кейитип жүрөт көөнүн Аруукенин.

Кеч болуп калгычакты, өзүң берген  
тумарды алғын кичүү Аруукеден.

Эсиңе бекем туткун, эскертемин,  
экинчи бузбагының анттын шертин.

Ал азыр, өнүм алчу чырпыйгыма  
айта бар, ак жол типеп, берем бата.

Кезинде, Улуу Көчтүн жолун баштап,  
кемитпей, журттун баркын келген сактап,

уч улап келе жаткан байыртадан,  
бабалар баскан жолду таасын баскан,

урпагы ушул күнгө унутпастан,  
Урматтап атын атап, Пир тутунган,

журт туусу – Айкөл Шердин улап жолун,  
журтунун камын көргөн улан болсун.

Үмүттүү бул батамды бергениме  
үстүдө баарын көргөн Төнир күбө.

Актаса үмүтүмдү – анда демек  
түшүндө жүздүк алчу учур келет.

Талжибим, чырпыйгыңа, Элтабардын,  
тапшыргын дубай салам аманатын! –

Өктөм чыккан үн басылып, дүлөй тынчтык өкүм  
сүрдү. Тунжуроо канчага созулганын болжой ал-  
байм, дыбыраган жаандын дабышына удаа: «Эже  
келиптири» деген үндү уктум.

Чатырдын ичинде олтурганымды билгеним менен бирок жаңымда ким турганын тааный албай «биз каяктабыз?» дедим. «Эже, Сиздин чатырдабыз, сыртта жаан төгүп атат, бирок сиз күпкүргак экенсиз, тобо!» деп таңкалып сүйлөгөн Күмүштүн үнүн таанып көңүлүм тыңган менен Жайсаң ата коштош постон кеткенине жүрөгүм тызылдап өкүндүм. Кыязы, Элтабар Ата сөзүн бүткүчө убакыт бүтүп Жайсаң Ата кайтып кетсе керек. Кайрадан кездешчү күн келгенин күтүүдөн башка арга жок. Сыртка чыкканымда жаан басыла элек экен.

Тамак ичилип, дуба окулган соң, Талант, Абыл, Кубатбек төртөөбүздөн башкасын төмөн Чолпондукуна кетирип оттун айланасында кыйла олтуруп анан чатырларга кирдик.

## **СЕГИЗИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**3 . 8 . 2006-ж. 10-чү А. К. 8 824161723455  
191927**

Ушул учурду сегиз жылдан бери мен эле эмес, топтоту балдар дагы чыдамсыздык менен күтүшөт. Ант-уйкудагы Айкөл атабыздын жайына жыл маалында бир жолу баруу – парз милдетибиз. Учур келип жолго кам көрдүк. Өткөн медитация учурунда Элтабар Атабыздын Руху:

«Учугу күн элиниң, Бирталжибим,  
Улуу көч арткан жүктүн наркын билгин

Канчалык түйшүгү күч болсо дагы  
керемет сый деп түшүн жазуундагы»

деген сөзүнүн түпкү мааниси: ушул дастанга аралашкан он бир жылдан берки учурда тирүүлөрдүн арасында күн өткөргөнүм менен, көбүнese адамдардан обочолонуп төрт дубалдын ичинен сыртка сейрек чыгам. Өзгөчө ушул Чүй бооруна келген алты жылга чамалаш мезгил аралыгында бөтөн адамдар эмес өз жакындарым менен деле сейрек кездешем. Бул алибette тирүү пендеге, өзгөчө аялзаты үчүн кийиңиңраак экенин эч ким жок дебестир. Аңсыз деле чектелүү күн кечирүүмдү дагы чектеп, башкалар эмес, топтоту балдардын үй-бүлөөлөрү менен алака түзүүмдү да токтотууга туура келди. Ошондуктан

«Жыланач-Бугу» мазарына биз менен чогуу барып зыярат кылгысы келген дастанга дилдеш бир-эки санаалаштарды да қалтырып жолго чыктык. Жумадин экөөбүз Мидиндин машинасы менен зааркы беште шаардан чыгып кеттик. Акыл балдары, Эрнестер болуп түш чамалаш чыгышмак. Талант уулдары менен Жумгалдан чыгышат, баарыбыз Соң-Көлдөгү Молдонун белинен кездешүүнү чечкенбиз. Биз белге түшкү экилерде келдик. Менин денсоопугум жакшы болбой тургандыктан жол улай берүүнү туура көрдүк. Жолдун белгиси койулган түркүккө чон, ак баракка дарегибизди жазып Талант, Акылдар көрүшөр деп жип менен бекитип койуп узай бердик. Кара-Көөнүн белине кечки сегиздерде жеттик. Ошол жерге менчик малы менен чыккан Аккыялык тааныштардын үйүнө кайрылдык. Жолдошу айылга түшүп, мал-келине Майрамбүбү балдары менен көз болуп калыптыр. Дастроңонун жайып жарык маанайы менен тосуп алды. Арттагы балдар кеч келишти. Эртең менен Майрамбүбүнүн чайын ичип алып жол уладык.

Казармандын РЭСине өзүбүздүн машиналарды қалтырып эски таанышыбыз Темирбектин ГАЗ-66 маркасында машинасына олтуруп «Чат-Карагайга» жетип түнөдүк. Ал жердеги малчылардан бир ат алып ага мен минип, жүктөрүбүздү эшектерге артып, балдар жөө-жалаңдал өрүүлөй мазар беттедик. Жылыга кош токточу жерге түш чамалай келдик. Дастроңон жайып, дуба айтылып чай ичип олтурганбыз, мандайdagы ыйык тоонун төбөсүнөн төмөн сыйыра карап олтургам, ойумду дал тушубуздагы кара шагылдардын арасында жападан жалгыз са-моордун көлөмүндөй ак таш бурду. Күнгө чагылышып көгүш-мунарык түс бөлгөн ташка таңданып «Ой тобо, жалаң кара таштардын арасына кайдан

келип кошулуп калган ак таш?» – дедим. Балдар да мен караган тарапка жүз бурушуп, «ырас эле» деп таңқалышты. «Бир-экөөң барып тигил ташты көтөрүп келесинерби?» деп өтүндүм. Тымыгандардын ичинен Улук суурулуп туруп ташты беттеди. Боордон тоголотуп ойго түшүргөн соң артынан барган балдар менен көтөрүшүп таштын мурдакы ордуна теке маңдай болгон арт жагыбызды чоң таштын үстүнө койушту. Ошол учурда эмне үчүн ушундай жасаттырганыма анча маани бербедин. Болжолдуу учур чукулдап балдардын коштоосунда коштон узадым. Шагылдардан өткөн соң азга туруп, анан алардын артка кайтуусун өтүндүм. Алар анчалык узаша электе эле түркүн түс шооланын ичинен Жайсан Атанын карааны көрүндү. Откөндөгү кездешүүдөгүдөй болбогону менен бирок дагы деле чулгаган шооладан учкундар чачыроодо. Жаркыраган нурдун ичиндеги үлбүрөк караан желге калкыган каакым сымал теңселе берип добуш салды:

Арыба, Шамчырагым, алигиче  
ойумду топтой албай бир чекитке,

бутага тарткан жебем тийип таамай,  
бакыттын кучагынан жүрөм чыкпай.

Күттүргөн кубанычтын күүсү мынча  
кубаттуу болорлугун туйбапмын да!

О небак, дене-достон бөлүнсө да,  
ошонун жеркиндиктеш<sup>1</sup> абалында,

---

<sup>1</sup> Жеркиндиктеш – тириүлүккө киндиктеш.

Улув Рух ой жоруурун аңдабапмын.  
Ушуга ишенгинин, Шамчырагым.

«Жалганга үйрөнгөнү келебиз» деп,  
кийинки кезде өзүң салгандай кеп

сезимге жетеленүүм – дене-достон  
Үйрөнгөн тейден калып адат болгон.

Ал адат – кандай гана шарт болбосун,  
сезимден өчпөй турган алган ордун.

Ажайып шол сезимден делөөрүткөн,  
алиге ажырабай ээрчиp жүрөм.

Кынаптап кыш койгондой – сөздү тандап,  
кургамын көркүүү сепил Шерди даңктаап.

А бирок боордошум ичи тарып,  
уратып сепилимди койгон салып.

Ордуна урандынын – ага жаккан,  
ордосун жорго сөздүн куруп алган.

Жан-досум ошол күндөн бери карай,  
жаныртсам сепилимди деп талыкпай,

арытып кылымдарды артка таштап,  
алгачкы сөз тизмегин келет сактап.

Бузбастан шол кездеги көркү менен,  
баягы сепилимди куруп берсем,

эл-жердин атын тактап – асылдардын  
эрдигин билишсе дейм кыргыз калкым.

Көксөгөн тилегимди Төңир берип,  
көөдөнүм капиталган чер турат эрип.

Арадан кыйла убак өтсө дагы,  
алиге депөөрүгөн абалымды

көрбөстөн ылайыксыз, Шамчырагым,  
коштоп кой маанайымдын жаркыганын.

Тынч албай жандунүйөң – эл эртеңи  
түпөйүл кылып турса азыр сени,

а менин жарык маанай көнүл көйүм,  
байкадым саал ыксыз көрүнгөнүн.

Бирөө ыйлап, экинчиси күлсө, демек,  
бузулгус тагдыр түргөн түрмөк делет.

Кубаныч – кайғы экөө эзелтеден,  
курдаштар – бири качса, бири жеткен.

Далилим бул сөзүмө – шул ирмемде  
дил көйү, тийешелүү экөөбүзгө,

жалгандан небак өткөн бир акындын,  
жан-досу чектен ашып кубанганын,

коштоого тоскоол болгон – мойнуңдагы,  
кош жүктүн бул күндөгү зор салмагы.

Улуу Көч арткан жүккө тең салмакта,  
жүгүң бар жооп берчү урпактарга.

Канчалык түйшүгү күч болгон менен,  
керемет сый экенин Төңир берген,

өткөндө Упуу Руху Элтабардын,  
өзүңө айткандыгын эске салғын.

Керемет ошол сыйдын – наркы кымбат,  
Кудурет берет аны таңдап, ылгап!

Таңдалган жандар жетчү сыйга ошол,  
туш кылган тагдырына ыраазы бол.

Калайык кандај құнгө туш болот деп,  
кабатыр құн кечкениң убайым жеп,

жалғанда өтөй турған миңдетиндин,  
жандоочу бирге жүрчү деп билгинин...

Кичине-чоң дебестен ағын суулар,  
куйгучы бир өзөнгө – өз нугу бар.

О анан кошулушуп дайра болуп,  
оргуштап ашып-ташып күчкө толуп,

дүйнөнүн бүткөнүнөн бери карай,  
тарыхты камтып келген бурмалабай.

Сыр катқан теренине мухиттердин  
суусуна, кошот жаңы тарых бетин.

Ал эми шол тарыхка бир баракты,  
ағызып келип дайра кошқұчакты,

жолунан кандај гана тоскоолдуктар,  
жолукпайт дейсин, дайра соолуп калар.

Жер көчкү же асқа-зоо жолун бууган,  
жолукса – дайра ага багынбастан,

терс буруп, көнгөн нуктан чыкса дагы,  
тосмону жырып өтүп – агат нары.

Арадан жылдар эмес... кылым өтүп  
акыры мухитине дайра жетип

Ааламдын тарыхынын барагына,  
аз-көппү, өз салымын кошот дайра.

«Элимдин тагдырынан тынчсыздансам  
эмнеге суу жөнүндө сүйлөйт атам?» –

деп ойлоп турасыңбы, Шамчырагым?  
Дал ушул суроондо мен жооп айттым

Башатын көк мөңгүлүү тоодон алыш,  
багынбай кылымдарга турган агып,

туш келсе тоону дагы жырып өткөн,  
тукумубуз – суубуздай кылым кечкен.

А демек, карт тарыхтын барагына  
кошконбуз – кошот салым урпактар да!

Болгону – тоскоолдукка учурдагы,  
багынбай, жырып өтчү бүтүм калды.

Жетиппиз ыйык жайга, калган сөздү  
жайынча айтып берер Айкөп өзү.

Жайсан Ата чулганган түстүү Шоопа мунарыктап, добушу угубай калды. Айланама серп салсам тааныш жайда туруптурмун. Күнчыгыш тараптагы өткөөл дагы бул саам жарык болуп турат, ал тараптан бирөөлөр келип-кетип тургандай туйуплат.

Айкөл Атабыз таш мамыгынын үстүндө олтурганын көргөнүмдө чөгүңкү көңүлүм көтөрүлө түштү. Кош колумду көкүрөгүмө койуп жүгүнүп, таазим кылдым. Айкөл Атабыз саал түйшүктүү конур үнү менен сөз узатты:

Убай көр мээнетинден, Шамчырагым!  
Убакыт тогошкондо келип дайым,

кезигип бир ирмемге, кабар айтып,  
кетесиң түйшүгү мол жүктү артып.

Көбөйгөн бырыштарың былтыркыдан,  
кубөсү түйшүгүңдүн – тынбай тарткан.

Абалтан – мындай жүктү көтөрүүгө,  
ар качан болуп келген сөзсүз бирөө.

Милдети өтмөк доордун дал ушунда,  
мин жылдар кезип өтчү бир учурда,

Үрөнү – Күн нурунан бүткөн элдин,  
үстүндө сакталсын деп түктүү Жердин

учугун түптүү журттун улаш үчүн,  
үрөөдө Улуу Рухтар болгон күчүн.

Андайда урпактар да турушпай тек,  
ар бири аракетин жасаш керек.

А бирок тукумубуз бул күндөрү,  
бүтөлүп туйуп-билиү сезимдери,

туйум-от көөдөндөгү – суу отундай,  
түтөөдө кароолонуп, жалынданбай.

Бычактай курчу кеткен – сезим мокоп,  
булакка, көзү бүткөн турат окшоп.

Башынан өткөндөрүн бабалардын,  
баяндап берсең толук – урпактардын,

уктаган сезимдери ойгонор деп,  
Улуу Көч арткан сага оор милдет.

Урпагы – Улуу Көчтү салып эске,  
урматтап салт-мурасын эскеришсе,

Рухка кубат берчү катмар болот,  
урпактар эскергенде – күчкө толот.

Ишеним – тилектерден бүткөн кубат,  
кайрылып урпагына, кызмат кылат.

Азыркы урпактардын көбү, бирок,  
ажырап ишенимден чындық – жомок.

Ширесиз гүлдөй болуп Улуу Рухтар,  
ширидей катып барат кубат-катмар.

Кезинде нурдан бүткөн тукум кайра,  
кайрылып келиш үчүн башатына,

Улуу Рух баардыгына чыдап түттү,  
кылымдар тоголушар күнду күттү.

Келгенде Улуу Тогоол, Шамчырагым,  
кезигип Нуркыздарга белек алдың.

Мезгилдин көчкүсүнө бастырылган,  
мөлтүр суу атырылып мөл булактан,

чаңкоосу канғычакты иче турган  
учурду күтөт Рух жетпей чыдам!

Аракет кылбадыңар дебейм, бирок  
алиге булактан суу акканы жок.

Сууңар чыпалактай болуп чыккан,  
сүсүндү кандырмакпы таңдай каткан?

Сактоону кааласаңар улут жүзүн,  
сөзүмдү жеме дебей туура түшүн.

Колундун салаасындай тобуңардын,  
неликтен «Кылым Көчү» аталганын,

өзгөлөр эмес – топтун мүчөлөрү,  
өзөктүү маанисине түшүнөбү?

Кылымга – кылым тогоп, өтмөктүү доор  
калтырып чыгаандарды – чабал тоңор,

ызгардуу сыноосунан өткөрөт деп,  
ырчынын какшаганын таңдай безеп,

туйгусу керен тарткан көөдөндөргө,  
туйунтуу милдетинер кечигүүде.

Узашып өнүккөн көч – өтмөк доордо,  
урпактар, калбагыла ара жолдо.

Тукуму көчмөн элдин – жүгү ообой,  
туу белди ашып өтүп уят болбой,

кылымдын көчү менен, көчтү жиреп,  
көчүшсүн урпагыбыз дедик тилеп.

Чөп баскан изибизге, кайра баштан,  
чыйырды салмак болуп нээт бурган,  
  
бир колдун манжасынын санындагы,  
чакан топ – «Кылым көчү» деп аталды.

Үмүттүү ушул тилек үзүр берер  
учурду чукулдатып, ар бириңер  
  
арбалбай жыргалына кара баштын,  
ачкыла уйкусунан көзүн калктын.

Беш бөлөк узун-кыска манжа – бирок,  
биригип бир билекке күчтүү болот.

Арийне, талап кылбас күчтүү анча,  
аткара алчу иш бар ар бир манжа.

А бирок көтөрөрдө оор жүктүү,  
салаалар сөзсүз керек биригүүсү.

Азыркы айлампада – өтмөк доорду,  
алп күчтүү талап кылчу күч болжойлу.

Көтөрүп өтмөк доордун оор жүгүн,  
көчүнөр белди ашып өтүш үчүн,  
  
«Баш чыгып бир жакадан, бир жеңден кол»,  
бөлүнбөй, ынтымакка келип обол,

биригип салаасындай колуңардын,  
билекке баш ийүүнөр керек баарың.

Тагдырың ар бириңдин – жалпы элдин  
тагдыры менен чечкис бир экенин,

талашсыз бир чындык деп кабыл алғын,  
танууга мүмкүн эмес күчүн анын.

Каткыча таштай болуп mogul тулкум,  
кыйырсыз канчалаган кылым мурун,

жашоо деп билген сипер бул жалганга,  
жаралып келип-кеткем ар кыл шартта.

Ал ошол ар бир келип-кеткен сайын,  
аткарчу жалгандагы вазийпамдын,

жан үрөп айрымына – чектен ашсам,  
кеткемин кәэсин толук аткарбастан.

Түрмөгү өмүрүнүн окшош мага,  
түмөн сан адамзаты өттү канча.

Аткарып – аткарылбай калган милдет,  
тагдырды – бошотуп же түйүндөтөт.

Ошентип, тагдырына бир адамдын,  
оролот тагдырлары жалпы калктын.

... Жашоого соңку ирет келгенимде,  
жадымдан чыгып милдет дагы деле,

чалынып көрпенделек жайган торго,  
чапмакчы болуп касты – баттым шорго.

Тагдыры түйүндөлгөн ансыз дагы,  
түйүнүн бекемдетип – байкуш калкты

бошотмок түгүл мөөрдөн алты бурчтуу,  
Ооганга ооштуруп жамбы кутту,

женелип – женем деген душманымдан,  
жазуумдун буйругуна башты сунгам.

Азабын андан берки журттун тарткан,  
асканын толтосунда бирге тартам...

Айланган дөңгөлөктөй өмүр – түрмөк  
акыры кесилишер учур келмек,

өткөрүп он үч кылым, ошондон соң,  
өмүрдүн түрмөк жиби түрүлмөк он.

Учугун Күн элиниң шол учурга  
улантып сактай алсак, шондо гана

алгачкы башатына кайтар жолду,  
арттагы тукумубуз тапмак болчу.

Жаңырып канча заман андан бери,  
жазылып Тагдыр-Түйүн жаңы эми,

урпактар нугубузду табышар деп,  
Улуу Рух үмүт менен турса тилеп,

ойгонбай сезимиңер уктап көнгөн,  
ондой пейлиңерди жикке бөлгөн,

кылымдар тоголушкан өтмөк доордо,  
калайык кабылбасын кайра шорго.

Тагдырдын оор сыны ушундайча  
талапты буйрук этсе айла канча.

Тұңдүктүн сөлпүлүгүн – бөтөн көзге  
билизбей койсо болот – мыкташ тиксе.

Кереге – кыз-келинини, уук – улан,  
карылар – Алтын бакан тиреп турган.

Бакандай көсөмдөр бар эл ичинде,  
конуштун түзүн тандап, туура тиксе,

тұңдүгү сөлпүбү же, төгөрөкпү,  
түлкүсү бек тигилсе – бузбайт көркүт.

Тұңдүгү ордоңордун – сөлпү болсун,  
түйшүктү тарта турган жүрт онолсун.

Кең жайып керегени, уук улап,  
кемтигин билизбестен тұтүн булап,

ордолуу жүрт аталып көп ичинде,  
ободо Улуу Рухка дем бергиле.

Улутту улут, кылып сакташ үчүн,  
учурда ылайыктуу ушул бүтүм.

Ойунчук өтмөк доордо болбосун деп,  
ордолуу жалпы жүрттән козгодук кеп.

Эртеңи элдин бейкүт болсо деген,  
энсеген эл тилеги эзелтеден.

Кайталап ал тилемки эми биз да,  
тарталы жүзүбүздү сылап бата. –

Айқөл Атабыз кыйлага үн катпай калды. Үңкүр-  
дүн ичине мунарык-көгүш жарық берип турғандык-

танбы, сезимим күнүрттөнүп, түш көрүп аткандай туйумдамын. Айкөл Атабыз айттар сөзүн бүттү бейм, кыязы кетер маалым келсе керек деген ой келди, ойумду билгендей ошол замат Айкөл Атабыз добуш салды:

Кайтууна чукул калды, Шамчырагым.  
Коштогу тобуңарга салам айткын.

Бир нерсе айтчудай болдуң эле  
эсинден чыгардыңбы, болбосо же?..

Айтууга батылдыгың жетпей турса  
айта бер тартынбастан, ичке катпа.

Ооба да! Батынмак түгүл ойума алуудан чочуп турган нерсем – Эрнестин наристеси. Эрнестин келинчеги Нургүл дагы Гүку, Нуркана (Талант, Акылдын жубайлары) сыйктуу эле жашы кыярып, кырк жаштан өтө берип кыздуу болду. Эрнест кубанычы койнуна сыйбай сүйүнчүлөп келип:

«Эже, атын койуп бериңиз» деп өтүнгөндө көпкө ойлондум. Зулейха, Баалы, Каныкей, Алтынай, Арууке деген аттардын ээлери бар, Эрнестке Айкөл атабыз эч кимге бере электе батасын берди эле, кызына апасы Батмазууранын атын койсок чеки деле болбостур деген пенделик ойдон улам «аты Батмазуура болсун» дегем. Жазындағы медитацияда Элтабар атанын:

«Ысымын Улуу Руху асылдардын  
ыйгарбай туруп – алгач аян алғын.

Ант-шертин туткандардан болсо дагы  
аянсыз эч кимине койбо атты!» –

Деген өктөм эскертуусунөн бери убайым тарып жүрөм. Эрнестин наристесинин атын атай албай баарыбыз тең «Апа кыз» деп чакырабыз. Азыр ошол наристенин тагдыры чечилиш керек. Жүрөгүм опкоолжуп, тизелерим титиреп үнүмдү зорго чыгардым: «Айкөл Ата, айкөлдүгүнүзгө салып, пенделигимден кетирген зор күнөөмдү кечириңиз! Эрнестин наристесине апабыз Батмазууранын атын койуп койгом, ашкере осолдук кылганымды Элтабар Атанын эскертуусунөн бери түшүнүп аргам қуруп жүрөм. Ушул күнгө дейре атынан чакырбастан «Апа кыз» дейбиз, балким атын которуш керектир?..» – деп жер тиктедим. Ушул ирмем кылымга тете болуп, дем тартканга да даабай, таштай катып жооп күттүм. О Тенир! Айкөл Атабыз ушул жалганга соңку ирет келип Ант-уйкунун кучагына киргендөн бери жүрт оозунда «Айкөл» деген ысымы күндөй жадырап, мээрим төгүлүп аталып келатканынын себебин ушул ирмемде жеткиликтүү түшүнүп, таазим кылдым. Зарыгып тилеп алган баласынын жосунсуз жоругуна кейисе да, сыр бербей, мээримин төгүп насаатын айткан атадай, конур үнү соороткондой жумшак чыкты:

Чырагым, билип-билбей, канчалаган  
Балага, бул ысымды ыйгарбаган.

Чекилик болсо эгер – эл ичинде  
бул ысым атабастан калмак эле.

Рухун ыйык тутуп апаңардын,  
ырымдап, наристеге койуп атын,

адебин аялзаттын аруу туткан,  
акылкөй апасындей болсун адам

деген ой, жакшы үмүт тилек менен,  
ысымын апаңардын энчилесен,

аныңды чекилик деп кабыл алуу –  
азайтуу нарк-насилин салттын баалуу.

Жакшылар баскан жолду улантсын деп,  
жакшынын атын койуу тилек тилеп,

атадан – уулга өтүп келе жаткан  
аздектээер мурасыбыз – алмашпаган.

Эзелтен канга сиңген ата салтын,  
Эрнестин наристеси улантканын,

кубаттап ак дилимден – наристенин  
өмүрү күндөн жарық болсун деймин.

Учуро келген кезде алып барсан,  
угарсың калган сөздү Апаңардан.

Аз калды убактыбыз, Шамчырагым,  
айтарың болсо дагы. Айтып калгын. –

Айтышым керекпи, же?.. деген ойдо буйдала түштүм, неси болсо да айтайын деп чечтим. Ушул жолку мазарга Күмүшту ала келейин дегем, анткени жалаң эркектер казан-аякка коошо алышпайт. Жылда Нургүп келчү, ал бала менен калат. Жазгы медитациядан соң көп нерседен баш тартууга туура келди. Күмүшту «барбайсың» деген сөздү өзүм айтайын деп Жумадинден чакырткам.

Шам ороп оптургам, Күмүш үстүмө кирип: «Эже, даарат алып келдим, кирсем болобу?» деди. Башымды ийкең ооба дегенди билдиридим. Ал келип оптур-

ганда жүзүмдү ага буруп сүйлөмөк болгонумда, менден озунуп: «Эже, сизди эмне айтарыңызды билем, түш көрдүм. Таңга жуук ойгонуп кетип уйку-соонун ортосунда жатсам бирөө орусча «хочешь, не хочешь но ты не поедешь!» деди. Абыдан бир зор адам өзүнөн бойу пасыраак аялзатына «Күмүштүкүн берчи» деди. Алиги ургаачы кочушума кош колдоп бир нерсени салды, карасам – булуттай апакай, жумшак, жаркыраган нерсе айланага жарық чачып жылуу илеби тула бойума тарап жатты. Кош колумду боорума кыскан тейде ордумдан туруп көзүмдү ачтым. Колдорум кысылуу тейден э肯, бирок жылуулуктан башка нерсе жок э肯. Туруп даарат алтып, жыт чыгарып куран окуп койуп сизге жөнөдүм» деди дирндеген үн менен.

«Демек, мазарга барбасаң да дил-нээтиң бурган-дыгың үчүн Атабыз берчү нерсесин берген тура!» дедим мен. Бул менимче аян, ошондуктан айтпай койо албадым дедим, Айкөп Атабыздын оптурган жагына жүзүмдү саал бура берип.

Чырагым, жашайсыңар шундай доордо,  
чындыкты – кармабаса өзү колго,

ишенбес болуп калган, ошондуктан,  
берип кой «аманатты» менден алган.

Бул – була чөгөрүлгөн кызыл ташка,  
буйурсун энесине, балдарына.

Жакшылық – жамандыкка, бар нерсеге  
туш болуп, пейилинен табат пенде.

Таптым деп пейилимден Күмүш билсин,  
таберик тутуп мууну бийик илсин.

Карегим, коштошолук чындал эми,  
токтоосуз жөнөй турган учур келди.

Ак ташка – ооштурган ордун жана,  
аздан соң Ай түз тийип, түшөт Шоола

Убара болбой түндө – таштуу жолдо,  
учурдан пайдаланып жеткин кошко. –

Айкөл Атабыздын үнү үзүл-кесил чыгып барып  
угулбай калды. Алиги бир кылка мунарык көгүш  
жарык бир нече түскө алмашылып чүмбөттөй бер-  
ди. Үңкүрдөн чыкканымды сезбей деле калдым, де-  
мейки үрөй учурган дүлөй тынчтыкты да байка-  
бадым.

Маанай көтөргөн ак жарыкка тунуп тургандаи-  
мын. Колума бир нерсе урунду, үңүлө серп салсам  
ширенке экен. Жана шам жакканда чөнтөгүмө сал-  
ган тейде болсо керек. Бет алдында бийик каар-  
ган нерсенин үстүнө самоордун көлөмүндөй болгон  
жумуртқадан жашгылтым – көк, нур төгүлүүдө. Бул  
эмне болгон жумуртка деген ойдо бир тал чийди  
чактым. Ал жумуртка эмей эле, бая балдарга  
көтөртүп келип койдурган таш экен. «А көрсө тек  
жерден койдурган эмес турбаймынбы»... деген  
ойумду үзүп «Эй, эже келиптири!» деген үн чыгып  
жаныма балдар келишти. Бул саам дал балдардын  
жанынан Шоола мунарыктап узай берди.

**21° 25' 44"  
1438143 • 1**

## **ТОГУЗУНЧУ БӨЛҮМ**

---

**2 · 4 · 2007-ж. 16-чы А.К. 47° 8' 6"  
334 22' 16"  
835414879276**

Откөн жылдын октябрь айынан бери медитацияга чыга элекмин. Өлкөбүздүн бир нукка түшө албай жатканының таасири дастанды чечмелегенгө да тийбей койгон жок. Күнүмдүк тирликтин өйдөтөмөнүнөн улам денсоолугум дурус болбой, иш кашаң тартууда. Булактын көзүндөгү тоңду эритчу жазды чыдамсыз күтүп, күн жылымдай баштаганда, саал коогалуу экенине карабай бүгүн эртең менен Талант экөөбүз Жумгалга сапар алдык. Кечки тогуздум айланасында «Жыландуу булактын» өрдөшүнө Талант машинасы менен жеткирди. Тогузкаттай салааланган адырлардын этегине жеткенде машинадан түшүп, көк баштыгымды көтөрүп төштү беттедим. Талантты «Шортондолу» каналдын көпүрөсүнөн күтүүсүн өтүнүп артына кетирдим. Былтыр ушул маалда бул жерде кар тунуп жаткан эле, быйып жаз белгиси болгон шыбактар бир-эки айрылып, жер карсыз экен. Сагынган жеримдин керимсел абасынан кере-кере дем алып моокумум таркабай турдум...

Түркүн түстө миң кубулган Шооланын түшкөнүн качан гана Жайсан Атанаң конур үнүн эшиктенде көрдүм. Умтула колумду созуп апоолоп күйгөн шамдын жанынан Жайсан Атанаң үлбүрөгөн булуттай

караанына бой таштап, жериме, Жайсан Атама болгон кусалыгым тамагымды бууп, эркисизден чыккан көзүмдүн жашын колумдуң сырты менен сүртүп, Атама «арыбаңыз!» деген сөздү үнүм буулуп араң айттым.

Чырагым, бар болгунун, алыш кандай?  
Сагындым мен да өзүн сагынгандай.

Сагынып киндик каның тамган жер да,  
туруптур тартып бекем кучагына.

Кусалуу сагынычты баарыбызда,  
Куйулган жашың жууп таратканча,

чулганып созолонгон шам жытына,  
чырагым, байырлайлык саал азга.

Килитин сейрек ачкан сырдуу дүйнө,  
киргизген эшик ачып кадыр түндө,

аздектеп ыйык туткан сезиминде,  
аянга туш болгонсун ушул жерде.

Көйгөйү тирүүлүктүн – кайсып жерге  
көчүрүп барган менен – көөдөнүндө,

тең келбес элесине эч бир нерсе,  
турпаты тууган жердин, карегинде!

Жашоону, тирүүлүктүү улантууга,  
Жер-Эне көлбөөрүгөн жаз баарында,

жыл башын ыйык жерден баштайын деп,  
жыл сайын келериңди, билем, дегдеп.

Шондуктан багыт албай башка жакка,  
шашылам жыл башында бул тарапка

Төгөрөк, кемтиги жок толгон Айдан  
төгүлгөн күмүш нуру чулгап турган,

кусалуу караанынды көрүп, анан,  
Куйулуп Шоола менен жакын барам.

Тунгуйук караңғынын кучагында,  
«жылт» этип жарык чачкан бир тал шамга,

окшотуп караанынды утурлаган,  
Оттуктан түбөлүктүү шоола чачам.

Көнүмүш адат болуп калгандыктан,  
колунду сунган тейде – тартынбастан,

бой уруп Нуршоолага – сапар артып,  
чубасам сөз түрмөгүн, а сен жазып,

Ааламда ирмем убак – сипер үчүн,  
тособуз он биринчи жаздын жүзүн.

Түйшүгү ал жылдардын кетпей текке,  
түшүнүп, көзүң жетти көп нерсеге.

Дүйнөнүн мүлдө сырын ачтым деген  
дүбүртүн соопор эмес – укчу керен,

аалымбыз теңдеши жок дегендер бар,  
а бирок сен билгенди, билбейт алар.

Кезеги келген кезде ушул алган,  
керемет сыр кулпусун ача турган,

антташып, түптөп койгон пайдубал бар,  
ал тиги – тобунарда зирек балдар.

Алгачкы карлыгачты канат жайган,  
айттың го маанай жаркып кубанычтан.

Талапты катуу койгон чоң жарышта  
дүйнөлүк күлүктөрдүн арасына

кошулуп Акылбектин Акназары  
кубантып Ата Журтун, тобунарды,

алдыга озуп чыгып келгендин  
аалымдар артыкча баа бергендин.

кубанып, Атаңды да кубантсам деп,  
кезигер замат минтип баштадың кеп.

Алгачкы ийгилиkti – кар астында  
гүл ачкан байчечекке салыштыр да,

артынан ээрчиp келчү ырыс-куттун,  
акжолтой жарчысы деп туйунгунун.

Азыркы балапандар темир канат,  
аздан соң кыраан күшкүш айланышат.

Алардын арасынан кайсы бири,  
ачкысы келер кийин сыр килитти.

Ал кезде кулпуланган сырдуу эшик,  
ачылчу убактысы калат жетип.

Ошондо, учурдагы мээнетиндин,  
үзүрлүү кайрымжысын көрөт элин.

Келгиче ошол мезгил – сапар артып,  
кезели катмарларды түйшүк тартып.

Откөөлгө туташтырчу бурч кай жерде  
өтөөрүн тактап билип – ошол жерге,

карабай жылдын кайсы мезгилине,  
кам көрүп учурунда үлгүрүүгө,

мейли жөө, же унаачан сапар тартып,  
милдетин – айтканымды алуу жазып.

Бутага жебем жеткен – туу чокуга  
чыгууга учур калды бир аз гана.

Көздөгөн зор максатка жетиш үчүн,  
көтөрүп Улуу Рухтун арткан жүгүн,

ашуусу көк тиреген белди ашкын,  
аркарлар чубап өтчү жолду баскын.

Откөөлгө туташтырчу, бурчту тактап,  
өткөрүп берүүчүнө койгун сактап.

Ушунча мээнет менен алган нерсе,  
убайын урпактарга кийин берсе,

жалганда аткарғаның вазийпаңды,  
жарыгым, мындан ашкан бакыт барбы!

Керектүү жайга жеттик – бул катмардан,  
кошумча түшүнүктү болот алсан.

Сандардын кайсынысы өлчөм – тамга  
жазуунду салыштырып, талдап кара.

Чечмелөө ондоң солго башталарын  
чыгарбай көңүлүндөн, бек сактагын.

Кышкы уйкусунан ойгоно баштаган тууган жердин шыбак жыттуу адырларын кыркып, түркүн-түс Шоолага чүмбөттөлгөн Жайсаң Атамдын караанын ээрчип жылып барам. Ушул кездешүүмө Атабызга ала келген жакшы кабарым – Акылдын Акназары катышкан бүткүл дүйнөлүк студенттердин конкурсунда байгелүү экинчи орунду алганы. Сөз башын ушул кубанычтуу кабардан баштап, анан чечмелөөдө кыйынчылыкты туудурган түшүнүксүз белгилердин маанисин сурадым. Кызғылт-сары түстөн сарғыч-жашыл түскө өтүп кубулжуган нурга бөлөнгөн жайга келдик. Эбегейсиз зор өлчөмдөгү жумуртканы элестеткен аябай жагымдуу жаркыраган нерсенин ичине кирдик. Маанайды көтөргөн ушунчалык жарыктан көзүмдүн уялбаганына таңыркап айланама серп салдым. Алиги жаркыраган зор нерсенин ички бети катар-катар тизилген сандар экен. Алар тез-тез алмашылып атты, өтө таңкалаштуусу «шырп» эткен добуш чыкпайт. Сезимимде пайда болгон суу-роолорго ошол замат сезимим өзү жооп берип жаткандай түйдүм. Жети-сегиз айдан бери кыйналып чечмелей албаган жазуулардын түшүнүксүз жерлерин түшүндүм. Таңданып кызыгуум тарай электе эле Жайсаң Атам жолубузду улашыбызды эскертти. Жер-Энебиздин өз огунда тез айланганына саал ке-йип, убактыбыз ченемдүү экенин эсиме алып, шоола ичинде Жайсаң Атамдын караанын ээрчип жылып барам. Атабыз өзү айткандай ирмем убактын ичинде керектүү түшүнүктөрдү алып, Атабыздын дастанына арбалып дептериме белги түшүрүүдөмүн.

Чырагым, убактыбыз барат кемип,  
өткөөлдү туташтырчу бурчка жетип,

алыстай элегинде артка кайткын.  
Атаңдан балдарыңа салам айткын.

Жайсаң Атанын нурга оронгон элеси алыстап,  
айланы жымжырт. Аздан соң «Эже, кепдиңизби? –  
деген Таланттын үнүн угуп алдыма карадым. Төбө-  
дөн төгүлгөн Ай нуруна төөнүгөн Такиге колумдагы  
көк баштыгымды сундум.

Машинага келгенибизде Гүкүнүн (синдим Гүлна-  
ранын) «Апей, эжем артта бекен, байке, жана жа-  
рыкты тиги жактан көрбөдүк беле?» деп таңкалган  
суроосуна тек гана жылмайдым. Фонарик менен  
жарық кылыш дептердеги жазууну көргөн соң «иш  
аткарылыптыр, жөнөйлүк» дедим. Таки боз бууда-  
нын айдал Бишкекке бет алдык.

## ОНЫНЧУ БӨЛҮМ

---

24. 05. 2007-ж. 9-чу А.К. 16x3

Орөөндүн жазы кыярып баратканы менен тоонун жазы эми гана күчүнө кирип бараткан кезде Жайсаң Атабыздын мазарына жөнөдүк. Арабызда биз менен биринчи ирет бараткандар бар. Кыргыз журтчулугуна таанымал сүрөтчү Кыдыралиев Жоомарт, киносүрөтчү Касмалиев Жолдошбек, Аскат, Бакыт, Жениш жана топтун балдары болуп эртең менен Бишкектен чыгып Чолпондукуна эрте бешимде жеттик. Биз Ак-Учуга келгенде башталган жаан алиге басылбады. Уландын чайын ичиp бата тарткан соң мен балдарга ойумду айттым. «Күндүн көзү ачылса мазарга арналган дасторконду тиги дөңгө жазалы. Ошол жерден курмандыктын малына бата кылышп койуп биз өйдө кабырга жөнөйилү. Улан дасторконду бул жакка алышп келип жазсын. Күн минтип турса тоо башында ачык асмандын алдында түнү бойу чыдай албайсынар. Шамдан кийин баарынар бул жакка келе бергиле, мен гана калам» деп бүтүм чыгардым. Быйыл кыш бойу ден-соолугум болбой кан басым бирде аябай жогору чыкса, бирде төмөн түшүп, бир калыпта болбой жүрөт. Бул жакка келе жатканда Кеминден башталган башымдын оорусу азыр чегинен ашып балдардын, өзгөчө Эрмек эже-нин эсин чыгарып, кыйла алакетке түшүп атып, саал басаңча тартты. Жайсаң Атанын мазары көрүнгөн дөңгө дасторкон жазып, курмандыкка бата тар-тып, дуба айткан соң жогору жөнөдүк. Жанымдын

кейигенине карабай көңгүлүм көктө – буга себеп Таня. Танянын өз сөзү бойунча колуна калем алышыр жазмак түгүл, мектепте окуп жүргөндө сочиненини араң дегенде үч деген баага жазчу экен. Анан эле бир түндүн ичинде – куйулушкан ыр саптарды жазып калганын керемет дебегенде не демекпиз! Кесиби метеоролог Таня, жашы кыярып калган кезде ирмем убакыт ичинде бир Улуу күчтүн таасири менен тизмектелген ыр саптарын түшүрүп, ошол ыр дайрасынан баардык жандуу-жансыздардын суусунун кандыргысы келгендигин, керемет дебеске болобу!

Бурул сапма-сап которуп берген дастанды кудум түп нускадай – орус тилиндеги ырга айлантып аткан Таняны, жомоктоту Пери кызы жашоодогу чындыкка келгендей кабыл алыш турган кезим. Шам жагарда Таня которгон дастандын үзүндүсүн баштыгымдан алыш чыгып коломтонун кырына койдум. Ичимден Кудуреттүү Улуу Күчкө кайрылып шартту дубаны айткан соң – от койдум. Шам алоолоп күйүп айланага жарық чачып, кирип калган иңирди сүрүп, дал төбөдөн түшкөн Айдын нуру экөө сагынышкан бир боорлордой айкалышып туру. Шамга дуба айтылып, балдар төмөн кетиши. Кубулган жарық нурдуун арасынан Жайсаң Атанын карааны көрүнүп, конур үнү угулду:

Бар болгун Шамчырагым, кантип калдың?  
Байкоомдо дурус эмес ал-абалың.

Жазасын көңүлчөөктүк мүнөзүндүн,  
билесиң тартаарыңды жалгыз өзүң.

Эсине эскертуүмдү тутпас болдун,  
эсесин тартып анын – дене-досун

жыртылган боз көйнөккө окшоп барат,  
жыйынтык чыгарбасаң – иштен чыгат.

Туу туткан максатыбыз, демек, анда  
тагдырдын түйүнүндө калат кайра.

Чыгарып туура бүтүм ушул сөздөн,  
баш тарткын көңүлчөөктүк мүнөзүндөн.

Кыйналып турса дагы дене-досун,  
көзүндөн чагылышып ички отуң

көтөргөн көңүлүндү көккө теңеп,  
кезигүүн Татынага болсо керек!

Тагдырдын түрмөгүндө нечен ирет,  
толкунун тирүүлүктүн бирге жиреп,

умтулуп өрдү карай, бирок кээде,  
урунуп катуу шарга – чыгып жәэкке,

аптыгып, көздөн учуп жутум аба,  
агымды – иримине тарткан кайра,

алкышка же каргышка татыктуусун,  
андайда, айрып толук билмек турсун,

тируүбүз!» – деген сезим женгендиктен,  
тек гана, бөлөк нерсе чыгып эстен,

бириңди-бириң сүйөп, агым жиреп  
бир сүзгөн күндөр эстен чыкпаш керек.

Эсинди – сезимиңдин түпкүрүндө,  
эринбей козгоп көргүн салып эске...

Жеринен оогон элдин көчүн баштап,  
жетелеп жүктүү унаа – жоодон сактап,

умтулган кош жебени бир бутага,  
унутуп эстен такыр чыгарууга,

чырагым, мүмкүн эмес – ал анткени,  
чындыктын калган изи сезимдеги!

Айттың го өзүң ага жолукканда  
«Мен – сенмин, сен – менсиң» – деп абдан туура.

Экөөңөр бир бүтүнсүң – кош денеде.  
Эң зарыл Улуу Сөздү – эки тилде,

жемишин татыш үчүн мұлдө дүйнө,  
жеткирүү адамзаттын жүрөгүнө!

Болгону – бошоң тартып бара жаткан,  
эркинди курчутууну колго алсан,

бул ирет жашоодогу вазийпаңар,  
максатка жетиш үчүн толук шарт бар.

Байкоомдо, учур-мезгил өткөн сайын,  
иретке түшүп барат жазгандарын.

Бул, демек, «Кичинекей Ханзаадаңдын»  
окуусу берип жатат натыйжасын.

Бүгүнкү түшүргүлгөн белгилердин  
буйруса көбү тааныш – билбегенин,

тобунан Токол-Тогоол жылдызынын,  
Көк Жылдыз кабар берет, шашылгынын.

Сапарым карып калды, жол тартайын.  
Татына, балдарыңа салам айткын.

Жайсаң Атанаын Шооласы алыстап, қайсыл жерде турганымды ажыратканымча эле ойноок Көк Жылдыз ойкуп-кайкып белги бере баштады. Керектүү қабарды алып бүткөнүмдө ал дагы Токол-Тогоол тобуна кирип кетти. Түркүн түстүү нур алыстап айланы тынчтыктын кучагына батты. Кайсыл жерде турганымды болжош үчүн фонарикити күйгүздүм.

Көп өтпөй «Эже, баратам» деген Таланттын үнү чыкты. Жана кечтеги удургуган булуттардын изи да жок көпкөк асмандын боорундагы сансыз жылдыздар бадырайып, айланы мээрим төгүп мемирейт. Жете келген Талантка биринчи айткан кебим: «Таки, Танянын аты Татына экен!» дедим кубанып. «Ой, тобо, укмуш экен го, эже! Болгону бир-эки тамгасын өзгөртүп айтса ушунчалык уккулуктуу кооз ат болуп калат экен ээ!» – деп танданган Талантты жете келген Акып да коштоп, төмөндөгү балдарга түшүп келдик.

## ОН БИРИНЧИ БӨЛҮМ

---

**31.5.2007-ж. 16-чы А.К. 4° 27' 10; 17° 8' 46"**

**277 – 26963, 21251-9339162, 8161 1292-21441  
3162822 1428 219525**

Айкөл Манас Атабыздын хан ордосу болгон касиеттүү Талас жергесине эки жылдан бери барууга мүмкүнчүлүк болбой, быйылкы жай айынын алгачкы күндөрүндө сапар алдык. Максатым Эрнестин кичинекей Батмазуурасын жана Таланттын Каныкеинин апаларыбыздын мазарларына алып барып зиярат кылуу. Таластан Жапар, Атыр экөө кошуулуп «Боо-Тереке» бешимде жеттик. Дастроңкоң жазылып, курмандык чалынган соң Таланттын коштоосунда мен коштон узадым. Бул жерге зияратка келишкен бөлөк адамдар да арбын болгондуктан, медитация саал ыңгайсыз шартта өттү. Коштон узап, Нылдынын этегиндеги «Нур Апа» мазарына шам жактыйм. Шоопа күттүрбөй тез эле түштү, бирок кубулган жарык нурдун ичиндеги Жайсан Атанын карааны байырлабастан шашыла үн салды:

Чырагым, эсенсиңби? Убакыт тар,  
чыдамсыз күтүп турган апаңа бар.

деп койуп фейерверктей атылып, бет мандайдагы дөңдүн үстүн көздөй узай берди. Ал жактагы мунарык-көгүш жарыктын ичинде, кызғылт-сары түстөгү

кыйла эле чоң караандан дене-бойду мемиреткен жылуу илеп уруп, муңайым бирок өкүм үн угулду:

Баталуу Улув Журттун улап учун,  
бар болгун бир тал жиби Нуртукумдун!

Теңирге нээт-дилиң толук буруп  
тиленип журтуң үчүн, күлдүк уруп:

«Калааба кырсыгыңдан сактай көр» деп,  
кайрымын Улув Күчтүн аруу тилеп,

келечек өкүлдөрүн өзүң баштап,  
келипсүн зыяратка – шертти сактап.

Энемин! Эне бойдон калган дилим,  
эритип жан дүйнөмдү турат бүгүн.

Тепейген кичинекей наристеден,  
мынчалык өктөм мүнөз күткөн белең?

Үн тымып, жооп күткөндөй... Көз алдыма жагы шам жагаардагы элес тартылды. Күн олтуруп, шам учуру болуп калган. Зыяратка келгендердин баарын ээрчтил шам жакканы кабырларга бет алдым. Астыда бараткам, мага удаа Эрнест кичинекей Батмазуurasын жетелеп бараткан. Кабырларга жакынdagанда Батмазуура колумдагы аса таягымды жупалып, учун жерге «тык-тык» уруп астыга басты. Бараткандар таңкалыш карат калышты эле, ал өз тилинде былдырап «баспайсынарыбы» дегендей ишаарат кылып тепендей жөнөдү. Саал узап барып дагы эки-үч ирет артына кылчайып, биздин толук келатканыбызды текшергендей сыйыра карат, анан жолун улады. Кабырга келип, зыярат кылып шамга олтурганыбызда таягымды өзүмө алыш келип

берип, кадырлесе чоң адамдай болуп шамдын чети-  
не олтурду. Бир жарым жаштагы кыздын жоругуна  
ичибизден баарыбыз тең эле таң калдык окшойт.  
Көз алдымдан ошол учур тартылып өткөндө мұна-  
рық жарықтын ичиндеги караандын сөзү кайра  
уланды:

Колундан таяғынды өктөм алып  
карыйдай, көч баштаган – алга салып,

баарысы түгөл келе жатабы деп,  
бурулуп арт жагына үч-төрт ирет,

ал анан қылчайбастан ошол тейден,  
алдыда келатканын көргөндө мен,

өкүмдар мұнөзүнө там бердим да,  
окшоттум әрки бекем Зулейхага

Өзөгүн өрттөп атса қүйүт-жалын,  
өөрчүтүп, мокотпостон әрк-кайратын,

қүйүтүн ичке катып сыр бербестен,  
эш тутуп энем бизди, құн кечирген

кайратын энебиздин бизге, бирок,  
Кудурет әмнегедир буйруган жок.

Менимче жетимдиктен болсо керек,  
мен дагы, абам дагы жалтаң элек.

А бирок ар бирөөбүз аркалаган,  
аткарчу милдет барын – жашыбыздан

энебиз эртели-кеч айтып тынбай  
көөдөнгө уйуп қалган кыт күйгандай.

Айтканы текке кетпей энебиздин,  
аткардық ишеничин элибиздин.

Өмүрдүн жалгандагы бир ирмемин,  
өтөдүк кир жугузбай деп билемин.

Болбойлу жашық-жалтаң канчалық биз,  
башкалар баса турган калтырдық из.

Баш ийбей мезгил-доорго селдей аккан,  
басууда урпагыбыз артыбыздан.

Алардын бири, тиги тейпендерген,  
аруу кыз, ысымымды өзүң берген.

Уучубуз куру эмес – минтип, демек,  
Улуу Көч уланууда экен го деп

тутантып көңүл отун – кароолонгон,  
туурума төлгө-кушун көрдүм конгон.

Сезимге ушул ирмем берген кубат,  
серпилтип катмар чегин – кенип турат!

...Кылымдар өтсө дагы канчалаган,  
кыяртпай атыбызды – ыйык туткан,

кыркууздун улан-кызы, учту улап,  
кыйраган ордобузду кайра курап,

өзгөгө көз каранды эмеспиз деп,  
өзүңчө басышканын кадам шилтеп,

жердеги өлчөм менен – нечендерген,  
кылымдар Баба Руху эңсеп келген.

Бул күндө оош-кыйыш болсо дагы,  
энсөөсү Рухтардын орундалды.

Чымчым эл алакандай жерин сактап,  
чыгарып атын алыс – үмүт актап,

көч баштап өтмөк доордон өтүшсө деп,  
аруу – Ак Баба Руху турат тилеп.

Кошулуп шол тилекке азыр мен да,  
берейин наристеме аппак бата.

Түйшүктөн, кур санаадан алыс болуп,  
таалайың кут кесене турсун толуп.

Алпештеп, эркелетип атаң-энен,  
ар дайым биргэ болсун өзүң менен.

Өтөөчү милдетин бар бул жалганда,  
өзүмө теңебеймин – дооруң башка.

Ошондой болсо дагы айтар кебим,  
жашиктык – жалтаңдыгым тартпа менин.

Кайраттуу өжөр-өктөм болгун, бирок,  
кейитпе эч бир жанды себеби жок.

Жарыңдын түгөйү бол жүгүн тарткан,  
жароокер жан сергитип мээрим чачкан,

эне бол, элин күткөн – журт ээсине,  
эр жетип эсен-аман, кез келгенде

таанытып бүт дүйнөгө – даңкташ элин  
тарыхын кыркуузунун тактап берсин.

Дал келип учур-убак, ушул батам  
даргөйүн берсин сага, Батмазурам!..

Канча бир жылдан бери жазбай калып,  
кайберен мекендеген жайга барып,  
ырыссы-ынтымагын бер деп элдин,  
шам жагып, Улуу Күчтөн тиленесин.

Өзүнө берген батам, Шамчырагым,  
Теңирим шол тилегиң кабылдасын.

Ааламда баардык нерсе турбастан тек,  
айланып өз огунда тегеренет.

Чектелген бурчтан шоола чыга турган,  
ченемдүү убак жетти, ошондуктан,  
кабылбай Кара Күчтүн капканына,  
кармалбай бачымырак кайткын артка.

Мунарык-көгүш жарык бүлбүлдөп, үн угубай  
караан булуттай болуп тарап кетти. Айлана жым-  
жырт. Аздан соң толук бойдон пенделик калыпка  
түшүп кошту беттедим. Эртең менен Айры-Талга  
бардык. Каныкей өзү тапкан кийинки айрыталдын  
дагы бир бутагын бирөөлөр кыйып салыптыр. Адам-  
дардын ушунчалык көрпенделигине көңүлүм ооруп,  
айланасын тазалап шам жактым. Таланттар Каны-  
кей Апабыздын арбагына багыштап барган дастор-  
конун жайып, курманьыгын чалып дуба айттык.

Түш оодара артыбызга сапар алдык.

Жолду катар түндөкү Батмазуура Энебиздин  
батасын Улуу Күч кабылдап, элибиздин ынтымагы  
чиңалып, кут-ырыссы жылоолоп кыргызды дүйнө  
тааныса экен деп тиленип келем.

## ОН ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

---

26.07.2007-ж. 13-чү А.К. 4° 27'10" 1412  
302° 20' 00"  
0°  
9° 15' 15"  
3 320' 09 93° 38

Бир айдан төрт күн өтсө, Баалы жети жашка толот. Эс тартайын деген секелегин Көкө Атабыз менен Баалы Энебиздин мазарына зыярат кылганы алысцы Алайга сапар алдык. Топтогу балдар толук, Акыл үй-бүлөөсү жана Максат досу болуп бешимде жеттик. Алай жергеси көнөктөгөн жааны, күргүштөгөн кыяны менен тосуп алды. Максаттын карындашынықынан оокаттанып алып Көкө Атабыз менен Баалы Энебиздин мазарларына жол алдык. Күн түйгөн кабагын ачпастан түнөрүп жамғыр басылбады. Балдарды шамдан кийин кайра эле Батмалардыкына кетирип мен кабырлардын жанында калдым. Апабыздын жайынын жанында жасай турган баардык шартты жасап, узай бергенимде Шоопла түшүп, мунарык жарыктын ичинен бүтүп Көкө Атабыз менен Баалы энебиздин караандары қудум аппак дубалдын бетиндеги көлөкөгө окшоп, мага чукулдашты. Көкө Атабыздын сабырдуу, бирок өктөм үнү угулду:

Атайын ат арытып алыс жактан  
чырагым, келдиңерби эсен-аман?

Кайрылып хан ордого, андан мында,  
Баалыны алып келип апасына,

көрсөтүп секелектин эс тартканын,  
көңүлүн алайын деп Баалы Апаңдын,

Теңирге дил-нээтиңди толук буруп,  
тайынып келиптирсің, күлдүк уруп.

Жараткан кабыл кылып зыяратың,  
жасаган ушул ишиң жүртка жаксың.

Жайлоодо салкын төрдөй жан сергиткен,  
жагымдуу назик мүнөз кыял күткөн,

татына Баалы кызга назар бөлүп,  
түспөлүн Баалы энендин турам көрүп.

Мүнөзү калыптанып ушул тейден,  
мүдөөбүз аткарылсын биз эңсеген.

Ал мүдөө эмне деген суроон турат  
айтайын түз маанисин, түргүн кулак:

Арзыган Улуу Күчтүн батасына,  
абалкы Нуруткумдун урпагына,

Кудурет назар буруп да бир ирет  
катаалган сыр түйүнүн чечип берет...

Тамырын тээ түпкүргө терең жайып,  
тартуулап табиятка көрк ажайып,

сенселип желаргыга эркелеген,  
сенирдин арчасындай түбү бекем,

Күн нурун тосуп мурун бөлөк элден,  
Күн эли тоонун койнун мекендеген,

жаашашкан, жашап жатат, жашайт дайым,  
өчпөсө жарыктары Күндүн, Айдын!

Тирүүлөр – өткөн элге, келчү элге, –  
түз сыйган чекарасы ашуу-белде.

Арытып кыйыр чексиз кылымдарды  
ачылбай жаткан сырды кеп кылалы.

... Тарыхтын бир чындыгын катып терен,  
талаасы муз мухиттин дудук-керен,

качандыр бир мезгилде – учур келсе,  
катылган сырын ачып берет элге.

Ал үчүн: Үч Тогоолдун – Төп Тогоолго  
тогошу туура келсе өтмөк доорго,

өкүмүн Өтмөк доор сүргөн убак,  
Төп-Тогоол тоголушун күтүп турат.

Төп-Тогоол өтмөк доордо жети тогоп,  
ошонун бири гана – Упuu болот.

Биринчи Үч-Тогоолдо – тектеш элден,  
белегин даярдалган аласың сен.

Жакындаап келатканын Кут Уйулдуң,  
жаңылбай сезе билсе ички туйгүн,

Туугандар Үч тогоолдо тартуу кылган,  
түтүнү Акчабактын берет жардам.

Ошондо Жер-Эненин бетиндеги,  
ободо, тоодо-түздө, терендеги

абалкы Нуртукумдун Рухтары,  
арбалаып көк түтүнгө – келет баары.

Катылуу Муз мухиттин теренинде,  
карт тарых сыр барагын ачат элге.

Тарыхтан таап ордун Нуртукуму,  
таанылат жер жүзүндө журт деп Улув!

Тараган чар тарапка кыйын кезде,  
тукуму Күн элинин биригишсе,

Ууздун тушундагы атак-даңкты,  
урпактар жаңыртышып кайра дагы,

бирдиктүү ордолуу журт болушса деп,  
бабалар сансыз кылым келет тилеп...

Канча бир өтмөк доордо күтүп, бирок,  
кайчылаш өтүп кетип – жаңылып ок,

көздөгөн мүдөөбүзгө жетпей – азып  
келебиз кыйыр чексиз кылым басып.

Тогоолду ушул жолку өткөрбөстөн,  
туйумун учурунда сезер бекен?

Ооган кут журт башынан – кайтып кайра  
ордобуз келсе эгер калыбына,

токtotуп кутту кармап кала турган,  
**«Жан»** керек эл урматтап қадырлаган.

«Жан» демек – түз маанисин тактап айтсам,  
жаралып Улуу ишке – келген адам,

же дагы айкыныраак билгиң келсе,  
жалганга келген жаны-дос – жаңы денде,

качандыр бир мезгилде қуттуу журттун,  
кастарлап аяр туткан конгон кутун.

Аяндуу андай жанды калкы, анан,  
аздектеп «Журт Энеси» деп аташкан.

Ошондой урматтоого өз кезинде  
эл баалап Баалы сыйга татты<sup>1</sup> эле.

Кайрылып келсе журттун қуту кайра,  
кондурат коломтого – Баалы гана.

Кондуруу, Журт башына, ооган қутту,  
мүдөөбүз биз эңсеген – мына ушу.

Келечек өкүлдөрүн – суук көздөн,  
калкалап аман-эсен бой көтөртсөн,

кылганың текке кетпей, үмүт актап,  
қутубуз консо журтка – алат сактап.

Изилдеп карт тарыхтын барактарын,  
из таштайт эртеенине урпактардын.

... Парвати, Батмазуура, Каныш, Баалы,  
Зулейха, Бурул аке – мунун баары

---

<sup>1</sup> Татты – татыктуу болду.

төрөлүп ар улуттан, бирок, анан,  
тукумун Күн элинин улантышкан.

Там берип тағдырынын жазганына  
таарынбай арман-азап тартканына,

өксүгөн өмүр кечип тириүлүктө,  
өрнөктүү из қалтырып түбөлүккө,

келечек өкүлдөрү бул құндөгү,  
келишти бир улутка бир үйдөгү.

Бүткөрчү милдети бар болгон менен  
булардың доору башка – тигилерден.

Ааламга арапашып ал доорпордо,  
аң-сезим, кабар алчу аз да болсо.

Алыстап азыркы муун табияттан,  
алака Аалам менен түзбөй қалган.

Ичинен адамдардың бул құндөрде,  
ишенген, катар өлчөм дүйнөлөргө,

кездешет өтө сейрек – аяндуулар,  
кең Аалам катмарынан кабары бар.

«Апла» деп, «Кудай» дешип ооз учунан  
а бирок дилин бербей қалган адам!

Тоскоолдук Төп Тогоолго болчу нерсе,  
«Тобо» – деп дилди толук бербегенде,

бөлөктөр не болуптур, өзүң кәэде,  
бүшүркөп көнүлүндүн теренинде,

жолуккан Нуркыздарга Кадыр тұнды,  
жомоктой кабылдайсың, же тәгұнбұ?

Касиет өтө ыйық – жомок қылба,  
кулдук ур, тобо қылып чындығына!

Үлбүрәк сезим оту шондо гана,  
ұмұттың шамы болуп сүрөйт алға.

Жарығы – жол көргөзгөн жылдыз болуп,  
жазууну табасыңар жаткан тоңуп.

Ал учур алыс әмес – ашып кетсе,  
адамдың бир өмүрү жетчү нерсе.

Жарығым, келечектин урунтуусун,  
жондотуп, түйук сүйлөп маек курдум.

Чекене айткан сөздөн этиеттеп,  
чечмелеп аларыңа көзүм жетет.

Құтұдө көптөн бери «Дулдул Булак»,  
бара кет Бекарстандың алын сурап.

Көнөктөп жаан төkkөн сургулт асман,  
көз жашы, Беренимдин, ыйлап жаткан.

Жолундан тоскон кыян – топтолгон ый,  
жардамың өтө зарыл – күчүндү жый!

Кубаты көөдөнүндө оттун жетсе,  
ишенем саздан чыгып кетерине.

Алың чак, кубатың аз – ошентсе да,  
аянбай жардам бергін Бекарстанга.

Үлгүрбөй калды энең сөз айтканга,  
үзүлүп кетет Шоолан, кайт артыңа!

Үн кескин үзүлүп көздөй караңғылыктын кучагында калдым. Ириде сезгеним – бийик тоонун бетинен төмөн учуп (жок, кулап дегеним туурадыр) баратып бир нерсеге кептелдим. Сыйпаласам жапалак арча экен. Тырмышып өйдө болууга аракеттенип жатсам «Эже!» деген үн чыгып, аздан соң Жумадин келип колумдан тартып жардам берди. Сүйөп-таяп саал түзөң жерге жеткенде Жумадин: «Эже, Талант байке сизди утурлап тигил кабырлар жактагы тоону көздөй кетти эле, мен өйдө басып чакырайын, сиз ушул жерде тура турунуз» деди. Айлананы жөө туман капитан фонарикин жарыгы эшик-төрдөй жерге араң жетүүдө. Эгерде Талант тике өйдө чыгам десе, жаанды эзилип турган чаптуу беттен учуп кетиши мүмкүн деген ой тынчымды кетирип, үнүмдүн болушунча «Таки, Талант!» деп кыйкыра бердим. Кыйладан соң тоо жактан эмес туура тушубуз тараптан Талант Жумадин экөө кобурал сүйлөшкөндөрүн угуп көнүлүм тына түштү. Көрсө Жумадин мага жардам берип жатканда Талант бизден төмөнүрөөк жерден туура кадып өтүп кетиптир. Таңкаалыштуу нерсе, үнүбүздү укмак түгүл фонарикин жарыгын да көрбөптүр. Балдардын амандыгына шүгүр деп төмөндөгү чоң жолду көздөй бастык. Астыбыздан Шаазада утурлап чыгып чогуубуз менен жолго түштүк. Сайдагы кызып жошо болуп агып аткан сууга Талант экөөбүз барып, мен колу-бутумдун ылайга булганган жерин жууп, саал сергип анан Батмалардыкына жөнөдүк.

27.07.2007-ж. 14-чү А.К. 0° 21' 31; 91 : 00  
12° 51' 28"  
25° 42' 32"

### «ДУЛДУЛ БУЛАК» МАЗАРЫ

Тұнду Батмалардықында өткөрүп, ушул мейман-дос үй-бүлөөнүн сыйын көрүп, әртең менен Ошко сапар тарттық. Ошто Анарбектикине келип жуунуп, кийим-кечелерибизди которунуп алып Аравандагы «Дулдул Булак» мазарына сапар алдық. Бешимге туштап мазарга келдик. Мазардың көрүнүшү мен медиация учурунда көргөн жайга дегеле окшобойт. Болгону асканын бетиндеги Дулдул аттын жана байталдын сүрөтү болбогондо жаңылыш келдикпи деген ойдо болмокмун. Кезинде өтө ыйық жер делип ээн жаткан тоонун түбүнө чейин салынған имараттар жыш. Ал эми дал эле булактың айланасына райондук оорукана жайгашыптыр. Уламыш бойунча: өз кезинде көктөн түшкөн «Дулдул» ушул булактан суусунун кандырып анан ал жерде атайын алып келип байланған, таза кандуу дулдул буудандарды бере турган тандалған байталдарды карачу экен. Алынған таза тукум буудандар Үрүш калаасында асыралып, сырлы сыртка чыгарылбай, даңқы жер дүңгүрөтүп бөтөн әлдердин бүйүрүн кызытып,

сугун арттырчу экен дешет. Ушул «Дулдул» буудандардын ээси баасыз (өтө кымбат, нарк жеткиз деген мааниде) уруусунун тукумдары болушкан делет. Тагыраак айтканда Көктөй, Бекарстан Аталарыбыздын уруупары болуптур. Апардын доорунда бул жер ээн токойлуу, бейиштей ажайып жер болсо керек. Болбосо, Көктөн Дулдул түшмөк беле! Бекарстан Ата дубанын күчүн колдонуу жолу менен жардырганча бул жердеги сырдуу тоодон сыйылып тамган ташчайырдын дарылых касиетин тирүү пендeler эмес – тирүүлүктө кетирген кемчилдиктеринин азабынан арылыш үчүн арбактар да пайдаланышкан делет. Ал эми ушул азыр биз зыярат кылып келген «Дулдул Ат» мазарында ошол бир кездеги көрүнүштөн калган жалгыз белги – Дулдулун жана байтадын аскага чегилген сүрөттөрү гана! Аттигин, көрпенделигибиз үстөмдүк кылган адам уулу, табияттан беziп, ыйманды – ыйыктыкты танганабыздын далилин көзүбүз менен көрүп, күбөө болуудабыз... Кезинdegи ыйыктыгынан ажыраган булактын көзү бүтүп таштанды ыпыр-сыпырга толуп, тепсендиде калган кезде, он төрт жыл мурун ушул ыйык мазарга алгач ирет Эргешали келип айланасын, булактын көзүн тазалап бак-дарактардын бир нече түрүн, гүлдөрдүн түрлөрүн оптургузуптур. Райондук администрациянын, айыл өкмөтүнүн, анан, алибette, элдин жардамы менен түлөөкана, мечит салыныптыр. Ички дүйнөсүндө өзү менен өзү сүйлөшүп көздөрүнөн ички отунун учкунун чачырата күлмүндөгөн ушул пакиза адамга ыраазычылыгымды билдириүүгө сөз кудуретим жетпей туру. Мазарга арнап барган дасторконубузду түлөөкананын чарпаясына жазып, курмандыкка бата тартып, арбактарга багыштап дуба айткан соң, ураган үнкүрдөн калган

чилдеканага<sup>1</sup> кирип шамга олтурдук. Шам дүрүлдөп, буулугуп, алоолонуп күйүп атты. Бул демек, кезинде кол тийгис ыйык жайдын, аны байырлаган асып атабабаларыбыздын арбактарынын тирүүлөрдүн эскерүүсүнө муктаж экендиктеринин белгиси. Шам күйүп бүтүп, дуба айтып бата тарткан соң, баарысынын чыгып кете берүүлөрүн өтүнүп чилдеканада калдым. Медитация учурунда көргөндөрүмдү сүрөттөө өтө эле оор. Орчундуусу – бул жолу өйдө көтөрүлбөй, тескерисинче, төмөн тунгуйукка кулап бараттым. Буурул жарыкта саал ажырата алганым: илешкен баткактую эбегейсиз зор көлчүктөрдөн саздын чиринді жыты уруп, көнүлдү айнытып сезимди башкарууга кыйындык туудурууда. Кудум казанда кайнап келаткан суу сымал исиркектенген көбүкчөлөр, «бырс» деп жарылып, кур баканын курулдагындай добуш чыгарууда. Көнүлүм айнып, демим кыстыға баштаганда Шооламдын көк-буурул жарыгы түшүп, өйдөкү учунан Жайсаң Атанын тынчсызданган үнү угулду:

Чырагым, илебинди ичке тартып,  
жай чыгар сыртты көздөй дуба айтып.

Ойунду бир чекитке бачым топто,  
Оджасын<sup>2</sup> тазарууда эч бир коркпо.

Бөлүп соз «Ом-Тат-Сатты»<sup>3</sup> жаңылбастан,  
бөлүшкүн – Бекарстанга керек жардам.

Баткактан башы чыгар замат ага,  
борбордо кубат оттон бөлүшкүн да,

---

<sup>1</sup> Чилдекана – уламыш бойунча 40 өнөрдүн Пирлеринин жайы.

<sup>2</sup> Олджас – адамдын энергиясынын эң жогорку түрү. Демейде көрүнбэйт, медитация учурунда көгүш түстөн күмүш түскө өтүп төбөдөн өйдө көтөрүлөт.

<sup>3</sup> «Ом-Тат-Сат» – дуба.

түбүнө чейин отуң зарпталбасын,  
тезирээк өйдө умтул, Шамчырагым.

Даярдык жети жылы көрүп келген,  
даргөйүн көрдүн минтип эмгегинден.

Кыйноодон он үч кылым тынбай тарткан,  
кутулуп чыкты бүгүн Бекарстан.

Таңдадың жакшы күндү эсептеп так,  
он төртү айдын бүгүн – ага туштап,

үч жети катарлашкан саратанда,  
үзүлмөк болот чындыр сормо сазда.

Бул күндү Дулдулдар да күтүп келген,  
береги дулдул буудан тайы менен,

бүгүнкү бүткөрүлгөн ишке күбөө,  
бул сенин пайдубалың түбөлүккө.

Арбагын асып ата-энелердин  
атайын шамың жагып эскергениң

урматтоо – зыяратын таштап кеткен,  
улантуу – баба жолун басып өткөн.

Алардың изи менен баскан үчүн,  
аткардың адам алсыз ишти бүгүн.

Өтөдүң зор милдетти, Шамчырагым,  
өркүнүң өнүм алып, изиң калсын.

Ичтеги от кубатың толукталсын,  
ичкери жакта туруп тынным алғын.

Сапарым менин дагы карып барат,  
сырттагы балдарыңа саламым айт.

Көк жарыкка бөлөнгөн Жайсан Атаның карааны бир жарқ этип алып күйруктуу жылдыздай из калтырып алыштап баратты. Чилдекананың ичи караптагының кучагында калды. Өйдө турайын десем тизелерим титиреп бойумду көтөрө албачудай тууулгандыктан, дагы саамга олтура турууну чечтим. Азыркы медитация учурунда көргөнүмдү бир сыйра көз алдыымдан сыйдырып, жанагы жүрөктүй айланаткан саздын жыты каңылжаарымды өрдөп, ошол исиркектенген ылайдан сууруулуп чыккан зор адамдын элеси карегиме тартылды. Аз жерден ошол кишинин үстүнө кулап түшө жаздал барып, анан өйдө жарыкка атылып чыкканымды эстегенде, киндик тушум сыйздал, жараатка туз тийгендей ачышып ооруксунду. Ушул күнгө жети жылдан бери үзгүлтүксүз даярданып Токол Тогоолдогу Көк жылдыздан алган билимдин жардамы менен катар келген уч жетини тумар тутуп, айдын он төртүн болжоп келип жасаган шамдан канчалык даражада натыйжалуу бүткөнүн азыр толук андай албадым. Саал өзүмө келгенигенимде сыртты көздөй бастым. Чилдеканадан бериректе Жумадин менен Кубат күтүп турушуптур. Жумадин жаныма келип колумдан сүйөп: «Абалыңыз кандай эже? – деди. Мен кыска «шүгүр» дедим. Жумадин сөзүн улады: «Эже, үңкүрдөн ачык көк жарык кыйлага чейин чыгып турду, анан эки ак караан үңкүрдүн ооз жагынан нары имерилип кетишти. Бири – чон, экинчиси – кичирээк караандар болчу, Кубат экөөбүз эмне болду экен деп арт жактарынан барып таппай калдык, тиги жагы туйук экен» – деди таңкалыштуу добуш менен. Мен эч нерсе дебестен түлөөканадагы бал-

дарды көздөй бастым. «Эже, келдинизби?» деген балдарга башымды ийкеп, өйдө өтүп төшөккө олтурдум. Эч нерсеге көнүлүм чаптай, башым чыңалып, уйку безимдин тушу сыйзап ооруганы басылбай, айланама кайдигер таризде серп салып үндөбөдүм. Олтургандардын сүйлөшкөн сөздөрүн укканым менен мааниси сезимиме жетпей атты. Эсимде калганы Эргешалинин: «Эже, мен сизди мындан тогуз күн мурун түшүмдөн көрүп, ошондон бери күтүп аткам» дегени. Анан дулдулдар жөнүндө саал табыш мактата мен билген нерселерди айтканы болду. Тамак желип бүткөн соң Эргешалинин колун жүрөгүнүн тушуна койуп түнөп кетүүбүздү өтүнгөнүнө болбой Ошту көздөй сапар алдык. Ал түндү Анарбектикинде откөрүп, эртең менен Сулайман тоого чыгып, ал жердеги шайыктарга дуба окутуп, зыярат кылып койуп Бишкекке кайтмак болуп чыктык. Мен Шаазадандын машинасында олтургам, кечтен бери ооруган башым басылбай күчөй баштады. Сулайман тоосундагы музейдин өрүүсүнө чыгып баратканбыз, кулагым чуулдап, чыкыйым жарылып кетчүдөй болуп чыңалып ооруганына чыдай албай демимди ичиме жыйып туруп аздан чыгара баштаганымда «тарс» деген үн чыгып, капоттон көк түтүн көтөрүлүп, машина артка кетенчиктей берип токтоп калды. Ошол учурда менин да төбөмдөн буу чыккандай болуп, бүткөн бойумдан көл-шал тер куйулуп, жарылып кетчүдөй сыртка тээп ооруган башым дегеле эч нерсе болбогондой тып басылып калды. Машинанын кандаидыр бир орчундуу тетиги курч нерсе менен кыя чапкандай ыргып кетиптир дешти балдар. Биз зыярат кылып келгиче Анарбектин балдары машинанын сынган тетигин алмаштырып койушуптур. Ондолгон машинага олтуруп «Тецирим ак жол бере көр» деп Бишкекке бет алдык.

## ОН ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ

---

**23.08.2007-ж.**

**12-чи**

**А.К.**

**0°**

**8241617 -2343**

**519192-374279**

Биз Алайга жөнөгөнү жатканда байкоостон эле кандайдыр бир нерсе оролуп келген гезиттин айрындысынан, Манас ордодогу Каоол Чокуну, грузиндердин оккультисттери келип, катылган кенчти алабыз деп казып жаткан билдириүүнү окуп, санаам санга бөлүндү. Күн болжоп бүткөрө турган ишим болгондуктан сапар тартууга мажбур болдум. Бир жумалык сапарым қылымга тете болуп, үйгө келерим менен даярданып Талант, Кусейин болуп Таласка жөнөдүм. Таласка барган сайын токтой турган үйүбүз Жапардыкы. Адаттагыдай эле Атыр жадырап тосуп алды. Жуунуп чай ичкен соң ушул болуп жаткан өкүнүчтүү окуяга, ордолуу Таластын аттуубаштуу аксакалдары кандай ойдо болушту экен деп, айрымдары менен кездешип ой бөлүштүм. Алардын арасында: мамлекеттик денгээлде кызмат өтөп, азыр ардактуу эс алуудагы аксакалдар, дин жолунда өздөрүнүн такыбалыгы, билимдүүлүгү менен жалпы таластыктардын сый-урматына эгедер болгон молдолов, ошондой эле, карапайым калктын арасындағы кадырман карыялар бар. Дээрлик баарысы Манас Ордону казуу бул – журттун намысына тийген чектен чыккан наадандыктын белгиси деңгенді айтышты. «Элибиз эзелтеден ашты эмес, сөздү

кадырлаган эл эмес беле! Ачтан өлчү заман жок, кудайга шүгүр. Эл ичи тынч-ынтымакта болсо, баары эле, жетиштүү пейилди гана ондосок, эмне кемчилигибиз бар? Боордош, муногу эле казак элинин алдында, баш көтөргүс ардан өлчү Сөзгө калбадыкпыш! «Ау боорум кыргыз, ток заманда ачпыз деп, атанаардын көрүн казып жатканыңар эмнеси?» деген сөздү уккан илгерки кыргыз өз жанын өзү кыймак. А эмики жүрт төбөлдерүбүздүн жүзү чымырап койбостон, кайра эрдик кылгандай тариизде. Манас Атабыздын сөөгү жерибиздин Улуу Тоолорунун кайсыл чокусуна койулбасын, бирок кезинде хан ордосу болгон Таласынын ошол Кароол Чокусунун жанын-дагы күмбөздү Атабыздыкы деп, тириү арбагын ошол жерге чакырып, эл эзелтеден ошол жерди ыйык тутуп зыярат кылып келишкенин тарых танбайт! Эми ошол жүрт пири болгон Манас Атабыздын Кароол Чокусун казуу - көр казган эмей эмине?!"

Жан дүйнөлөрү сыйдалап сүйлөгөн карыялардын ушундай сөздөрүн жокко чыгарган түркөйлөр да жок эмес экен. Айрым бирлери, баарынан да көзүбүз ачык деген бир нече бүбүлөрү: «Манас Атабыз урпактарым кыйналган кездे алсын деп катып кеткен казынасын ачып алып ички-тышкы карыздарыбыздан күтулуп элибиз гүлдөгөн турмушта жашамай болду» дешип гүүлдөгөндөрү бар экен. О, жандуужансыздын баарын жараткан Кудуреттүү Кудай! Кыргыз эли Манас Атабыздын доорунан бери канчалаган кыргынды, ачарчылык-жокчулукту баштан кечиришпеди! Эзелкиси болуптур кечөөкү эле үркүндөгү ачарчылыкта, андан кийинки согуштагы жокчулукта көр казмак түгүл – суудагы балыкты ыйык деп жебеген кыргыз – бүгүнкү ток заманда ыйыктын ыйыгы жүрт пири Манас Атабыздын атын

дүйнөгө дүнгүрөтүп тааныткан, күнү кечээ, төгөрөктүн төрт бурчунан эл чакырып той берип, Манас Ордо деп атап алган ордобуздун кол тийбестигине өзгөлөр әмес – өзүбүз жол берип, кол салганаңбызыды тарых кечирер бекен?! Чымчым ачкөзабийирсиздердин залалы тийип: «Урпак болбой урап калгырлар!» деген ата-бабаларыбызын Улуу Рухтарынын каргышына карапайым калкыбыз калбаса э肯, Тенирим! Ушул түпсүз ойлордун салмагына майышкан сезимимди сергитип, оор жүктүү тең бөлө көтөрүшкөн Талант, Кусейин, Жапар күйөө баласы Кубаттар менен казууну токтотуунун аракетиндебиз. Ушул максат менен Талас облыстык администрациясына бардык. Губернатору Бишкекке кеткен э肯. Орун басарына киргенибизде: ойлонбой туруп ороскел ишке жол бергендерине өкүнүп, уялыш атышкандарын, токтотууга чара көрүлүп, борбордон комиссия түзүлүп, бүгүн келишин күтүшкөнүн айтып аткан, ыйманы ысык ушул келиндик бүт турпатынан, сыр бергиси келбекенине карабай: «Азирети Алиниң кылышынан коркуп – сарт бусурман болуптур» дегендей, бийликтин кылышынын жаландаган мизинен жалтандын көрүнүп турду. Биз дагы ошол комиссиянын келишин күтүп калдык. Түн экенине карабай мейманканага жайгашкан комиссиянын өкүлдөрүнө барып кезиктик. Өтө өкүнүчтүүсү, алар дагы алтындын нылына көздөрүн бастьрышып: «жерде катылып жаткандан көрө байлык элге кызмат кылсын да» деген пикирлерин айтышты. «Айланайындар, техниканын кылымында жашап атып, аспаптардын жардамы менен изилдөөнүн ордuna «көзү ачыктарга» кездүрганыңарга жол болсун, болгондо да бөлөк мамлекеттин жарандарына. Биздин өзүбүздүн илимпоздорубуз жокпу? Илим изилдөө институттарыбыз эмне иштешүүдө? Төрт тонна

алтын жатканын көргөзө турган приборлор бардыр да? Ириде изилдеп алып, байлыктын бар экенине көзүңөр жеткенден кийин ошол кесиптин ээлери – археологдор казса болот эле го» – дегениме – «Тигил грузиндер дуба менен бекитилген, жөн кишилере көрүнбөйт да, ачылбайт да деп атышпайбы. Сиз деле китебинىзде Кароол Чоқунун астында Өмүр Дарагы бар деген турбайсызбы, бул жалганбы? Кенч табылбасын, бирок кол менен жасалган үнкүрдүн табылганынын өзү деле дүйнөлүк тарыхтын жениши болот» – дешип маселени кабыргадан койушту.

«Алда айланайындар ай, ошол Кароол Чоқунун ушул эле турушунун өзү эле тарых эмеспи, болуптур, грузиндерге каздыруңарды токtotкула да, өзүңөр аспаптар менен изилдеп алтын барбы-жокпу далилдебейсинерби. Андан кийин казуу керек болсо өз окумуштууларыбыз казышпайбы. Кеп мен айткан Өмүр Дарагы жөнүндө болсо ал символикалуу Өмүр Дарак, тагыраак айтканда кадимки биз билген жерге өскөн дарак эмес ал – Рух дарагы» – деп маек куруп аткандарга тике карадым. «Биз изилдеп ал жерде алтын бар экени далилденсе бирок аны алууга жол бербеген дубанын күчүн Сиз жок кыла аласызбы? Тигил грузиндерге макул болуунун бирден-бир себеби ушул болду да» – деп сөз жаңыртышты комиссия мүчөлөрүнүн бири.

Мага убакыт керек болчу, казуу иши жок дегенде үч күнгө токтоп турушу керек эле, ошондуктан «Сипер казууну да, изилдөөнү да бир нече мезгилге чейин токтолуп, андан кийин катылган кенчтин бардыгын далилдегенден кийин казсаңар, торсиождук талаадан өтүүгө жардам берүүгө колумдан келишинче аракет кылам» деген жооп айтып, кол альшып коштоштук. Ал жерден чыгып «жолугуп сүйлөшөлүк» деп телефон чалган Ташиева Кадича (архео-

лог ЮНЕСКОнун Орто Азия региону бойунча археологдорунун башчысы), Уметалиева Токтоайымдарга жолугуп сүйлөштүк.

Алар Карооп Чокуну казууга адамдык көз карашта да, илимий көз карашта да караманча каршы э肯дерин айтышты. Алардан чыгып Жапардыкына келип, Талант, Кусейин экөө үйгө жатышты, мен демейкідей эле машинада калдым. Тұнду өткөрүп, таң жарыла бергенде бул жерге келгендеги максатыма тиішешелүү шерттин шартын жасап, жүгүмдү саал жеңилдетип Жапарлардың мончосуна жуунуп чыкканымда таң аппак атып, Атыр туруп биздин камыбызды көрүп тамак-ашы менен алектене баштады. Чайга жаңы олтурғаныбызда Таластық төlevидениенин кызматчысы Канымжан Талас облысты бойунча журналист-корреспондент Козубек деген жигит баш болгон Таластық атуулдар келишип, чайдан соң Манас Ордого жөнөдүк. Биз барғанда казуу иши кызуу жүрүп жатыптыр. Казылып жаткан жерди курчап тосуп, аскер кийимчен жигиттер кайтарып, жакын жолотушпай жатышыптыр. Музейдин директору Ормуш дагы ошол жерде экен. Мен ал жигитти өзүнчө бөлүп чакырып алып өтүндүм: «Айланайын, сен ушул күттүү жердин кулунусун го, өтө чекилик кылып атканыңарды сезип атасыңбы? Арбакты, дегеле илим далилдебеген баардык нерсенин барын таналық, бирок ушул жерди символикалуу түрдө болсо да Манас Ордо деп атап, миң жылдык мааракесине төгөрөктүн төрт бурчунан эл чакырып чоң той өтпөдү беле. Анан кайсы төбөсүнөн урган калк өз ордосунун ойронун чыгарып казыян! Илимий негизде болсо го бир жөн эле, кайдагы бир магбыз деген грузиндерге каздырып дүйнөгө шылдың болобуз. Бул жерде эч кандай материалдык байлык жок, бирок дүйнөнүн бүт чогулткан

дүнүйөсүнө бергис руханий байлыгыбыз ушул Ка-роол Чоку. Манас эпосу бөлөк элдин эмес – биздин кыргыз элинин гана эпосу экенине далил катары карманган чоқубуз. Иним, типимди алып казууну үч күнгө токтоттуруп тур, ошондон кийин маселе өзү чечилет – караманча токтоп, же казуунарды улантарсыңар, болгону үч гана күн аралыгында токтоттуруу колундан келеби?” дедим. “Болуптур эже, бирок үч күндөн ашыкка токtotуу колумдан келбейт” – деп бизди узатты. Төмөн музейди көздөй кепаткан жолдо эки бүбү учурашып, Талант экөөбүз алар менен сүйлөшүп чогуу баргандардан бөлүнүп арт-караак калганбыз. Телевидениенин кызматкерлери, журналисттер узап кетишкен. Бүгүлөр менен коштошуп Талант экөөбүз коргондун сыртын көздөй бастык. Манас Атанын айкелинин тушундагы скамейкада алдыга кеткендер эки грузин менен сүйлөшүп олтурушуптур. Алардын жанына келип биз дагы турup калдык. Ошоп жердегилердин суроолоруна тигил эки грузин түз жооп беришпей куйругу менен изин жашырган түлкүдөй бултактап сүйлөгөндөрү ансыз да кыжырданып тургандарды ого бетер көкүтүп атты. Көлдөн келдим деген бир жаш бүбү келин ачуусуна туттугуп бир топ эле тил тийгизгенине тигил эки грузин чымындын конгонундай да таасирленбестен керсейишкени мени да сөзгө түрттү:

– Сиздерге бир-еки ооз суроо берип кайрылууга болову? – дедим чекеге олтурганына.

– И бериниз.

– Бул жерде сиздер таап чыгабыз деген кенч эмнеден турат жана канча өлчөмдө?

– Төрт минч тонна алтындан жасалган ар кандай буйумдар, байыркы китептерден турган китепкана жана башкалар.

– Дагы башкалар дегенинiz Өмүр Дарагы, кут күй-  
ган идишпи? – Эгерде Өмүр Дарагы бар экендиги чын  
болсо, ага одоно кийлигишүү бир эле кыргыз элинин  
эмес, жалпы адамзаттын, ал гана эмес, деги эле жан-  
дуу-жансыздарды, ошолордун ичинде өзүнүздөрдүн  
жашоонуздарга залакасын тийгизбейби?

– Өмүр дарагы бар деп ким айтты? – Биз бай-  
лык бар деп атабыз. Ошол байлыкты силердин элге  
алып берип кризистен чыгуунарга жардам берели  
деп өз акчабыз менен казуу иштерин жүргүзүп жа-  
табыз. Эгер быыйыл казып албасаңар бул байлык  
дагы жүз жылга чейин жердин алдында калат.

– Өмүр Дарагы бар дегенди газетага бериптири-  
сиңер, ошондон окудум. Кандай себеп менен Сиз-  
дер, биздин элге ушунчалык боорукердик кылыш өз  
каражатыңарды жумшап ушул оор жумушту жасап  
атасыңар? Мындан көрө турган пайданаң эмне?

– Пайда көздөгөн жокпуз. Силердин элди кый-  
налган абалынан чыгарууга гана жардам берелик  
деген тилектебиз.

– Төрт мин тонна алтынды Спутниктер эмнеге  
тартып беришпеди? Ушунчалык дүнүйөнү Совет  
доорунда окумуштуулар эмне себептен изилдеп та-  
бышкан жок?

– Бул дубалаган алтын – аны эч кандал аппарат  
табалбайт. Ал космостон түшкөн нур столб менен  
бекитилип турат.

– Демек торсиондук талаа сактайт демекчисиз  
го? Андай болсо Сиздер кантит ачмаксыздар, ал  
абыдан кубатту нур күчү да?

– Биздин колубуздан келет, дуба менен нур стол-  
бун жок кылыш, элиңерге бул байлыкты алыш береб-  
изиз.

– Мүмкүн болсо айтыңызы, тутунганыңыздар  
кайсыл дин, же магиянын адептерисиздерби?

– Православный христианиндербиз.  
– Баятадан бери жалган сүйлөп жатканыңыздын далили ушул жообунуз болду. Православный христианин крест менен образ тагынат, ал сиздердин мойнуңзардагы чынжырга илинген иудейлердин пентограммасы<sup>1</sup> менен пантаклилери<sup>2</sup> да, туурабы? Сиздердин жасап атканынар диндер ортосундагы кагылышты туудурууга жасалган аракет.

– Мен болгону финансистмин, экономика илимдеринин докторумун, а бул ишти жасап аткан адам тигил казылып аткан жерде. Өз акчам менен каржылап, булар байлыкты табышканда берген гана акчамды кайтарып алам.

– Сиз акчаңызды кайтара албай калам деп ойлогон жоксузбу?

– Кудай сактасын! Кудай сактасын! Булар байлыкты сөзсүз казып алышат. Мен сизди тааныңым, Сиз Манас жөнүндө жазган аялсызбы? Менин атым Виссарион, а сиз? – Виссарион колун сунду, саал тарткынчыктай түшүп, анан эми болору болду деп колумду бердим.

– Бүгү Мариям. Болуптур Виссарион мырза, ар бирибиз өз ойубузда бекем калалык. Сиз байлык табылып корогон акчам колума тийсин деп табыныңыз. Мен элимдин куту учпай, Ыйык жер ыйыктыгын сактап калсын деп жараткан Улуу Күчтөн тиленем,— дедим. Виссарион колумду койо бербеген тейден кире бериш дарбазага чейин кошо басып қелип, башын жерге салган тейде коштошуп кала берди.

Берирек басканда Талант мага:

– Эже, тигил грузинге колунузду эмне карматыңыз? – деди тынчсызданданганын жашыра албай.

---

<sup>1</sup> Пентограмма – талисман, тумар.

<sup>2</sup> Пантакли – амулет, тумар.

– Мен аны дубалап койдум, эртең кайсып жактан келсе ошол жакка качып кетет, – дедим тамаша иретинде.

Манас ордодон түз эле Бишкекке жол тарттык. Жолдо келатып Ақыл менен телефондон сүйлөшкөнбүз. Бизди маданият министрлигинин жанында күтүшмөк. Ақыл, Эрнест, Жумадин, Шаазадалар ошол жерде жолугушту. Кыйлага күтүп анан маданият министри Султан Раевке жолуктук. Алиги грудиндер, министрлик жиберген комиссия мүчөлөрү, археолог Ташиева Кадичалар менен болгон сүйлөшүүлөрүмдү кыскача баяндап, анан өтүнүчүмдү айттым: «Мүмкүн болсо казууну токтоткула, айланайыным. Улуттун намысы эч бир дүнүйө менен өлчөнбөйт, башка элдерге келеке болобуз. Казганга жараша ал жерден издегениңерди тапсаңар бир жөн эле го. Эч нерсе таппай жууп кетиргис уятка калабыз» – деп сөзүмдү бүтүрдүм. «Токтотууга колумдан келген аракетимди жасайм, эже» деп жылуу сөзүн айтып узатты. Иштин жыйынтыгы не болсо да, убактысын бөлүп жылуу сөз менен узатканына ыраазы пейилде өркүнү өссүн айланайындын деген тилекте болдум. Эртеси ушул иш-чаранын айланасында өткөн «Ак кеме» мейманканасында жыйынга барған балдардан Виссариондун чындал эле Москвага учкан учак менен учуп кеткенин уктум.

Ушунча көп машакаттардан кийин учур келип калгандыктан «Жылаңач-Бугу» мазарына жол тарттык. Топтогу балдардан бөлөк Москвадан келген кызы Айнурा менен Күмүш, Жумадиндин жардамчысы Женеш, Ақылдын кайын иниси Амандар биринчи жолу баратышат. Биз Тогуз-Торо тараптан, ал эми Дүйшөн, уулу Алмаз экөө Жумгал тараптан ат менен келишмек. Талант, уулу Кубат экөө мени «Нива» менен Жылаңач Бугуга чейин алып чыгыш-

ты. Мындан бир нече ондогон жылдар мурун салынган жолдун нугу эле калып, көп жерин жаан жууп андап, көчкү алган жерлерди таш менен толтуруп машинанын дөңгөлөгү эптеп эле илинген жолдо Талант каскадерлордон да ашып түшкөн чебердик менен айдап олтуруп жеттик. Калган балдар малчылардан қүчүн сатып алган үч-төрт аттар жана эшектерге жүктөрдү артып жөө-жалаңдап асты кеч бешимде, арты түн жарымдап келиши. Дастроң жазылып дуба айтылган соң баарын шамга олтургузуп койуп топтоту балдардын коштоосунда коштон узадым. Шагылдардан өткөндөн кийин балдарды артка кетирип тоону беттеп бастым. Шоола анча деле күттүрбөдү. Түркүн-түскө өткөн жарық нурдун арасынан Жайсаң Атанаң үлбүрөк караанына удаа үнү угулду:

Чырагым, эсенсиңби? Билем баарын,  
чаалыгып жандуйнөндүн чарчаганын.

Түркөйлөр салган түйшүк-түмөн элге  
түгөнгүс азап алып келмек эле.

Кантсе да кур эмес эл атуулдардан,  
калк үчүн курмандыкка даяр турган.

Койулган кезде намыс таразага,  
кол шилтеп койо турган алтындарга.

Улан-кыз элим деген, көтөрүп баш,  
уютсыз наадандарды каптырды таш.

Катылган журттун куту – Кароол Чоку  
калганы ташка айланып жакшы болду.

Кейибе, Шамчырагым, калган сөздү,  
кеп салып берет азыр Айкөл өзү.

Шооланын коштоосунда Айкөл Атабыздын жа-  
ына кантип жеткенимди байкабай калыптырмын.  
Койу көк мунарыкка бөлөнгөн Атабыздын жайы,  
сыры-сүрү артылып, жылдагыдан башкача сезил-  
ди. Көзүмө биринчи урунган нерсе: ажайып кооз  
перс килеминин көчөтү өзгөчө чеберчиликтө  
түшүрүлгөн таш мамыктын бош турганы болду. Бул  
жолу атабыз ортодогу боз үйдүн конушундай  
төгөрөк жайдын кут тарабындагы таш тактысында  
күн чыгыш жакка имериле олтурган калыбында  
тосту. Дайыма келген сайын үнкүрдүн ушул тара-  
бынан нары кеткен өткөөл бардай туйулганы ме-  
нен бирок ишенимдүү айтальбайт элем. Бул саам  
ошол тараптан төмөн түпкүргө түшө турганбы, же  
көктөгү чексиздикке көтөрүлө турганбы, айтор,  
өткөөлдүн бар экени чындык экен.

Алтын сары түс менен көк жашып түстөр айка-  
лыша, бир өзгөчө нур чексиздей сезилген өткөөлдүн  
түпкүрүнөн бери карай жарыгын төгүүдө. Ошол  
жарык төгүлгөн тарапка бурулган тейде Атабыз  
жумшак конур үнү менен сөз баштады:

Арыба, Шамчырагым, апкаарыбай  
ойунду түшүндүргүн олтуруп жай.

Кийинки күндөрү көкүрөгүмдү өйүгөн нерсе  
алиги грузиндер жана аларды Кароол Чокуну казуу-  
га жол бергендердин баарысы тең эле Манас ата-  
быздын арбагына жолугушкандарын айтып, «кенч-  
ти силер үчүн каткам казып алгыла» деп өзү айтты  
дегендерин уктум. Алардын сөздөрүндө чындыктын  
канча өлчөмдө экенине көзүм жетпей, ишенер-ишен-

бесимди билбей түйшүктөнүп жүргөнүмдү ириде  
бидирдим окшойт.

Манастын дал өзүнүн арбагына,  
мандаилаш кезиккенин айткандарга,  
  
кандайча жооп айтуунун таппай эбин,  
ким айтат бул күндө деп калыс кебин,  
  
чын-төгүн экенине жетпей көзүн,  
чырылдал, чындық издең күйгөн кезин.

Жатканым менен тулкум таштай катып,  
Жан-досум, күмүш жипте сапар артып,  
  
айланып он сегиз миң Ааламды кең,  
аларын толук кабар айткан элем.

Берилген убаданын бузбай шертин,  
бул катмар жайым болуп калган менин.

Мен гана жалғыз эмес – мени менен  
мезгилдеш, тилектештин баарысы тең,  
  
жай алып шул өлчөмдүн катмарынан,  
жан-достор күтөт учур кайта турган.

Айрымы нечен ирет Жер-Энеге  
алмашып барып келген көйнөк-дене.

Аткарып – аткарылбай максаттары,  
алмашчу кезек күтөт кайра дагы.

А мага кезек келет – качан гана,  
нур тукум келсе алгач абалына.

Обонун он сегиз миң катмарынан,  
ордумду түбөлүктүү шондо алам.

«Кезикти дегендерге кезек берсек,  
кезигүү дал ушундай – өтө сейрек.

Кылымдар тоголушаар Кадыр түнгө,  
кезигип Нуркыздарга кимдир бирөө,

арзыса белегине ал кыздардын,  
ачылат каалгасы бул катмардын.

Бийик тоо тик бурчтанган төрт тарабы,  
борбору өткөөлдөрдүн жалгандагы.

Өткөөлдөр – Нылды, Муз-Төр, Үйык-Тоодон,  
Алты-Муун, Таш Капчыгай, Барскоондон

Куйулуп кан тамырдай – төрт тараптан  
кошулат ушул тоонун толтосунан...

Үн угубай саамга жымжырттык өкүм сүрдү.  
Ошол арада көк-мунарык жарык кызгылт-сары  
түскө алмашып сөз кайра уланды:

Бир жолку окуяны эстеп көрсөн,  
башындан алты жылы мурун өткөн.

Кайрадан ошол күнгө серп салууга,  
күттүргөн тоголушуу келди туура...

Кечигип калбаш үчүн барың шашып  
күн-түндөп татаал жолду тынбай басып

төртөөнөр ант бекитип Үйык Тоодо,  
тартынбай чыккансыңар узак жолго.

Алты жыл... арбын мезгил сипер үчүн,  
Ааламда, ал болгону – кыпсын күкүм.

Аз-көппү, бирок ушул убакытта,  
Арбытып алдың ишти бир кыйлага.

Денгээлге бул күндөгү жеткирем деп,  
дарс айтчу Атаң сөздү ундај элеп.

Чечпестен сыр түйүнүн толук, кээде  
чекесин саал буруп айтар эле.

Ачканда анда сырды толук тейден,  
акылдан тайдырууга болмокчу тең.

Анткени, жерге жакын сезим менен,  
Ааламга сүңгүп кире албайт элең.

Айтылбай калган шондо сыр түйүндүн  
аныгын айтып берчү учур бүгүн.

Эмесе ант бекиткен күндү кайра,  
элестеп чубап көргүн да бир сыйра!

Кубатың көп зарпталып калгандыктан,  
кооптуу болчу эгер тоодо калсаң.

Жезтанңай менен бирок сөзсүз түрдө,  
жолугуун зарыл болчу соңку түндө.

Кайтоолдоп кезикмекке ошондуктан,  
үңкүрдү тапмак болдуң элден уккан.

Айланып түшүп тоодон – кайра ойго,  
артынып жүгүңөрдүн баарын жонго,

тұн кирип қалғанына көңүл бурбай,  
түйшүктүү жолду улап төмөн карай,

бар-жогун билбей туруп табабыз деп,  
болжолдоп бараттыңар жокту издең.

Иримдеп аккан суунун жәэги менен,  
илинип караганга, кирип тикен,

кайышып жаш балдардың қабыргасы,  
каржалып<sup>1</sup> қалған кездे – асмандағы

жылдызды көрүп баарың жандап сыйган,  
Жезтаңдай деп билдинер жол баштаган.

Тұн ичи болгондуктан, бирок, анан,  
түшүнбөй бишаратты жылдыз айткан,

акыры дарман кетип, алдан тайып  
аргасыз жаткансыңар таш жазданып.

Эртеси Эрнест тапкан үңқұр дагы,  
өтөгөн силер үчүн ак кызматты.

Өзөгү болбой туруп бир чындықтың,  
эл неге аяр тутуп, аңыз қылсын.

Айтылған жомоктолуп эл ичинде,  
үңқұрдұн орду мындан бөлөк жерде,

деген сөз катуу тийип ошол кезде,  
деминер баарыңардың сууйт эле.

Улантып кетиш ишти андан кийин,  
умсунуп қалғандықтан болмок кыйын.

---

<sup>1</sup> *Каржалып* – ал кетип, чарчап.

Аңдан да аңыз болгон үңкүр – бүгүн  
абалы өзгөргөнүн түшүнгүнүн.

Жезтандай жөнүн билчү – ошондуктан  
жол баштап тигил жерге алып барган.

Дагы бир себеби бар – мындан кеткен  
суу қуят дарыяга ошол жерден.

Ошондой жер астында сууну бойлоп,  
бул жакка алып келчү өткөөл болот.

Түйүнү терен сырдын, Шамчырагым,  
түшүнгүн кайсыл жерде катылганын

Кудукта суу астынан өтө турган  
өткөөлдү – ошол күнү пайдаланган,

кошулуп ага үңкүр – бар болгону  
доорго бир милдетти өтөп койду.

Ошону менен бүтүп милдет парзы,  
өткөөлү суу астында бекип калды.

Айтылып эл ичинде аңыз болгон,  
үңкүрдүн жөнү дагы – сен ойлогон,

кирүүчү эшик эмес бул тарапка –  
конулу көчкөн зоонун зилзалада.

Өтмөктүү доорлордо, бирок, анан,  
өмүрүн нечендердин сактап калган.

Жер кезген дербиштердин заманында,  
жай болгон баш калкалаар далаіына.

Кезинде периштeler түнөп кеткен,  
керемет үңқұр эле сырға бекем.

Алмашып доор-заман, анан, кыйла,  
ал жерди каракчылар қылган паана.

Ошентип мезгил өтүп – ыйық жерден,  
касиет, жер которуп, көчүп кеткен.

Бул доордун баш ченинде, көчүп-конгон,  
бороондо түнөк қылчу койчу-колон,

ажырап ажайып сыр кереметтен,  
азыркы акыбалы жан кейиткен,

үңқұрду – элден уккан, издейм дебе.  
Убара тартып бекер кереги не?

Үңқұрлөр... жердин жұзұ кургаганы,  
үй болуп жандууларга, жан сактатты.

Арзыған узун сабак талкуу сөзгө,  
алардын түрлөрү бар тоодо-тұздө.

Адамдын барысына қездешпеген,  
аяндуу үңқұрлөр бар нечендеген.

Заарда же күүгүмдө андай жерде,  
закымга туш болгондор болот кәэде.

Жолукса эрки күчтүү сезгич адам,  
жомоктун чындығына таштайт кадам.

Өткөн соң Күч Эсесинин сыноосунан  
өткөөлдөн пайдалана алат, анан.

Андан соң аралашып Ааламга кең,  
ала алат маалыматты керек деген.

Туш болсо кокус коркок андай жерге,  
туруштук көргөзбөстөн Күч Эсине,

кармаган ойунчугу болуп анын,  
кайталайт, жаңырыктай, айткандарын.

Айтканы алдын-ала келип кээде,  
а бирок жалган чыгып көбүнесе,

«айныган акылынан бечара» деп,  
айтылат ал жөнүндө ар кандај кеп.

Үййік деп эсептелген жердин көбү,  
ыплас таштандыга толуп кетти.

Жектешип андай жерди Күч Ээлери,  
жер оошуп таза жакка көчүп кетти.

Алардан қалған жерди ошол замат,  
азғырык Кара күчү ээлеп калат.

Барғандар ыйык жер деп жардам күтүп,  
Торуна Кара күчтүн калат түшүп.

Тапастан дартка дабаа – андан кайра  
кайтышат чалдыгышып жандуу дартка.

Бабалар байыртадан ыйык туткан,  
байралган касиетин сактап қалган.

белгилүү мазарлардан башка жерге,  
баруунун зарылы жок деп эсепте.

Керемет – касиети ооп кеткен,  
кейиштүү жайдан оолак болсун деген,

ойумду билдириүүнү туура таптым,  
ошого байланыштуу сөздү айттым.

«Эчаккы окуяны өтүп кеткен,  
эскерип арат болду эмнеликтен»

деген ой сезиминдин тынчын алып,  
дилинде турасыңбы суроо салып?

Түздөн-түз тиешеси болбогондо,  
түшүрүп не кылмакмын аны ойго:

Адамдын акыл-эси жетип, ачкан,  
сырларды – илим дешет абалтадан.

Акылдын күчү жетпес табышмакты,  
Ааламдын сырды дешет адамзаты.

Ай-жылдыз, Күн нуруна окшобогон,  
Ааламда нурлар барын башка толгон,

өзгөчө Нур-кубаттын бар экенин,  
өнүккөн доордо эл билер деймин.

Эмнеден бөлүнөрүн ошол кубат,  
эчендер билсек дешип баш оорутат

Дүйнөдө ачылбаган сырлар чексиз  
Нур-кубат – ошол сырдын бири шексиз...

Боз үйдүн түндүгүндөй төптөгөрөк,  
боорунан нурун төккөн мунарык-көк

белгисиз кубулушту жаркыраган,  
бул күндө, көргөндөр көп, бирок анан

менсинген так илимдин аалымдары,  
аныктай албай келет, не деп аны!

Ааламда бул суроого жооп белен,  
ал – кубат, нурдан бүткөн – жан-дос деген,

Жан-достор түбөлүктүү жайын алган,  
айланат сырдуу күчкө – бүткөн нурдан.

Ошондой нуркубатты чагылдырар,  
тоо-түздүн кереметтүү жайлары бар.

Топтолуп койууланган нурлуу кубат,  
түспөлүн ар нерсенин берип турат.

Үңкүрдөн, эсиндеби, көргөн баарың,  
көздөрүн Бүлөн-кыздын<sup>1</sup>, Фаризанын<sup>2</sup>

Көрүнгөн ошондогу көздөр дагы  
алардын койууланган нуркубаты.

Жолугуш үчүн кайра Жезтаңдайга,  
жол улап ошол жерге барганында,

өтүүгө суу астында өткөөл менен,  
өзүңө ошол көздөр жардам берген.

Кудуктун түбүндөгү ал өткөөлдүн  
капқагы – төр жагында, тоодо көлдүн.

---

<sup>1</sup> Бүлөн кыз – 40 кыздын бири.

<sup>2</sup> Фариза – 40 кыздын башчысы.

Басымды өткөөлдөгү – бир калыпта  
бузбастан сактап турат, сууда капка.

Чүрөктөр кирген конул эсиндедир,  
чукулдай албайт, болсо, сезимде кир.

Өтүүчү бөлөк өлчөм катмарына,  
өзөгү өткөөлдердүн – көргүн мына.

Күн чыгыш жакка кеткен тигил эшик,  
көпчүлүк учурларда турат бекип.

Айтышым керек үчүн бир сыр сага,  
ал эшик ачык турат ушул тапта.

Куру сөз эместигин далилдөөчү,  
Куйулган шоолаларга көнүл бөлчү...

Үн басылып, демейдекидей эмес, бир өзгөчө  
жарык же түпкүрдөн жогору атылып, түпсүздүккө  
оп тартчудай сезилип, кайда турганымды, эмне бо-  
луп жатканын ажырата албаган абалымдан кайра-  
дан угулган үн чыгарды.

Төмөнтөн бери карай түптүз чыккан,  
төгүлтүп алтын-сары нурун чачкан,

Алты-Муун, Ыйык-Тоодон бери келген,  
алтын нур өткөөлү дейт эзелтеден.

Астында түбөлүктүү мөңгү кардын  
Алты-Муун жайы болот Ууз хандын.

Башталып Алты Муундан – Ыйык Тоодо,  
кошулат тигил өткөөл нур ордого.

Жазуулар Ыйык Тоонун бетиндеги,  
жер жаңы кургак тарткан кезден берки,

тарыхын адам эмес – Ааламдын да,  
тастыктап калтырышкан урпактарга,

адамзат жандыра албас табышмактын,  
ачкычы – беттеринде «Сайма таштын»

Кайсыл тоо жөнүндө сөз айтылганын,  
баамдап турасыңбы, Шамчырагым?

Улуу Тоо, нуртукумдун тушундагы,  
ураган «Саймалуу Таш» болуп калды.

Атынын өзгөргөнү менен, бирок,  
аяндуу ыйыктыгын өзгөрткөн жок.

Өткөөлү катардагы катмарлардын,  
өтөөрүн Ыйык Тоодон билип алгын.

Ошондой Жер-Энеден Ааламга кен,  
өтүүчү өткөөлдөрдүн баарысы тен,

тутумдаш экендингин унутпастан,  
түйүп кой, түйүнчөккө, сыр сактаган.

Жашгылтым – көк түстөгү мелтиреген,  
өткөөл нур – Хан Төңирди көздөй кеткен,

Ысык-Көл, Барскоонду басып өтүп,  
байланат Сактан<sup>1</sup> жаткан жерге жетип.

---

<sup>1</sup> Сактан – Ант-уйкудагы төрт Улуу Рухтун экинчиси.

Күн түстүү кызгылт-сары жарык төккөн,  
кыйырсыз мезгилдерди басып өткөн,

өзгөчө қубулжуuta төгүлгөн нур  
өткөөлгө көңүлүндү жакшылап бур

Ааламдын он сегиз мин катмарынан,  
жетиден-жети тасма нурдан турган,

аяндуу сырды сактап Көктөн түшкөн,  
абалкы түптүү нуктун ээси Түмөн.

Нылдынын<sup>1</sup> толтосунан – төрт тарапка  
таралат Нурткөөлдү түзгөн Шоопа.

Кабарын келер кездин – өткөн чактын  
кабарлап катмарларга турат дайым.

Өзүңө ушул сырды ачыш үчүн,  
каалгасын бек тараптын ачкам бүгүн.

Бул сага ыйгарылган тартуу белек –  
быйылкы тогошууну, так эсептеп

бекиткен Бек Арстанды сормо саздан  
бошонуп чыгуусуна бердин жардам.

Такалбай өтүп кете турган дагы,  
татаал деп эсептелген сыноо калды.

Ал сыноо – айлампанын аягына,  
аз калды толук басып чыгаарыңа.

---

<sup>1</sup> *Нылды* – Эчкүлүү тоосунун бир бөлүгү.

Айланып чыккан жолду кайра баспа,  
арышты экинчисин көздөй ташта.

Ошол соң аралыкты аттап өтсөң,  
өтөсүң коркпой тигил өткөөлдөрдөн.

Окуубуз бүттү бүгүн, Шамчырагым,  
Ойуңа – жүрөктөгү кайрылайын.

Казылган Кароол Чоқу жөнүндөгү,  
кабатыр болгондугун бул күндөрү,

орундуу экендигин тануу болбойт,  
ордосун – ооматсыз эл гана кордойт!

Ордо деп атаган соң, анда, демек,  
түндүгү – Кароол Чоқу болуш керек.

Аздектеп атап алып – чамгарагын  
«ачкабыз» деп шылтоолоп кантип казын!

Бул тоонун чокусунан – Кароол Чоқу  
Түмөндүн учурунда бийик болчу.

Түбүнө ошол тоонун үрөндү сээп,  
таш тизип айланасын тегеректеп,

дубанын күчү менен курчалган бек,  
дубалды бузуп ийчү жаралалек.

А бирок өкүм сүргөн өтмөк доордун  
ар кандай азгырыгы мол болорун

алbastan ойлоруна эл башчылар,  
алаамат каптаганда – жай жок качаар,

кыямат-кайым құнгө кабылам деп,  
кыязы, ойлонушпай койсо керек.

Зак кетсе кокус Өмүр Дарагына,  
забынга жалпы журттун каларына,

кыргыздар гана әмес – түгөл жалпы,  
кыргынга учурарын адамзаты.

жандуунун – жансыздардың Жер бетинде,  
жоголуп қараманча кетерине,

ойлонбай барышканы ушул ишке,  
опаасыз азғырығың, көр дүнүй!

Үч күндө зор иш бүттү, Шамчырагым,  
үлгүрдүң бүтөгөнгө жылчыктарын.

Дубасын жаңылатып Фаризаның,  
дубалды зоонун ташы қылыш салдың.

Ачкычын Ыйық Тоого бекиткениң,  
абыдан туура болду – таппайт эч ким.

Ал жактан санааң тынсын. Кийинки сөз:  
«Адамдар чындалмага келеби кез?»

Мааниси Манас деген сөздүн әмнө?  
чечмелейт ар ким өзү билишинче.

Бирөөлөр «Чексиз Күч» деп түшүндүрсө,  
башкалар «Асман» дешет теңеп Көккө.

Айтылган ар кыл ойдун туура түзү  
Манас, бул – чексиз ойдун ченсиз күчү!

Ой күчүн пайдалана билсе адам,  
Ордунан тоону козгойт кыйналбастан.

Ошондой күчтүн ээси болсун деген,  
ойунан калайыктын бүткөмүн мен.

Аткарып-аткарылбай тилектери,  
Ант-уйку кучагына алган мени.

А бирок алыстабай ошол элден,  
алгачкы нук чегинде сактап келем.

Ал нукту сакташ үчүн – араңардан  
акындар чыгыш керек дастан айткан.

Азайып баратканда дастанчылар  
аларды сөзсүз түрдө шыктандыраар,  
  
жан-достор нуркубатка айланышкан  
жолугат өндөн-түштөн берип аян.

Ар кимге эмес, эгер тамырында  
кан соксо тиешелүү акындарга

андайдын жолун тосуп Рух-шоола,  
аяндуу белек таштап кетет ага.

Бирөөлөр кырк чорого кабылышса,  
кээлери кез келишет хан Бакайга.

Түбөлүк жайын алган жан-дос гана  
айланат аян берчү Нуркубатка

Көбүнчө дастанчыга, ошондуктан,  
көрүнөт кырк чоро же Бакай абан.

Кезиксе аялзаты, анда, демек,  
Каныкей же Арууке болуу керек.

Алардын Рухунан башкаларга  
айлануу өтө сейрек нуркубатка.

Кирүү үчүн нуртоскоодон өтүп мында,  
жолугуш керек сөзсүз Нуркыздарга.

Ааламда Улуу Тогоол тогошмойун,  
ал кыздар жерге түшүп қурбайт ойун.

Белегин Нуршооладан өрүп келген,  
беришет тапса боорун издеттирген.

А мынданай кездешүүлөр өтө сейрек,  
арадан нечен кылым өтүп келет.

А демек, жолугушу мени менен  
адамдар болжогондой эмес бекен?

Алдына максат койуп ким изденсе,  
кезигет кандаидыр бир Күч ээсине.

А бирок Нуркубаттын түрлөрү көп,  
агыбы – карасыбы? Ошондо кеп.

Ойунда эмне болсо ал адамдын,  
ошондой көрүнүүгө Нуркубаттын

өлчөөсүз кудурети бар экенин,  
өзүңө баятадан айтып бердим.

Чыгарган тыянакты мына шундан,  
чиңдигын же жалганын сөздүн уккан.

Издеген чындығыңа жооп айттым,  
ишинди улай бергин, Шамчырагым

Мөөнөтү кездешүүнүн өтүп кетти,  
артыңа кайта турган учур жетти.

Үн алыштап, уйулгуган түркүн-түс жарық кош-  
топ Айкөл Атабыздын жайынан узай бердим. Жана-  
гы көргөндөрүмдү сезимимде талдан аш кылуу кый-  
ын көрүнгөнү менен, бирок маанайым көтөрүнкү,  
санаам тынып, өзүмдү женил сезип, коштогу бал-  
дардын жанына келдим.

## **ОН БЕШИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**29.08.2007-ж. 18-чи А.К. 0°**

**20.09.2007-ж. 10-чү А.К. 0°**

Бул медитациялар Нылды жана Жайсаң Атанын мазарларында болгон. Медитация учурундагы алынган информацияларды айттуға болбойт.

Бұбұй Мариям.

## ОН АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ

---

27.09.2007-ж. 17-чи А.К. 25° 42 12  
143272115  
19472734623  
81621341546  
1127761373  
1341573  
**3.19 : 14, 9, 8 : 08**

Таласта Кароол-Чоқуга тиешелүү иштер менен жүргөндө Шакирге жолугуп калып көңүлүмдөн түнөк алган ойун уктум. Анын айтымында айылы Көк-Сай Манас атанын тоосунун этегинде, Күркүрөө суусунун жээгинге жайгашкан айыл экен. «Биздин жерде ыйык деп эсептөлген бир нече мазарлар бар, ошолордун ичинен өзгөчө сырға эгедери Кочкор-Ата мазары, Манас чокусунун дал эле түбүндө, ошол жерге зыярат кылып келбейлиби эже» деп сунуш кылган. Дастанда Кытайдан жараат алып келген Атабызды Каныкей Апабыз, бир тоонун башында Муз-Төр деген жерде дарылаганы айтылат. Ой кайың, Туюк-Төр, Муз-Төр, Сере-Таш деген жерлердин аттары аталгандыктан биздин Жумгалдын же-риндеги Ой-Кайың жайлоосунда да ушундай жерлер бар болгондуктан, көңүлүмдүн терекинде бир ыңгайсыз сезим тынчымды кетирип жүрчү. Табияттын керемет сырларынан алыстаган замандаштарыбыз дастандагы жердин аттарына ынанышпай, менин ойумдун туундусундай кабыл алышпас бекен деген

ойдо жүргөн элем. Манас Атанаын чокусу деп атап-  
ганынын өзүндө бир керемет сыр бардай түйулган-  
дыктан улам макул болгом. Ошол ыйык ысым ыйга-  
рылган чокунун таманындағы мазарга барууну буй-  
руган учур келген белем, даярданып жолго чыктык.  
Манас Ордого кайрылып Атабызга багыштап дуба  
айттырып койуп нары жол уладык. Таластан Жапар  
кошулуп Көк-Сайдагы Шакирдин ата-энесинин үйүнө  
кайрылып, чай ичип алып жолдун камын көрдүк.  
Шакирдин атасы, ини-келиндери, карындаштары,  
биздин топтоту балдардын бир тобу Шакирлердин  
жүк ташуучу машинасына түшүп алдыга кетишти.  
Биз Жапардын «Нивасына» жана Женештин «Джип»  
машиналарына олтуруп Сары-Үнкүргө кайрылып,  
андан соң Кочкор-Атага жол тарттык. Өрөөндө күз  
өз күчүндө болгону менен тоодо суук қыйла эле  
болуп калыптыр. Мени кызыктырган нерсе биз ма-  
зарга жеткенде болду. Шакирдин атасы мазардын  
жөн-жайынан кеп салып, андан соң Манас Атанаын  
чокусуна токтолду. «Бул тараптан муногу өзөндү  
өрдөп чыкса болот, ал тиги Кичи-Капка тараптан  
Ой-Кайынды өрдөп Муз-Төргө чыгат» дегенде, мен  
таңкалғанымдан сөз айтабай калдым. Ой-Кайын  
Туйук-Төр, Сере-Таш, Муз-Төр деген жердин аттары,  
биздин Жумгалдагы жерлер экен деп жүрсөм, көрсө  
бул ыйык тоонун кокту-колоттору да ушундай ата-  
лат турбайбы деп таңқалуум артып турду. Башты-  
гымдан дастандын үзүндүсү жазылган дептеримди  
алып чыгып тиги кишилерге окуп бердим. Мени  
толкунданкан жердин аттары ал кишилерге анча  
деле таасир берген жок. Минтип ишенип-ишенбей  
мамиле жасагандарга азыр мен да анча маани бер-  
бей калгам. Кечки шамга олтурған соң мен Талант-  
тын коштоосунда тоону беттедим. Биз менен кел-  
гендерден бир топ узаган соң Талантты артына кай-

тарып, нары өзүм кеттим. Кыйла баскандан кийин айланага серп салдым. Құн кеч құз экенине кара-бай, жайдын конур желиндей жылуу илеп тоодон төмөн урганын көңүлүмдө төлгө туттум. Ушул ак мәңгүсү башынан кетпеген бийик тоо мага каарын эмес мәэрин төгүп аткандай таризде. Айлуу тұн мемиреп тынч. Тик кеткен өрүү жолдун нугу мунарык ай жарығында жандырылган түрмөк жиптей болуп учуна көз жетпейт. Тұндұн ушул ажайып керемети, сезимиди бийлеп өзүнө тартып турду жана кишилерге окуп берген дастандын саптары көңүлүмдөн чыкпай, ак мәңгүлүү тоонун бийик чокусуна карек кадап, Айкөл Атабыз жалгандагы өмүрүнүн соңку учурун өткөргөн тоо чындалп әле ушул болду бекен? – деген ойго чөмүлпүп турғам, демейдегиден өзгөчө жарық төккөн Шоола жарк этип, ага удаа Жайсан Атанын тааныш үнү угулду:

Чырагым, Шоолаң түшсө элес албай,  
сыйкырлап койгон белем ажайып жай.

Сезилбей убакыттын чен өлчөмү,  
сезимиң өткөн доордо турған өндүү.

Ошол құн... Эстен танып Айкөл берен,  
ободон жардам тилеп Каныш энен,

өрт түшүп өзөгүнө Бакай абаң,  
өмүрүн тилеп Шердин Жараткандан,

келген соң Каныш экөө бир чечимге,  
кеменгер Бакай мында келген әле.

Сен турған жерде туруп ошол тапта,  
сезимин чабыттаткан чар тарапка,

көргөндө тоодо өргөө тиккен жерин,  
там берген акылына Каныкейдин.

Тээтигил көлдүн орду ойдуң анда,  
тегерек түзөң болчу окшош Айга.

Конуштан төмөн көздөй өстөн жээги<sup>1</sup>,  
кырка таш, элестетчү таш серени.

Үстү кар көк жалтаң муз, асты жагы,  
үңкүрдөн ағып чыккан сүт булакты,

көргөндө алгач ирет Бакай абаң  
кудум сен сыйктаңып таңыркаган

Касиет шул булакта экендигин,  
көсөм эр, туйган, Каныш билгендигин:

«Башына тұн түшкөндө ушул жерге,  
булактан жардам издең келерине,

аяндуу Каныкейим кыз кезинен,  
арманын ичке катып билгизбестен,

каран тұн башка келсе капилеттен,  
калбайын карбаластап деген экен.

О анан, минтип ошол мүшкүл құндүн,  
ооматы келип турат мына бұгүн.

Замандаш болушкандар Айкөл Шерге,  
зар какшап баары тилеп алған эле.

---

<sup>1</sup> Өстөн жээги – суу аккан кокту.

Тилеги кабыл болгон элдин анты –  
Пир тутуу, зар тилектен бүткөн жанды.

Карызды Жараткандын алдындағы,  
канчасын кайрып бердик – канчоо калды?

Турмуштан өрнөк болор эмне алдық,  
таштайбыз урпактарга кандай байлық?

Арман ай, курап алып чачылғанды,  
ардактай албагандан чачырады.

Ынтымак – ырысқыны қуйган кесе  
ынсапсыз ачкөздүктөн төгүлдү ээ!

Колдогу жүрттун куту Айкөл берен  
кеткени турат – кайтып конор бекен?

Ууздун улуу атын уңгу қылган,  
уланар бекен учук Нуртукумдан?

Үййік Тоо, ак мөңгүдөн кийген калпак,  
ыйыма мөңгү кошуп, чыгар булак.

Ал булак Айкөлүмө шыпаа болсун,  
аяндуу Каныкейдин эми консун.

Сыгылып карегимдин тамырынан,  
сарығып сакалымдан жерге тамган,  
жашымдан өнүп чыксын мээр шыбак,  
жаратсын дарылык күч сүттүү булак!

Сүт булак сицип кетпей элге жетсин,  
суусунан ичкендерге өмүр берсин!

Каска уу – доско дары болуп аксын,  
көгөрүп – сайы суудан қургабасын.

Ичкендер мөл суусунан сүт булактын,  
илгерки баскан нугун унутпасын.

Буулугуп күркүрөгөн суусу сайдын,  
бул күндүн жаңырыгы болуп калсын.

Айкөлгө, кетеринде түнөк болгон,  
аяндуу ак мөңгүлүү, о Ыйык Тоом!

Ыйгарып куттун түбүн таштай турган,  
ыйыкты сендел бөлөк кайдан табам!" –

деп Бакай, кутусунан Кут-Булутту,  
койнунаң алышып чыгып сууга күйдү.

Акылдын кенчи делген Бакай берен,  
түп болор кутту ушул тоого берген.

Журтунун түбүн түптөп – туусу болоор,  
Айкөлдүн басып өткөн жолун жолдоор,

туулган Нуртукумдар эренине,  
түп кутту насип этет – учур келсе.

Туш кылат ал насилике – мерчем убак,  
гүлдөгөн мезгилиниде мээр шыбак.

Сумбула сууга түшөр айлуу түндө,  
ирмемгө ачат гүлүн суу ичинде.

Ошондо шерттин шартын толук жасап,  
оп тартып сууну – гүлгө кошуп жутат.

Журт куту коно турган мезгил жетсе,  
журт башчы Шер туулат ошол кезде.

Айланып Акшумкарга Ыйык-Тоодо,  
Күт Булут келип конот хан ордого.

Качандыр эрте-кечпи, оогон куттун,  
кайрылып коноруна ишен, Журтум!

Аталган Айкөл Шердин аты менен,  
ак мөңгү муз чоқуны арзып келсөн,

“Куру ооз узабасын куттуу жерден  
кут куйган судан татсын” – деди Түмөн.

Көзүнөн – кум аралаш оргуштаган,  
кочуштап үч ууртагын шашылбастан.

Үйүңө ала кетем дебе суудан,  
үлүштү<sup>1</sup> сага гана наисип кылган.

Анткени: журт кутуна болгон тете,  
Айкөлдүн Куласынын жалы сенде.

Бул күнү Ак-Кара құч тең салмакта,  
байралып туруу көпкө болбойт мында.

Айкөлдүн өткөндөгү айткандарын  
ар дайым эске тутуп так сактагын.

Ыңгайсыз учур болуп турғандыктан  
ылдам кет каршы қүчкө кабылбастан.

---

<sup>1</sup> *Үлүш* – әнчи, бөлүк.

Шооланын жарыгы алыстап, Жайсаң Атанын үнү угубай қалды. Айлана жымжырт. Жер шарты тааныш болбогондуктан, кайсып жерде турганымды ажырата албадым. Эсиме фонаригим түшүп, баштыгымдан алып туш тарапка жарык бердим. Аздан соң Таланттын «Эже, келдинизби?» деген үнүн угуп, көңүлүм тына түштү. Жайсаң Атанын эс-кертүүсүн эстеп «Таки, биз бул жерден токтоосуз кетишибиз керек» дедим. Мазардын түлөөканасына келип ыйык жердин олуя-пирлерине, асып атабабаларыбыздын арбактарына багыштап куран окулуп, тамак ичкен соң, бата тартып жолго чыгууга камындык. Шакирдин ата-энесине, биртуугандарына шартыбыз ушундай дегенди айтып, терең ыраазычылыгыбызды билдирип, коштошуп жолго чыктык.

## ОН ЖЕТИНЧИ БӨЛҮМ

---

16.03.2008-ж.

10-чү

А.К.

0°

А.К. баш.

12 : 00

716326879276

234824526176

565121716122

12° 51' 26"

25° 25' 51"

Быйыл ушул дастандын сырдуу дүйнөсүнө арапашканыма он үч жылдын жүзү болот. Ушул дүйнөгө арапашкандан эки жылы мурун Улуу дастандын пайдубалы түптөлгөн. Ошол керемет сырды жүрөгүмдүн теренине сактап, өзүм үчүн он беш жылдан бери ыйык туткан күнгө жууктап Жумгалга жол алдым. Түшкө чамалаш Таланттықына жетип тыным алдык. Кечки сегиздерде Талант, Жумадин экөө, мен алгач сырдуу дүйнөгө арапашкан жерге жакыныраак жеткизиши. Мындан он-он беш жыл мурун башымдан кечирген айрым бир окуяларды кыскача айтып берип, анан аларды артына кайтууларын өтүндүм. Болжогон убакта мерчемдүү жерден күтмөк болушуп узап кетишити. Медитациянын тийиштүү шартын жасап шам жактым. Алоопоп күйгөн шамдын саргыч-кызыл жарыгына төбөдөн түшкөн шооланын көк-мунарык нуру чагылышып, арасынан Жайсан Атанын тааныш караанына удаа конур үнү угулду:

Арыба Шамчырагым, адатыңча,  
айланып келиптирсін әйылыңа.

Сагының көөдөнүң батпай ташып,  
садагам, туруптурсың дале жашып.

Кыярып баратса да жаш қурагың,  
кыйналдым дебей узак жолду бастың.

Он беш жыл мындан мурун айлуу тұндө,  
орчундуу иш түптөлгөн бул үңқұрдө.

Эсинден чыкпагандыр – алгач ирет,  
ээрчишип Күч эсіне келген элек...

Ажайып сырды каткан бул үңқұрдүн,  
айрымын ача турған болчу ал күн.

Ачылған сырдың четин ошондогу,  
абыдан талдаң чыккын да бир жолу.

Ошондо көргөнүндүн баарың, демек,  
ойнуда бирден чубап өтүүң керек...

Эсиме эң алгач ирет ушул үңқұргө келгенимди түшүрдүм... Теребел толгон Айдын мунарык көгүш нуруна бөлөнүп, аркайған аскалардың арсак-терсек көлөкөлөрү ар түркүн жан-жаныбарды элестетип, тупа-бойумду дүркүрөткөн. Бирок, ошондо, ушул жерге алып келген, кара күшүмдү теше тиктеген Эки Көздөн бөлүнгөн жарық нур көңүлүмдү тынчытып койгон. Аздан соң өзүмө келип сүрдүү асканын жаранқасындағы сырдуу үңқұрдөгү Күчтүн Эсіне кезигишиң үчүн талап қылынган шартты жасап, шам жакқам. Шамдың алоолонгон жалынына кошулуп,

ажайып кереметтүү сыр дүйнөсүнө аралашкан элем... Ошол кереметтүү окуянын ар бир ирмемин элестетүүдөмүн. Орчуңдуу деп эсептеген мерчеми сезимиме чагылган учурду Жайсан Атанаң конур үнү коштоду:

Камдаган таягынды оң колунда,  
койгон соң Бранхтын<sup>1</sup> дал борборуна,

сол колду – касиеттүү сууга малып,  
«септ» эттиң, чыккан үндөн, зоону жарып.

«Коркостон даап мында қелгениңе  
кандай ой түрткү берди?» – дегенине,

күздөгү жалбырактай дирилдеген,  
кубарган жүзүң буруп минткен элең:

«Адамзат жалпы билген – жашоо деген  
нерсенин сырын билсем болор бекен?!»

Сүрдүү үн бүткөн бойду титиреткен  
«Сырыңа бекем болгун!» деп эскерткен

Ошондо жаныңдагы Күч Ээсинен,  
опкоолжуп, эт жүрөгүң титиреген.

Кең жени көйнөгүндүн шамал урган,  
камыштай «дир-дир» этип шуудураган.

Бүгүлө жаздал тизең калтыраткан,  
бүтүмүн кабыл алдың үн катпастан.

---

<sup>1</sup> *Бранх* – мифтик сюжетте Апполондун, уулу поэзиянын, кайыптан кабар берүүчүлөрдүн, көзү ачыктардын пири. Бранхтын борбору – шерптин шартын өтөй турган тегеректин борбору.

Күч Ээси күркүрөгөн добуш менен,  
күймөлгөн сага карап, мынданай деген:

«Буйругу тагдырындын – сыр дүйнөгө,  
буйруптур кезигүүнү ушул күнгө.

Байыртан Аалам – дүйнө сактап келген  
баа жеткиз сырдын четин ачып берем.

Ал сырды ачыш үчүн, бирок, анан,  
аткарчу шарт бардыгын эске салам.

Тагдырың тартуу қылган бул белектин  
унутпа, талабынын зор экенин.

Канчалык бийик болсо көздөгөнүн,  
ошончо тоскоолдуктан керек өтүүн.

Азыр сен жол башында турган кезин,  
абыдан талдап туруп жооп бергин.

Бул жолду тандап алсан – демек, анда,  
бурулуу мүмкүн эмес артка кайра.

Туш келбе кандай күнгө тирүүлүктө,  
тек гана көтөрө бил, эч өкүнбө!

Жоготуу, кемсингүүгө тике карап,  
жолундан чыкпай баскын алган тандап.

Астында азгырыктар күтөт нечен,  
алардын бирин гана айтып өтөм.

Өлчөмдүү, адам жашы – өргө таяп,  
өң-түстү башка түскө бойоп салат.

Кезинде кара чачы – ушул күндө,  
келген кез мезгил бойоп көгүш түскө.

Дабаасыз – тагдыр-буйрук деген нерсе,  
дал ошол адам менен жолуң бирге!

Жоолуктай башыңдагы аппак, таза,  
жоомарттық кылганыңдын арты кайра,

башыңа тийген сокку болору чын.  
Баарына чыдоон керек – бул жазмышың!

Ырысқы толо қуиган сыр аягың,  
бөксөрөт – кесириңен шол адамдын.

А бирок мыйзамы бар табияттын,  
бузууга күчү жетпес адамзаттын.

Эмнени кор кармаса – ошол заттын,  
кордугун аша чаап тарттыраарын,

чыдоого қыйын учур туш келгенде,  
чырагым, шул мыйзамды дайым эсте...

Ошол ирмемде сөз Шакин агай жөнүндө болуп  
атканын билген эмесмин. О кийин, көп нерсени  
башымдан кечирген соң гана, алгач эле Күч Ээсине  
кезиккенимде берилген аян сезимиме жетпегенин  
түшүнүп, бирок көп нерсени ондоого мүмкүн эме-  
син мойнума алгамын. Анан, Күч Ээси айткандай,  
чыдоодон башка жолум жогун да танбагам.

Жолунда кыянаттық кылчулардын,  
жосунсуз жоругунун бирин айттым.

Учуна узак жолдун чыкканыңча,  
учурайт ынсапсыздар дагы канча.

Түз баскың келсе жолдо тандап алган,  
тузактан абайлагын қуулар салган.

Ушундай эскертуүнү нечен жолу  
уккансың, бирок баары унут болду.

Көп ирет кайталанган ушул катан,  
кайтоодоп қулатпасын тике жардан.

Барганда айлампанын жарымына<sup>1</sup>,  
байқагын кептелесиң ошол жарга.

Тарттырбай тапканыңды колундагы,  
тар жолдон өтүп кетсөң – андан нары,

чыкканда айлампанын аягына,  
чырагым, кездешебиз шондо кайра<sup>2</sup>.

Эгерде ушул шартка макул болсон,  
колду бер, Жараткандын мөөрү болгон». –

деп айткан Күч Ээсинин койгон шартын,  
дилинди толук буруп кабыл алдың.

Ооба, кабыл алуудан башка аргам жок болчу.  
Ошондогу көргөн керемет дүйнөнүн күчүнө толук  
багынгам. Анан ал керемет дүйнөнүн босогосунун  
нары жагында эмне барын билбейт элем да!

---

<sup>1</sup> 1995-жылдан 2001-жылга чейинки аралак.

<sup>2</sup> 2001–2008-жылдар.

О анда, кара чачтын арасында,  
күмүш жип кезигүүчү чанда гана.

Алдында тургандыгын күтүп эмне,  
анда сен, билбейт элең, чындал эле.

«Жоготуу» деген сөздүн нарысында,  
жатканын кандай күйүт туйбадың да!

Арадан төрт гана жыл өтүп, анан,  
ал күйүт жалынына куйкалаган,

асманда жылдызындај жанып турган,  
айрылып Нургүлүндөн – өттүң сындан.

Алоосу өчпөсө да күйүт-оттун,  
антыңа кыянаттык кылган жоксун!

Жамғырдай нөшөрлөгөн төгүп жашты,  
жаңыртып ант үстүнө, бердин әнтты.

Көөдөндө кубат отун алоопонду,  
көнүлдүн бөксөргөнү аздан толду.

Карабай кимдигине – муктаж болгон,  
карыйпка тең бөлүштү ошол оттон.

Өчпөс от жүрөгүндүн тушундагы,  
өткөн чак – келечекте – учурдагы

тарыхтын барагына жарык төксүн,  
табышмак жандырмагын айтып өтсүн.

Өзүндөн сансыз ирет өтүнөөрүм,  
отунду жүрөктөгү өчүрбөгүн!

Жылдардын борошосу уруп, бирок,  
жылт этип жанган отту өчүргөн жок.

Илеби тартылса да мурдагыдан,  
иргетип – алып чыкты айлампадан.

Бүгүндөн баштап жолун башка нукка  
бурулду, Акчабагым, андан чыкпа.

Астында баштагыдан сыноо арбын,  
аңдыктан ар бир иште абайлагын.

Өзгөрбөй мурдагыдай турат го деп,  
өнтөлөп жан үрөбө – учур келет.

Дастанды улаш үчүн – адегенде  
барасын тектаганы көп жерлерге.

Өзөктүү окуяны тектаган соң,  
ошондо улантканың болмокчу он.

Коштошчу учур келди, Шамчырагым,  
кош айтып Күч Ээсине артка кайткын.

Башталды бороон-шамал, абайлагын,  
балдарга бачымырак жетип алғын.

Шоола бүлбүлдөп барат. Үңқүрдүн оозунан бे-  
рирәекте олтурган дөбөдөй караан – Күч Ээси. Ко-  
лумду көкүрөгүмө байлап, башымды ийип таазим  
эттим. Жылып келаткан жер көчкүдөй караандан  
күндүн күркүрөгөнүндөй добуш чыкты:

Чыкканда аягына айлампанын,  
чырагым, кездешебиз деп айткамын.

Тар жолдон тайгалаңбай өтүп алдын,  
тарттырбай, тапканыңды, кармап калдын.

Экинчи айлампанын башы мына,  
эшилме деп чочубай – жардан атта.

Жеткенде тигил жолдун жарымына,  
жетектейт Күчтүн Ээси менден башка.

Абайлап сүзүп өткүн турмуш шарын,  
Ант-шерттин айлампасы оп тартпасын.

Кадамың узак жолдо арыбасын,  
кайыр кош, антка бек бол, Ақчабагым!

Дөбөдөй караандын жылганы токтогондо,  
эшилме шагылдуу жардын четинде турганымды  
көрдүм. Түбү жок эшилме тик жардан тулку бойум  
саал жыйрыла түшүп, бирок боло турган нерсе бо-  
лот деп бой таштадым. Бүлбүлдөп узап бараткан  
Шооламдын учун сермей кармап, тунгуйук жардын  
наркы бетине өттүм. Мурда эч качан көрбөгөн бей-  
тааныш жерде тургансыйм. Сары алтындын саал  
кызыгылтым түсүндөгү асманда, ошондой эле түстөгү  
эсепсиз сандагы Айга окшогон белгисиз нерселер  
каршы-терши жай каалгып жылып жүрүшөт. Бут  
астымда үлпүлдөтө тытылган жүндөй болгон алтын  
түс булуттарды кечип барам.

Түшүмдөгүдөй жомоктуу бул көрүнүш канчага  
созулганын айтуу кыйын. Кадыресе абалыма “Эже,  
жакшы келдиңизби?” деген Таланттын үнүнөн ке-  
лип, айланага серп салдым. Айылдын үстүндөгү  
дөбөдөн түшүп барабыз.

– Кызык окуяга дуушар болбодукпу, эже. Сизди  
кутүп турсак милициянын бир кызматкери келип:

«Мал уурдап жүргөн немелер окшойсуңар, жүргүлө, териширем» деп опузалап шайыбызды оодарды. Сизди келип калат экен деп жетекчисине телефон чалууга аргасыз болдум. Аны жаңы эле кетиргенбиз, өйдө жактан жарық чыкканынан карасак, Сиз экенсиз,— деди Талант күлүп.

— Ал кызматкер Сени тааныбайт го? Кийин тааныганда жети түндө акимибиз адырда эмне кылып жүрдү болду экен деп, чындалат танқалат турбайбы! — дедим мен да күлүп.

Жыбыраган жылдыздуу түн койнунда айылдын сагынтар таза абасынан кере дем алдым. Туулган жердин ушул деми кыйлага кубат болот. Талант Ка-йырмага чейин узатып, биз Чүйдү беттеп, ал Чаекке тартты.

Былтыр Жылаңач Бугуга барганда Айкөл Атабыз эскерткен татаал сыноосунан кандай өттүм болду экен? — деген суроомо жоопту медитацияны чечмелегенде гана аларымды ойлоп, туулган жерден узап бараттым.

## **ОН СЕГИЗИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**22.05.2008-ж. 17-чи А.К.  $0^{\circ} 143' 264'' 351''$**

**Кызарт. Жайсаң атанын мазары.**

**29.05.2008-ж. 24-чү А.К.  $0^{\circ} 16' 13'' 13''$**

Ат-Башы – Чеч-Дөбө, Кошой Коргон, Таш-Рабат.

Бул мазарларга барғандагы максат тилегибиз: жалпы жүрт башына түйшүк салып турған кургак-чылыш себеп болғондуктан ушул гана тилемекти тилемеп шерттин шартын жасап құн-тұнгө карабай са-пар артып, жер кезип керектүү ырымдын шартта-рын жасадык. Биздин колдон келген, мүмкүнчүлү-гүбүз жеткен, талап кылынған нерсенин баарын так аткарганга аракет кылдык. Ал эми анын кайрым-жысы Улуу Күчтүн, жараткан бир Тенирдин колун-да. Каңдай иш жасалғандыгын жана ошол учурда әмне болғондугун айтууга-жазууга акым жоктугунан тек гана түшүндүрмө берип кетүүнү туура көрдүм.

**Бүбү Мариям.**

## ОН ТОГУЗУНЧУ БӨЛҮМ

---

**10.07.2008-ж. 8-чи А.К. 15° 42' 52"  
12° 51' 26"**

Таластан баштап Оштогу «Дулдул Булак» мазарына чейинки ыйык жайларга зыярат кылуу мазасында сапар уладык. Манас Ордого кайрылып дуба айтып койуп андан нары жол алдык. Жапардыкына барып жуунуп, чай ичип алып Кочкор-Ата мазарын көздөп жол уладык. Көк-Сайдагы Шакирдин ата-энесиникине кайрылып, алардын үй-бүлөлөрү кошулуп Манас Атанын тоосун карай бет алдык. Былтыркыга Караганда саал эрте келип, баарлашып сүйлөшүүгө убакыт болду. Шакирдин атасы Аппас сөзмөр, ата-бабалардын салт-санаасын туткан, ислам дини менен кыргызылыкты айқалыштыра кармай билген, илгери Таластын баш-аягына аты чыккан чоң молдонун тукумунан экен. Түпкү аталары Аксы тараптан келип ушул Кочкор-Ата аталаип калган мазардын айланасын жердешип туруп калышыптыр. Кийин төмөндөн Көк-Сайда турук алып калган бир уруу айылбыз деп кеп салып берди. Эски доордо ата-теги Кокондун хан сарайына короолош болушуп, кийин Совет доорунда Аппас аба айылынын активи болуп балдарына жогорку билим алууга шарт түзүп бериптир. Социализм тараганда үлүштөрүнө тийген чарбачылыктарын бүлүндүрүп албай – өркүндөтүшүп, өз тиричиликтөрүнө тың үй-бүлөлөрдүн катарына киргендөр экен. Ушул Кочкор-Ата

аталып калган мазардын жайын кеп салганда бул жердеги жалгыз түп даракты атадан – балага айтылып ыйык тутуп келатканына 170–180-жылдын аралыгын айтышат экен. Бирок ошол алгач айткан адамдын жашына салыштырганда ушунча жылды түзөт экен, ал эми бул дарак жөнүндө айткан адам – ошол өзү, алгач көргөндө эле: «бай түп болуп калган дарак болчу» деп айтып кеткен экен. Кочкор-Ата деп кийин атальптыр. Кочкор деген шайык мазардын жанында жай-кышы жашап, кийин аалам салганда ушул жерге койулуптур. Айланасы таш менен коргондолгон Кочкор атанын жайынан жого-рураакта күмбөз, анын жанында, үстүнө жапалак арча өнүп чыккан бала бейит бар экен. Бул эки кабыр – ата-баланын жайлары деди. Атасы мергенчи болуптур, мергенчилик кылып жүргөндө ок жаңылганбы, же киши колдуу болгонбу, айтор шейит болгон экен. Артында калган баласы боорун көтөрүп калганда, манчайдагы зоодон учуп, ал дагы шейит болуптур. Ата-баланын сөөктөрүн ушул ыйык жерге беришиптири. Баланын кабырынын үстүнө арча өнүп чыкканын жакшы жөрөлгө катары баалашат экен. Ал эми бүт өмүрүн ушул мазардын ыйыктыгын сактоого арнап өткөргөн, кийин бул жалган дүйнөдөн узаганда сөөгүнүн ушул жерге койулушун өтүнгөн касиеттүү шайык, Кочкор Атанын аты, ушул ыйык мазарга биротоло бекип, «Кочкор-Ата мазары» болуп калыптыр. Аппас аба ушуларды кеп салып бергенче кыз-келиндер мазарга арналган дасторконду ырасташып чайга чакырышты. Дуба айтып, курмандык чалынган соң, шам учуру болуп, барып шамга олтургузуп койуп, адаттагыдай эле Таланттын коштоосунда коштон узадым. Бул жолку келишимде атайын бир-эки күн ушул жерде болууну көздөп келгем. Шакир ат даярдатып коймок.

Каалаган балдарды жаныма алып тоонун чокусуна күндүз чыгып барып, былтыр медитация учурунда көргөн булакты чогуу көрсөкпү деген ойдо болчумун. Ушул ойлорума алаксып тоо таянып калганымды да байқабай калыптырымын.

Ар дайым шамга олтурганда бүт дил-нээтимди ошол күнкү бүткөрчү ишиме буруп шертиң шартын купуя айтам, ошондуктан кайсып тараапка бет алсан Шоолам утурлап түшөт. Бул саам да ойума алаксып баратканымда кызғылт-сары түскө көк-жашып түс айкалышкан нурга чулганган Жайсаң Атанаын карааны дал мандайыма тушташ көрүнүп, конур үнү угулду:

Чырагым быйып дагы быйтыркыдай,  
турупсун баскан ойдон арылалбай.

Атайын арзысаң да – шартка карап,  
анда да, азыр дагы – каршы тарап,

Үстөмдүк кылган учур туш келгени,  
үзүлбөй жүргөн иштин бар экени<sup>1</sup>.

Биз бүгүн жасай турган жумуш арбын,  
бир азга тынып алып жолго камын.

Өткөөлдөр эсиндеби мурун көргөн?  
Өтүүбүз керек азыр ошол жерден.

Айтууга милдеттүүмүн сөздү калыс  
ал жакта асурларга<sup>2</sup> жолугабыз.

---

<sup>1</sup> Нылдыда бүткөрчү иш жөнүндө айтылууда.

<sup>2</sup> Асур – денесиз, жай албаган жан, же биздин түшүнүк бойунча – ач арбактар.

Тирүүлөр бөлгөн кубат алар үчүн,  
тендешсиз азық болот – түшүнгүнүн.

Аңдыктан өткөөлдөрдөн өткөн кезде,  
алаксып кетпе, көрсөн кызық нерсе.

Кубатты денедеги соруш үчүн,  
кубулуп нечен түргө, буруп түсүн,

асурлар бүктүрмада топ-топ болуп,  
астынан жолочунун турат тооруп.

Үзүлбөйт жолоочулар Нурөткөөлдө,  
үч-төрттөн өтүп турат сөзсүз түрде.

Атайын тандалгандар – өткөөл менен,  
ар дайым сапар кезет Ааламга кең.

Айтылат кең Аалам деп жалпысынан,  
Ааламдын катмарлары миндерген Сан.

Кең Аалам эмес – ушул бутун баскан,  
карт Жердин турарлыгын канча каттан,

ыраспы билбестиги, болбосо же,  
болжондоп уккан сөзүн барбы эсте?

Жайсан Ата суроолу жүзүн буруп карап қалды.

Сөздү баштаганда эле бүгүнкү сапарыбыздын  
жооптуулугун жана коопту да экенин, ошого кара-  
бай кызыктуу болорун туйундуруп жатып, күтүүсүз  
берген суроосуна чындал эле даяр эмес болчумун.  
Ооба Жердин канча кабаттан турарын мектептин  
программасында окутат, ошол үстүртөн алган би-  
лимимден башка кошумча эч нерсе билбестигим

чын. Билүүгө кызыкпагам деле. Эл ичинде: "Жети кат жердин түбүнө түшсөң чачындан тартып алам! Жети кат асманга чыксаң бутуңдан тартып алам, эч күткарбайм деген маанини билдирген сөз айтылганын эшиктеним бар, бирок буга анча маани берип көргөн эмесмин. Мектепте окуганым бойунча жер кыртышы материтик жана океандык болуп экиге бөлүнөт. Ар бири: үстүнкү, ортоңкү, төмөнкү катмар болуп үчкө бөлүнөт, алардан кийинки жердин мантиясы менен ядросу ички-тышкы болушуп төрткө бөлүнүшөт.

Жердин түпкүрү дейбизби же катмары дейбизби иши кылышп илимде ушундай түшүндүрүлүп окутат. Менин толук эмес орто билимимдин негизинде, билгеним ушулар деген жообума Жайсан Ата, чоң киши бала бакчадагы баланын жообуна күлгөн таризде жылмайып койду да, сөзүн улады:

Ыңдынын эң байыркы китебинде,  
ыры бар мындаи деген, уктуң беле?

"Түп борбор Шам-Балада турук алган  
түгөйлөр – аян нурга жуурулушкан,

жарыкка жакшылыктын нурун чачар,  
жаратат ыйык перзент Калка-Аватар<sup>1</sup>.

Ошондо карт Жер-Эне жашаарын  
ободон төккөн нурлар тазартарын

түп борбор Шам Балага түшүп кеткен,  
түз түкүм жер бетине чыгат деген,

---

<sup>1</sup> Калка-Аватар – индуистердин ишеними бойунча Калки-Аватар түрүндө Вишнуун жерге келиши.

тазарып жердин жүзү – элдин дили,  
тактыга келет элчи – Тәңир Пири» –

деген сөз ыр түрүндө – эң байыркы  
доордун таштап кеткен – мурас каты.

Ал эми мурас сөздөр окшош буга  
айтылат ар бир элдик уламада

Бардыгын падышалық Жер астында,  
байыркы Гомер айткан дастанында.

Көпчүлүк дүйнө эли – Жер астында  
киндиктеш борбор барын кең Ааламга,

катышып табышмактуу ыр сабында,  
калтырган мурас кылып урпактарга.

Башканы мындай койчу – Эр Төштүктүн,  
билесиң башынан не кечиргенин.

Бир чындык болмойунча өзөгүндө,  
булумуш – жомок кайдан чыкмак эле?

Эмесе, жомоктордо чындык барын  
ээрчитип көргөзөмүн, Шамчырагым.

Жайсаң Ата саалга унчукпай калды. Айланага серп салдым. Жай-кышы мөңгү жаткан тоонун кылда чокусунда тургандайбыз. Үстүдөн саландалап түшчүдөй болгон зоонун ойук жери өндөнөт. Киши сыгылып өткүдөй жараңканын төбөсүнөн сарыккан суу тыпыйлап таамп атат. Ошол жараңканын дал өзүнө жеткенде Жайсаң Ата сөзүн улады:

Кызыгы, бул үңкүрдү, эмнеликтен,  
кишилер «Капка» дешип атады дейм?

Талашсыз чындық – сөздүн уңгусунда  
туптуура түз мааниси айтылууда.

Береги урчук зоону түртүп четке,  
дубасын билген болсо кирет ичке.

Мен айткан сөздү тартып ичке терең,  
дилинди, үн коштолуп, чыгар ичтен.

Мүчөлдү тогуз эсे көбөйтүп айт!  
Акыркы саны менен сол жагын тарт!

Капканын оң тарабы ачылганда,  
коркостон кирип кеткин мага удаа.

Жолубуз өтө узак, убакыт тар,  
жолтоосун тийгизүүчү асурлар бар.

Ал жактан көргөнүндүн баары бирок,  
арттагы муундарга зарыл болот –

Алардын, эсеп – ченсиз кең Ааламга,  
алака кылчу, өткөөл борборуна,

өзгөчө бөлгөн нурдун күчү менен,  
өткөөлдөр туташылган өтө бекем.

Биз бара турган чөлкөм – түпкүрдөгү,  
борбору, өткөөлдөрдүн дүйнөдөгү.

Дүйнө – бул силер айткан типде айтсам,  
космостун мейкиндиги же бүт Аалам.

А демек, ичик-тышкы дүйнөлөрдө,  
алака түзүш үчүн – бул дүйнөгө,  
  
мейкиндик – мезгилдердин өлчөмүнөн,  
мерчемдүү жерин ойуп – көзөп өткөн,  
  
Улуу Күч өзү бөлгөн нурдан турган,  
борбордо, Жер-Ааламды туташтырган,  
  
Үңгү – Уйул деп аталган бирдик талаа,  
угузат Улуу Күчтүн ойун даана!  
  
Ошондой ыйык жайга барыш үчүн,  
оболу – биздин жыштык, термелүүнүн  
  
термелүү талаасынын жыштыгына  
төп келиш керек сөзсүз тигил жайда.  
  
Ошондо дене-достон бөлүнбөгөн  
жан-досу, адамзаттын сен өндөнгөн,  
  
алиги ыйык жайга арапашып  
ачкычын сырдын таап келет кайтып.  
  
Борбору Улуу Откөөлдүн Уйул-Талаа  
белгилүү Агартуу деп адамзатка.

«Мен мындаи чөлкөм жөнүндө уккан эмесмин,  
кеп кандай жай жөнүндө жүрүп жатат? Биз азыр  
кайда барабыз? Бүгүн негедир сөздөрүңүзгө түшүнө  
албай турам» деп сөзүн үздүм. Эсимден чыгып эле  
кетпесе, Жайсаң Ата өзү сурамайынча же сөзүн  
токтотмойунча туурадан чыгып, биринчи жолу, су-  
роо берип сөзүн үздүм окшойт. Бул жоругума Жай-  
саң Ата капаланбастан тек гана сөзүн улады:

Аалам – Жер кабат-кабат экендиги  
айтылат абалтадан, анан эми,

кабаттар катмарлардан турган болсо,  
катмарда өлчөмдөр бар дал ошончо.

Аалам – Жер дүйнөсүндө сан жетпеген,  
абалтан бери карай жашап өткөн,

алардын арасынан тандалгандар,  
агарып, кирлеринен тазаланаар,

ажайып Үййик Жайды – өз тилинде,  
аташат ар кандайча ар кыл элде.

Ааламдын жууп турган тунгуч нуру,  
аяндуу Үңгү Уйул – Агартууну

санскрит тилиндеги эң байыркы,  
сакталган жазууларда анын аты.

Агхарти деп окулуп – чыгыштагы,  
айтышкан шакиртине устаттары.

Так ушул атальшта таанып дүйнө,  
тамырлап сицип кеткен көп элдерге.

А бирок түз мааниси бурулбастан,  
Агартуу деген бойдон бизде калган.

Ал эмес, Агартуунун төбөсүндө,  
аяндуу сөзүн айткан – нур түрүндө,

түспөлү бала сымал – Өчпөгөн Шам.  
Түз маани – Шам Бала деп калып калган.

Шам Бала – түбөлүктүү күйүгүчү Шам:  
«жашоонун башаты – Сөз» – деп жар салган!

Элибиз эзелтеден Сөз қунуна,  
эч нерсе теңебөөнүн сыры шунда.

Сөз наркын дагы терең билиш үчүн,  
ал жайга баруун керек өзүң бүгүн.

Жараткан чексиз Аалам – бүт дүйнөнү  
жандуунун – жансыздардын жалгыз Ээси,

биз Тенир деп атаган Улуу Күчтүн,  
бар аты эл ичинде сансыз түркүн.

Улуу Күч мээрим төгүп, салып назар,  
устаттык сындан өтүп тандалгандар,

жан-достор баардык доордо жашап өткөн  
жандүйнө, дил-нээттерин ошол жерден,

жуушуп Жараткандын нуру менен,  
жашарып, тазарышып баардык кирден,

ар бирөө алыш жаңы зор тапшырма  
аткарыш үчүн жөнөйт катмарларга.

Койулган Улуу максат болсо гана  
кирүүгө мүмкүн болот Агартууга.

А сени ирмем гана убакытка  
Айкөл Шер: «Алып баргын» – деди мага

Кирүүгө бурсат болсо, анда демек,  
коркпогун, чимирилген қуйун келет.

Термелүү талаасынын жыштыгына,  
биздикин теңештирең куюн гана.

Токтотуп ойлонуунду, сезимиңдин  
тизгинин жыя кармап толук жеңгин.

Көөдөндө күйгөн оттон башкаларын,  
көңүлдөн алып нары таштап салғын.

Чыгарып баарын эстен өчүрүп сал,  
чырагым, даярсыңбы? Терең дем ал.

О, мына, куюн келет чимирилип,  
Оюкка бачымырак кеткин кирип...

Жайсаң Атанаң үнү угулбай, сөз жеткис бир ажайып жарыкка бөлөнгөн көк-жашып кызгылтсары – алтын түс Күндөй жаркыраган чимирик – бала кезде чимирилтип ойногон ар кыл түстөгү чимирикке окшогон, бирок дөмпөгү өйдөгө эмес төмөн кирген күдүкка окшош куюн чимирилип жатты. Ошол чимирилген куюндуң кудугуна Жайсаң Ата бой таштаганда, удаа мен да бой урдум. Жанараақ Жайсаң Ата «деминди ичине тарт» дегенде терең дем алган тейде чимирилген куюндуң оюгуна бой таштагам. Андан бери канча убакыт өткөнүн болжой албадым. Куюн токтогон маалда бириңчи назарыма илинген нерсе: Эбегейсиз зор үнкүрдүн ооз жагында Жайсаң Ата экөөбүз туруппуз. Көз жеткис мейкиндикте абыдан кенен, жалтырап Күнгө чагылышкан алтындын түсүндөй жаркыраган жол. Ошол жол өзү жылып баратканы же чымкый ак кийинген адамдар жылып баратабы, ажыраттуу мүмкүн эмestey. Өндөрү аял-эркек экендери деле билинбейт. Капюшондуу кенен халат сыйктуу кий-

имди башынан бутуна чейин кийинген адамдар бизге артын салып, үнкүрдүн каршысындагы бийиктикте жаркырап күйгөн, алты-жети жашар баланын көлөмүндөй, ажайып жумшак жарық чачкан Шамдың көздөй чубашууда. Келбеттеринин узун-туурасында эле айырма болбосо кийимдеринин окшоштугунан айырмаланбайт. Алиги бала түспөлүндөгү Шамдың жарыгы уламдан-улам жаркырап бир башкача керемет сезимге бөлөп баратты. Таң калтырган нерсе: Шамдың жарыгы мейкиндиктин үстү жагына жарық бербестен, бүт жарыгын төмөнгө төгүүдө. Шамдың төбөсүнөн өйдө жагы мелтиrep токтоп турган океан шекилденет. Тигил жадыраган Шамдың нуру чубаган адамдардын төбөсүнө чачыраганда, ар бир адамдың башында кичинекей Шам Бала жанып жатты.

Ошол Нур жумшак жылдып эки кашымдын ортосунан өйдөрөөк маңдайыма тийгенде өзүмдү каакымдан женил сезип, дегеле пенде болуп жаралганны башымдан кечирип көрбөгөн бир башкача кереметке батып, көлкүлдөп ээрип бараткандай болдум. Ушунчалык үлпүлдөгөн жумшак алакан маңдайымдан сылап өткөндөй түйулду. Ошондой көлбөөрүп ээрип турган абалымда андан дагы көлкүткөн жумшак, керемет добуш угулду:

Жандуулар – жансыздарга нурун төккөн,  
Жарыгым, мээрим чачсын Аруу чөлкөм.

Күш келгин Агартууга дил тазарткан,  
Күт болсун кубанычың көлкүп жаткан.

Бул жайга бүгүн сени башбактырган,  
Баалаган сөздүн наркын – Улуу Дастан.

Бар кылган жоктон – барды Улуу Сөз деп,  
баянын баштайт ар бир ыйык китең.

Мына шол Сөз жүгүнө болгон унаа.  
майышпас жолоочусун – заманыңа.

Эзелки, андан берки доорлордун,  
эн күчтүү тундурмасы – мурас ойдун,

кийинки муундарга жетиш үчүн,  
келебиз пайдаланып сөздүн күчүн.

Дайрадай чубалжыган жолоочулар,  
даректүү баяндарды таратчулар.

Ар кандай доорлордун өкүлдөрү,  
алардын катмарлары – өлчөмдөрү,

өнүгүү денгээлине ылайыктап,  
өтөөгө милдеттерин сапар алат.

Көтөргөн сөздүн жүгүн унаасын деп,  
кайталайм айтканымды да бир ирет.

А демек сен өтөөчү ыйык милдет,  
акындын калем сабы болуун керек.

Арзыган назарына Жараткандын  
Ант шертин ыйык туткан – Бал Тил Акын

Үн коштоп таңдап айтып сөздүн гүлүн,  
үрөнүн сактап келет өлбөстүктүн.

Үрөнү өлбөстүктүн – үлбүрөгөн  
үзүлбөс Шоола-жан-дос, нурдан бүткөн.

Ал ошол үрөнүнө өлбөстүктүн,  
акындар ээ болушкан эмне үчүн?

Суроонун жообу жатат тээ тереңде –  
Сепилди таштан курган мезгилдерде!

Башчылар журт башкарған қутурушуп,  
бийликтин кумарына уттурушуп,

илинип ачкөздүктүн тузагына,  
илимди өрттөп түгөл жок қылаарда,

жоготпой акыл-эсти, аң-сезимди,  
жолун таап сактап калуу ишеними,

алоолоп жүрөгүндө оту жанганды,  
акынга, Сөз баалаган, табышталган.

Сан жеткис доорлорду таштап артка,  
сыгылып акыл-ойдан чыккан таза,

акыл-эс мурастарын сакташ үчүн,  
Ааламдын мыйзам ээси кылган бүтүм.

Топтолгон Акыл-эстин мурастарын,  
толуктап – арасына дастандардын,

камтышып ыр сабында илимдерди,  
кадимки шааны мактоо ыры деди.

Алдырган ачкөздүккө журт башчылар  
алданган, мактоо ырга – салбай назар.

Көксөгөн Акыл Мурас изгиликти,  
көсөмдөр ал саптарды көрө билди.

Жердеги адамзатты нукка салар,  
жүрөгү эл деп соккон Пайгамбарлар,

жараткан жоктон-барды Улуу Сөздү,  
жазмада калтырышкан ар бирөөсү.

Китептер, ыйык делип, алар жазган,  
курамы ар сүйлөмдүн – турат ырдан.

Ыр өзү, түп керемет – караңғыдан,  
ыргагы үн ыйгарып – дүйнө қурган.

Үргактар жети кабат – катмарлары,  
жетиден бөлүнүшкөн өлчөм саны.

Жел тийсе бирөөсүнө – жаңырыктап,  
жетишет Дүйнө-Ааламга текши тарап.

Үрөнүн өлбөстүктүн, ошондуктан,  
үнүнө төп келтирип сөздү айткан,

акындар сактап келет жарагандан,  
анткени: акын өзү, бүткөн ырдан!

Максаты, эзелтеден, акындардын,  
маанисин жаңыртууда дастандардын.

Эскиге – жаңы кубат, жашоо берип,  
элдик ыр, баяндардын гүлүн терип,

бүгүнкү заманга ылайыктап,  
бүчүрүн Сөз-Дарактын калуу сактап.

Сакталса Сөз кубаты ой камтыган,  
сакталат өз огуnda Дүйнө-Аалам.

Өзгөрүп айтылыши, бирок дастан,  
өзөгүн эзелкинин сактап калган.

Өлбөстүн үрөнүнө өнүм берчү,  
өнүккөн дооруңарга зарыл кези.

Азыркы өтмөк доордо адамзаты,  
ажырым айрылышта турган чагы.

Ар дайым ушундай доор келген чакта,  
адамзат алга жылбай – кетчү артка.

Ийнелеп доорлордо канчалаган,  
илимин өнүгүүнүн топтол алган,

оруна ачкөздүктүн өзү казган  
оболтон шундай доордо көмөт адам.

Азыр да өтүш үчүн айлампадан  
айтылыш керек, Жерде, Улуу Дастан.

Өлбөс ыр үрөнүнүн ээси Жайсан  
өзүнө бир тоголок дан сураган.

Өндүрүү ошол данды дооруңарга,  
өзгөчө милдет деп бил тагдырында.

Акындын баары эмес – таңдалганы,  
ааламдын Улуу Сөзү тандайт аны!

Ар дайым өлбөстүктүн даңктаң сүйгөн,  
ал акын өлбөстүккө болот үрөн.

Ошондой акындардын бири Жайсан,  
ободон түбөлүктүү жайын алган.

Жердеги өтмөк доордо адамзатка,  
жетилтчү аң-сезимин – Багбан Ата.

Жайсанды – Багбандыка, ага сени  
жеткирген кереметтүү Сүйүү деми

Сүйбөсөң устатьыңды бүт дилинден  
сыноонун өтпөйт элең эч биринен.

Сөздөрдүн арасынан эң абалкы  
«Сүйүү» деп айтылган сөз – Ааламдагы.

Ал ушул керемет сөз, Сүйүү деген,  
Ааламды жаратууга түрткү берген.

Сүйүүдөн дүйнө бүткөн кыйыр – чексиз,  
сүйүүдөн жанду бүткөн эсеп жеткис.

Сүйүүнүн күчү менен калбай урап,  
сүйүнткөн бүт баардыгын – Аалам турат.

Асыл Сөз Сүйүү деген – Жараткандын  
аты деп билген болсо адамзатым,

кемитпей асыл наркын кастарлашып,  
керектүү кезде гана сыйлап айтып,

колдонсо изгиликти билдириүүдө,  
кол жеткис нарктуулугун баалайт эле.

Азыркы дооруңарда адамзаты,  
асылды баалай алгыс болуп калды.

Ал сөздү маани бербей айта берип,  
алгачкы кубатынан барат кемип.

Коротуп сөз кубатын максаты жок,  
коомуна адамзаттын кетүүдө док.

Бөксөртпөй сөздүн наркын – түз максатка,  
багыштап бүт дилинен Сүйүп айтса,

дубабы, же тилекпи зар какшаган,  
дал тийет бутасына мээлеп аткан.

Улуу Сөз ээлик кылган кереметтин,  
учкуну, бар болгону, бул билгениң.

Аздектеп Сөздүн Күчүн пайдаланган,  
адамга дарбазасын ачат Аалам.

Аалам деп сипер билген жалпы дүйнө,  
ал окшош өзүң сүйгөн атыр гүлгө.

Айырма – чанактары атыр гүлдүн,  
ажырайт тилкеленип – Аалам бүтүн.

Ааламда жарапгандын баарысы тен,  
ал ошол гүлгө окшоп тилкеленген.

Аларды бириктирип тең кармаган,  
айланган өз огунда Бүтүн Аалам.

А бирок ошол Бүтүн Ааламдын да,  
«Акыркы күнү» келет айлампада.

Чегине кеңейүүсү жеткен кезде,  
чачылган чанагынан окшоп гүлгө,  
  
жарылып жолот да – кайра баштан  
жаралат айлампада жаңы Аалам.

Жалган же түбөлүк деп бөлгөн менен,  
жаралуу утур кайра мыйзам ченем.

Түзүлгөн баардык нерсе бүт Ааламда,  
түздөн-түз баш ийишет шул мыйзамга.

Бардан – жок, жоктон – барды жаратууда,  
бир нече өлчөмдөр бар – бир калыпта,

алгачкы жаралышын сактап турган,  
анткени, Мурас Илим мурункудан,

жоголуп кетпеш үчүн, шол жайларда,  
жашаган жандуулардын баардыгында

өсүүнүн – өнүгүүнүн изи калат,  
алардан кийинкилер өрнөк алат.

Кайрадан жаралуунун канчасына,  
кубесү болгондордун арасында,

кадимки өзүң билген карт Жер Энең  
катылуу катмарында сырлар терең.

Жаралган Улуу Күчтүн мээриминен,  
жандуудан адамзатка келүүчү тен

эч ким жок жер бетинде – адам гана  
эзелки жаралууну сактайт – жанда.

Өлбөс – жан, өлчү – дене, үйгө келип,  
өнүгүү – өсүү жолу бекемделип,

жаңыртып эзелкини – Рух дүйнөгө,  
жаңылык алып барат үйрөнүүгө.

Ошентип ар бир адам качан гана,  
ободо айланмайын таза нурга,  
  
төрөлүп кайра өлүү – мыйзам ченем,  
түбөлүк нурга айланат – мээнеттенген.

Акыркы айтаар сөзүм – өтмөк доордо,  
Адамзат адашпастан түшүп жолго,  
  
диндерге бөлүнүшүп ажырабай,  
дилинде болгон динин чанып-танбай,  
  
баарысын теске салып карап турган,  
бардыгын Улуу Күчтүн таанып адам,  
  
тастыктап Улуу Сөздү баяндагы,  
тазартса нээт-дилин адамзаты,  
  
сынынан өтмөк доордун өтүп аман,  
сыйына Улуу Күчтүн татыйт адам.

Жериңе учур жетти кайта турган,  
жарыгым, адамзатка дубай салам!

Жагымдуу жан сергиткен жумшак добуш басыл-  
ганда айланама көз чаптырдым. Жанагы мелтире-  
ген океандай мейкиндик тунжууродо. Мандайда  
жадыраган Шам, шамалсыз тунган океандай «көп-  
көк» десем туурабы, билбейм не деп аташты, ошол  
тунжураган карангылыктын кучагына сиңип барат-  
кандай. Жайсан Ата демейдеки жарык нурлардан  
да өзгөчө жаркыраган нурга бөлөнүп туру. Биз Жай-  
сан Атанын нуруна чулганып күйүндүн ойугуна  
түшөөрүбүздө, ошол ыйык жайдан соңку көргөнүм:  
сансыз, күйгөн шамдар, кылкылдап туш-тарапка

жылып бараткандары болду. Мандайымдагы жылуулук дагы деле сезилүүдө. О көп жылдар мурун «Жумгал-Ата» мазарына биринчи жолу барганымда мандайым дал ушундай ысыганы эсиме түштү. Убакыттын жылып атканы же токтоп турганы билинбейт. Учу-кыйыры жок түтүктүн ичинде тез жылып бараңбыз. Жайсан Ата тунжурап үнсүз, бирок жадыраган кабагынан төгүлгөн нурдан улам, көңүлүк көтөрүңкү экени сезилип туро. Бир кезде суусу кайнаган чайнектин капкагы ыргыгандай болуп, бир кысылган жерден чыккандай абалды сездим.

Мерчемдүү жерге жеттик, Шамчырагым!  
Мен дагы кайтуум керек, тар убактым.

Дагы бир бүткөрүүчү ишиң барын,  
дилиндөн чыгып кетип унутпагын.

Түшкөнчө жерге жарық бүткөр аны,  
түн койну кооптуурак болуп калды.

Тезирээк кошко жетип, кармалбастан,  
түшүнүп балдарына, жолго аттан.

Жарық алыстап, қайсыл жерде турганымды ажыратса албай турдум. Жанагы бир өзгөчө жарыктан кийин, Айдын жарыгына алымсынбагандаймын. Жайсан Атанын ақыркы «Түн кооптуурак» деген сөзү сезимден кетпей, туш тарабыма элендеп карап, эч нерсени ажыратып көрө албай тургам: »Эже, Сизби? Жарық оногу жактан чыккан, Талант байке ошол тарапка кеткен, мен жөн эле баскам, Сизге туш болом дебей эле» деген үндөн чочуп кеттим. Үндү адегенде тааный албадым. Шашып сүйлөп, бийик чыккан добуш тааныш эмес болчу. Ким эке-

НИН АЖЫРАТА ЭЛЕ ТИГИЛ КОЛУМДАН АЛЫП ЖЕТЕЛЕП ЖӨНӨДҮ. МАШИНАНЫҢ ЖАНЫНА КЕЛГЕНИБИЗДЕ ГАНА ШАКИРДИ ТААНЫП, КӨНҮЛҮМ СААЛ ТЫНЧЫДЫ. ЖАНЫМА КЕЛГЕН ТАЛАНТТЫН КОЛУН БЕКЕМ КАРМАП: «ТАКИ, ТЕЗ, ТЕЗ ЖӨНӨШҮБҮЗ КЕРЕК» ДЕДИМ. ТҮЛӨӨКАНАДА КИМДЕР ЭМНЕ ДЕГЕНИ АНЧА ЭСИМДЕ ДЕЛЕ КАЛГАН ЖОК. БОЛГОНУ, ШАКИРДИН АТАСЫ АППАС АБАНЫН СААЛ НААРАЗЫЛАНГАН ҮНҮ КӨНҮЛҮМДӘ КАЛДЫ. «КАЛАМ ДЕБЕДИН БЕЛЕ, УШУП Да БОЛЧУБУ, БЫЛТЫР ДАГЫ УШИНТИП КАРБАЛАСТАП КЕТИП КАЛДЫНАР. ЭМИ ЭРТЕҢ ЭЛЕ КЕТСЕ-НЕР БОЛОТ ЭЛЕ ГО!» ДЕП КАБАТАРЫР БОЛДУ. «КЕЧИРИП КОЙУНУЗ, БҮТКӨРЧҮ ДАГЫ БИР ИШИМ БАР, ЖӨНӨШҮБҮЗ КЕРЕК» ДЕП КЕЧИРИМ СУРАП КОШТОШУП ЖОЛГО ЧЫКТЫК. ТАҢ ҮК САЛА НЫЛДЫДА БҮТКӨРЧҮ ИШИМДИ БҮТКӨРҮП ЖАПАРДЫҚЫНА ЭРТЕҢ МЕНЕНКИ СЕГИЗДЕРДЕ КЕЛДИК. ТАЛАНТ, ЭРНЕСТ ЖАНА БАЛДАР ЧАЙ ИЧИП АЛЫШЫП ЖОЛГО ЧЫГЫШТЫ. БИЗ ЖУМАДИН, НУРПАЙЫС, АЙБЕК, САНЖАР, ЖАПАРДЫҚЫНДА КАЛДЫК. АЙРЫ-ТАЛГА БАРЫП ЗЫЯРАТ КЫЛГАНДАН КИЙИН ОШКО ЖӨНӨМӨКПҮЗ.

## **ЖЫЙЫРМАНЧЫ БӨЛҮМ**

---

**Араван**

**17.07.2008-ж.**

**15-чи**

**А.К.**

**0°**

Жапар үй-бүлөсү менен жана апасынын ордуна карманган женеси болуп Айры-Талдын башаты – Туйук-Жардын үстүнө зиярат жасап койуп Ошту бетедик. Ушул жолу балалыгымдын беймарал кези өткөн Чычкан капчыгайында бир-эки күн өргүп алыш анан сапар улоону көздөгөм. Капчыгайдагы «Озон» мейманканасына бешимге чукул келдик. Ушул мейманканада шеф-повар болуп иштеген кудагыйым Айнура жадырап тосуп алды. Баардык шартыбызды түзүп берип жайгарды. Чай ичкен сон мен Айбек менен Санжарды жаныма алыш, бала кезде атам менен баскан жерлерди аралап басып келиш үчүн суу бойлоп өр таяндым. Тоолор жана суулар баягы болгону менен курулган курулуштар жерди өзгөртүп койуптур. Тоодон төмөн атырылып түшкөн сууну бойлоп баратып балалыгым көз алдыман чубап өтүүдө. Өзгөчө 11—12-жаштар чамасынданагы секелек кызды көргөнүмдө, өзүмдүн бала кезим карегиме даана тартылды. Сумкамдагы кичинекей блокнотумду кандаича алыш чыгып төмөнкү ырларды түшүргөнүмдү сезбей калдым.

**Кезинде балалыгым өткөн жерге,  
кайрылуум ушул күнү буйрук беле?**

Тартылат көз алдымға, шол кездеги,  
сүйүктүү ата-энемдин элестери.

Бейкапар эч нерседен балалыгым,  
бир кезде ушул жерде калтыргамын.

Муногу курулуштун бири да жок,  
кыз элем тиги кыздай мен да ойноок.

А могу көпүрөнүн ордуңда жар,  
өтмөктө жатчу эле чоң-чоң таштар

Атамдың колу бошто өзөн бойлоп,  
секирип таштан-ташка, кечке ойноп,

ой келбей атам чарчап калат деген,  
тек өзүм чарчаганча ойнойт элем.

Жылмышып самын таштан – ушул сууга  
жыгылгам далай ирет узун-туура.

Ал кезді бирден чубап көз алдымдан,  
арман ай, шол күндөрдү жоктоп турам!

Чыкчудай балалыгым суу шарынан,  
тарталбайм карегимди аккан суудан.

Ал күндөр кайрылбасын билсем деле,  
арбалам – суунун шары салып эске.

### **14.07.2008-ж.**

18 saat 52 минут, деп жазган жазууларды боз үйдө қалган Жумадин менен Нурпайыска окуп бердим. Түнү бойу уйқум келбеди, таң ык салганда машинадан секин түшүп, балдардың уйкусу

бузулбасын деп аста басып Чычкандын суусун бойлоп бастым. Айланы жымжырт, кызызы таңкы ширин уйку баарысын кучагынан бошотпой атса керек. Жада калса кан жолдо машиналар да жок, сейрек гана чымчыктар «чыртылдап» уйкусурашкан-дай добуш салып анан кайра тымып калышууда.

Чечинип, ич көйнөкчөн калган соң, мөлтүрөп аккан Чычкандын көккашкан суусуна бой урдум. Көөдөнүмдөгү кусалыктын табы мөңгүдөн сарыгып аккан тоо суусунун муздактыгын караманча сездирбени. О бая бала кездегидей сууга чумуп, уйкусуз түндөн жанчылган денем чыйралып сергигенде суудан чыктым.

Ушул дүйнөгө арапашкандан бери мазар басканимда эч кимдин үйүнө жатпайм. Кайсыл машинага түшсөм ошонун ичине жатам. Бул жолу Нурпайыс жаңы алган «Шевроле» машинасы менен ушул он күндүк сапардын милдетин алып, бизди тартып жүрөт. Машинасы кенен,abyдан жайлую экен. Мен аны Сайд-Маликтин «Нарбууданына» окшоштуруп: «Дөөтүндөн айланайын Нарбуудан» деп эркелетип, мерчемдүү жерлерге жеткизген сайын маңдайынан баштап багажнигине чейин сылап койом. Жаныбар Дөөтү да ошону түшүнгөндөй зыпылдап, эч керти жок сапар улап келатат. А түн бойу жаткан жеримдин тынчы жоктугунан эмес, тек ойума ушул өрөөндө өткөн балалагым, атам, апам, бир туугандарым, дегеле ошол кездеги тааныгандардын баарынын элестери көзүмдөн ыраактабай, уйкум безип, таң атырдым. Азыр мөлтүр суу көңүлүмдү сергитип, а бирок көбүктөнгөн шардан, ошол кез кайрадан карегиме тартылууда:

Сезимден алыстабай балалык кез,  
сезилбей өтүп кетти жайкы түн тез.

Кылайып чыгыш жактан таң шооласы,  
камыккан көнүлүмдү сыртка тартты.

Бузбастан балдарымдын таңкы уйкусун,  
бойлодум шарпылдаган Чычкан суусун.

Кыязы, жазуусу окшойт тагдырымдын,  
кырқ эки жылдан кийин кайрылганым.

Таратып кенен-кесир сагынычты,  
келемби өстөнүң<sup>1</sup> кайра дагы?

Суундун көбүктөнгөн шарына окшоп,  
сызылып өттү өмүр калбай токтоп...

А бирок күркүрөгөн добушундан,  
ал кездин жаңырыгын угуп турал.

Атамдын мурутунан жылмайганын,  
апамдын жез самоордон чай куйганын,

Гүкүнүн көйнөгүнүн айрылганын,  
Микинин эмчек издең чаңырганын,

кызыл гүл чыт көйнөкчөн Жибек эжем,  
кылактап чуркаганын жәэк менен,

агымың, көбүктөнгөн өркөчүнө  
мингизип – көз алдымдан еткөрүүдө.

Бакытый аяк толо экендигин,  
баа берип ал кезекте билбептирмин.

---

<sup>1</sup> *Өстөн* – өрөөнүңдө.

Эсиме салып азыр суунун шары,  
эзилип жүрөгүмдүн турган чагы.

Кинонун тасмасындай көз алдымдан,  
өтүүдө ошол күндөр алыс калган.

Элестеп балалыктын бир үзүмүн,  
эстедим токойчунун жыгач үйүн.

Баарыбыз бөлүнбөстөн чогуу бирге,  
бир жайды өткөргөнбүз ошол үйдө.

Атамдын чогуу иштеген жолдоштору,  
нанына апам жапкан орток болчу.

Кеп салып өткөн-кеткен болумуштан,  
кечкисин биздикине чогулушкан.

Аттарын кээ биринин али күнгө,  
унутпай сактап жүрөм көнүлүмдө:

Маасылжан, Артык ата, Назар аке,  
Медетбек, Кылыш, Азим, Мукаш байке,

атамдын ар кечтеги коноктору  
айтылчу түгөнбөгөн жомоктору.

Жаштары ар кыл курак болгон менен,  
жан шерик курбулардай сүйлөшчү тен.

Өзгөчө ушулардын арасынан,  
өң-түсү эсимде жок, бирок анан,

жосуну унтуулгус Артык ата,  
жомоктоп айтып берем балдарыма.

Ага окшош кытыгылуу андан бери,  
жашоомдо бир да адам кезикпеди.

«Кыйт-кыйт» деп койсо бирөө күлүп атып,  
кыйлагы жерден турбай калчу жатып.

Атама байкатпастан Гүкү күндө,  
маш болчу ал кишини күлдүрүүгө.

Жашынып кайың-талдын далдоосуна,  
«кыйт-кыйт» деп салааларын кыймылдатса,

кытылдап баштап, анан, ыкшып эрип,  
как жерге супап калчу бойун керип.

Артыктын жыгылганын көрүшкөндө,  
атамдар түшүнүшпөй эч нерсеге,

«Сизге, не, болду?» дешип сурашканда  
сыр бербей койор эле Артык ата.

Бир да ирет шоктугуна Гүлнаранын,  
укпадым Артык ата таарынганын.

Ал киши бар болдубу?.. Же болбосо  
жалгандан аалам салып кеткен болсо,

Теңирим, түбөлүктөн жай берсин деп,  
дил буруп Жаратканга турам тилеп.

Ағылып суунун шары менен бирге,  
алыссы балалыктын күндөрүнө,

сезимдин кайыгында сапар артып,  
сергиген көңүл менен келдим кайтып.

Үзүмүн балалыктын өтүп кеткен,  
Үлбүрөк сезимиме кайрып берген,

Улув Күч! Миң мертебе тобо кылып,  
Унчукпай сууну тиктейм, ичен тынып.

Кайрылып мейли дагы келбесем да,  
Кайрыйет, ыраазымын тагдырыма.

Койнуңда балалыгым калтыргамын,  
Буйруса насип-буйрук, кайрылармын.

Ал азыр жол тартууга учур келди,  
Асыл жер! Көрүшөрбүз, кошкун эми!

**Чычкан капчыгайы  
15.07.2008-ж.  
Таңкы 4' 20"**

Балдардын жанына келгенимде алар жаңы турup жуунуп жүрүшүптүр. Чай ичиp алып жолго чыктык. Ошко кечке таяп келдик. Сулайман тоодогу шайык Алымбек ажыга жолугуп, кыргыздар үчүн Меккеге тете болгон ушул ыйык тоонун олуя-пирлерине дуба түшүрүп, бизди утурлап келген Сүйүттүкүнө жөнөдүк. Келинчеги Чолпон дасторконун жазып тосуп алды. Сүйүт көрүнбөй калганынан каякта десем, кой сатып келгени кеткенин айтышты. Мен жөнү жок эле малдын убальна калбай, сойбай эле койууларын өтүнсөм: «Үйгө келген конокторду кур жаткызмак белек» дешкенде: «Андай болсо эртең ыйык жерге барабыз ошо жердин олуя-пирлерине багыштап курмандык чалалы, макул көрсөнөр» деген өтүнүчүмдү кабыл алышты. Эртең

менен Чолпондун чайын ичип алып Араванды бет алдык. Биз келгенде ал жерде зыяратка келген ададар көп экен. Жашы 97-ге чыгып қалган апа уулкыздары, күйөө бала-келиндери, небере-чөбүрө-кибирелери менен ушул ыйык жайга зыярат қылып келишиптири. Жумадин, Эргешали экөө мал сойо турган касапчыны жана ичеги-карын тазалай турган келинди табышып, курмандык чалынып, арнаган дасторконубузду жазып, дуба айтылган соң мен Санжар экөөбүз булактын үстүндөгү аскага кеттик. Жумадин, Айбек, Нурпайыстар курмандыктын этин бышыруунун камын көрүп калышты.

Бекарстан Атабыздын тушундагы ыйык тоону мезгилдин камчысы айоосуз шапалактаптыр. Ураган үнкүрдүн болжолду гана изи саал билинет. Ал эми кезинде көктөн арзып түшүп Дулдул Буудан суусунун кандырган булак быйылкы каткалаң кургакчылдыктын кесепетинен тамчы суу чыкпай какшып туруптур. Табият деле, булак деле биздин көрпендердин пейил-көйүбүзгө жараша сыртын салып турғансыйт. Абалтадан эл ыйык тутуп зыярат қылып келген мазардын өзүнө мечит салынып дин өкүлдөрү менен мазардын шайыгынын ортосунда келишпестиктерин сыртка чыгарып ажырым болгондору кимге жакмак? Курандын 14-чү сүрөөсүнүн 38-чи аятында «Ыбырайым айтты: «Кудай кудуретинден! Мына, бул чагылгандын огуナン сакта. Мени балдарым менен бөөдө қырсыктан алыс қыл, жер-суу тайып, табыналы.

40-чы аят. «Кагылайын Кудай! Мен өз тукумум – Ысмайылды жүк-жуураты менен Сенин ыйык туралыңдын жанына көчүрдүм эле, ал жер данга каат. Кудай кудуретинден! Алардын ыйманын буруп, дилин динге кайыр. Дуба қылып, келме келтирип, жер-

сүү тайып Кудайдан чындал тилемесин, Жерди какшыттай жамгыр жаадыр, түшүм бер, түшүмгө береке бер. Балким алар ыраазы болор», – дейт, демек бир жараткан Кудайга дил-нээтти толук буруп, эзелтеден ыйык деп эсептеген мазарларга барып тайынуу күнөө же шайтандын иши эмес экен го! Кандай шартта болбо, кайсып жерге барба ириде көңүлүндү толук бойдон баардыгын жараткан Бир Кудайга дил-нээтиндү толук тиленген тилек сөзсүз ошол жараткан Кудуреттүү Бир Кудайга жетип кабыл болоруна мен толук ишенем. Демек ушул эзелтен бери ыйык делген мазарга келип нээтти Кудайга буруп тайынуунун жаман жагы жок да. А бирок мечиттин имамы менен мазардын шайыгынын пенделик пикир келишпөөчүлүктөрү «ат арытып, сапар карытып» келген зыяратчылардын көңүлүн бизден «мечитке келдиңерби же Эргешалигеби?» деген суроосуна мен «Дулдул булак» мазарына дедим. Анда тиги четке баргыла деп жактырбай мамиле жасады. Эргешали ордунда экен. Көздөрүн күлүндөтүп кубанып тосуп алды. Чокунун башына чыгып ушуларды ойлоп «Олдо пенделик түшүнбөстүгүбүз ай!» деп кейидим. Чокудан аймак алаканга салгандай көрүнөт экен. Көчө толо кыжылдап көр тирлик менен алпурушкан эл. Байкоомдо алардын эч кими-си ушул ыйык жайды назарына деле илишпегендей. Ошончо көп элден бөтөнчөрөөк болгон төмөндөгү мазарга тайынып келген чымчым элдин айрымдарынын гана төбөсүнөн көгүш-жашып шоопанын учкуну жылт этип койот. Ошол адамдар ушул ыйык жайга жөн салды эмес – жараткан Бир Кудайга дилин буруп нээт кылышпенин күбөсү – ошол учкундар. Кыйлага айланага серп салып, келгендеги максатымдын шартын ылайыктап бүткөн соң төмөн түштүк.

Биз келгенде курмандыктын эти бышып калыптыр. Алиги зыяратчылар да кетише элек экен, аларга кошумча бешим намазга келген ошол мааленин тургундарын да тамакка чакырдык. Эргешали, Нурпайыстар бир нече табакка бөлүп тамак тартышты. Тамак желип, дуба окулган соң зыяратка келген токсон жети жаштагы апа биз отурган сөөрүгө келип дуба айтып, алаканын жазып мени карап бата берди: «Жұзұңұз жарық экенсиз, қызым Жараткан Аллам ушул менин жашымдан ашкан жаш берсин, бак-дөөлөт ырысқысын чогуу берсин. Үрөн-бутактуу болуп этек-жениң жазылсын, Аллам көздөгөн максатыңа жеткизип зыяратың кабыл болсун, оомийин!» деп бата тартты. Мен ушул кагелес, қыска бойлуу, чырайлуу апаны, ушул кишинин түспөлүндө көрүнүп турган Умай энедей сезип, тулку-бойум нымшып туру. Ушул қызыр жылоологон апа менен жолубуз тегин жерден кошулган жок, Бекарстан Атабыз түбөлүктөн жайын алып, Улуу Рух ыраазы болуп, ушул Апа аркылуу өзүнүн ыраазычылыгын билдирип аткан бейм, Кудуреттүүм! – деген ойдо турам. Бүгүнкү медитация алдын ала эле аян берген таризде сездим. Апага мен да ыраазычылыгымды билдирип, көкүрөк тийгизе кучакташып коштоштук. Биз идиш-аяктарды жууп тазалағанча шам учурда болуп калды. Былтыркыдай эле чилдеканага кирип шамга олтурдук. Шам күйүп бүткөндө дуба айтып, тилек тилеп, бата тартып, балдар сыртка кетиши. Мен чилдеканада калдым. Шоола күттүрбөдү. Көк-жашып нурга бөлөнгөн Жайсан Ата добуш салды:

Арыба, алың кандай, Шамчырагым.  
Алдыда сапар татаал, Бекарстандын

жан-досу эгер азыр төмөнтөдөн,  
ийненин кулагындај көзөнөктөн,

сыгылып өтүп кете албай қалса,  
сыноодон өтпөгөнүң сенин, анда.

Бир нече күндөр мурун топтол алган,  
кубатың ушул азыр берет жардам.

Башкысы – нээт-дилиң толук бойдон,  
бошонуу – бошотууга буруп койсоң

анан да абиссиндин шерт дубасын<sup>1</sup>,  
айтышың керек сактап үн ыргагын.

Окуундан он беш жылдык – ушул бүгүн,  
он же сол жыйынтыгы чыгуучу күн.

Сынынан устаттардын өтүүң керек,  
сүрдөбө, бута чукуп – жебен жетет!

Жасагын ирет менен – шартты бузба,  
жардамды күтпө менден мындан башка.

Бой ташта төмөн қарай, деминди тарт,  
байралбай иш бүткөн соң тезирээк кайт!

Жайсан Атанын үнү алыстаган сайын жарык  
куңүрттөнүп, түпсүз жерүйгө түшүп бараттым.  
Күнүрт шооладуу күм дөбөдө турган зор караан ко-  
лун созо бергенде үлбүрөгөн Шооламдын учун кар-  
матып, ичиме тарткан демди сактаган тейде өйдө

---

<sup>1</sup> Абиссиндин шерт дубасын – дубанын аты.

атылдым. Алиги караан ийненин учундай Шооланын жарыгына жармашып чогуу көтөрүлө берди.

Суунун терен айлампасы түбүнө тартып бараткандай абалым канчага созулганын тактоого дараметим жетпес. Ичиме тарткан демди чыгарбай, айлампадан чыгуунун далалатында өткөргөн убактым кылымдарга тетедей сезилүүдө. Кулактарым чыңылдап, ысык бир нерсе сзызылып чыга баштаганда Шооланын жарыгы көбөйүп, үзүлүп кетчүдөй үлбүрөп ичкергени кадыресе жоонойуп, чырактын билигиндей тасмага окшогон көк-жашил жарык жол пайда болду. Былтыркы көбүрчөктөгөн саз жана жанагы кум дөбөлөр тээ төмөн түпкүрдө калып, зор караан мага удаалаш улам өйдөлөп жарыкка чыгып бараттык. Кызғылтым түстөгү тоонун этегиндеги жайыкка жеткенибизде жарык тасма көнчейип, чоң кызыл таштын түбүнөн оргуштап кум тээп атылган булактын жанына токтодук. Ошондо гана ичиме жыйиган демими акырындап сыртка үйлөп, шерт-дубанын сөздөрүн иреттүү айтып жай чыгардым. Алым кетип, шылдырап аккан булактын суусунан көзүм өтүп, бирок кочуштап ичүүгө дарманым жетпей ташка сүйөндүм. Алиги зор караан наркы өйүздөгү чоң ташка жөлөнүп олтурду. Ошончолук чоңдугуна карабай, өтө катуу оорудан жаңы баш көтөргөн адамдын добушундай каргыл үнү алыстан чыккансып жай сүйлөдү:

Өркүнүң өнүм алсын кош дүйнөдө!  
Өлүмгө байланган жан тирилүүдө...

Мүчөлдүн мин сан жылы сазга баткан,  
мусаапыр жан-дос бошоп туткунунан,

катмарга буурул тандуу чыкканына,  
киниет кылыш турат ушул чакта.

Бардыгын он сегиз мин түрдүү дүйнө,  
билерсің айтпасам да өзүң деле.

Бул дүйнө, буурул таңдуу – сындан өтсөм,  
бир катмар дагы өйдө көтөрүлөм.

Ошентип буйурган бир Уллу Танда,  
ободо кездешермин Көкө абама!

Ал азыр ушул жайга сансыз ирет  
«шүгүр», деп тобо кылам, о Кудурет!

... Жашагам жети мүчөл жер бетинде,  
жандарын нечендердин кыйдым эле.

Өч алдым деген сокур түшүнүктө,  
өзүмдү батырыпмын зор күнөөгө.

Жандарды кыйган менен тирүүлүктө,  
жанымды кыйнаттырдым түбөлүктө.

Кылычым канга бойоп кыйган баштын,  
кысасын<sup>1</sup> жүз төрт мүчөл<sup>2</sup> толук тарттым.

Түбүндө сормо саздын ымырт, сасык  
тирумдө кылганымдан тарттым жазык.

Жазамды тартып бүтүп, эми гана  
жай алдым буурул таңдуу бул катмарда.

Жайымды алыш үчүн шул катмардан,  
көөдөндө қүйгөн отүң берди жардам.

---

<sup>1</sup> *Кысасын* – жазасын.

<sup>2</sup> *Жүз төрт мүчөл* – бир миң эки жүз кырк сегиз жыл.

Өчүрбөй ошол отту сактап калган,  
өзгөчө ыргак менен айткан дубаң,  
  
шерт дуба жети жылдык мөөнөт менен,  
шерттешип бекиткениң чыкпай эстен  
  
күнүгө тогуз жолу он экиден,  
кайталап айткандарың кайрып ичен,  
  
аткарды шерт дубанын шартын бузбай,  
актады ишеничти жарық маанай.

Арадан андан бери жыл айланып,  
аптаптуу кум катмарга жан байланып  
  
чызылдап сыйзырылган сыйык өндүү,  
чыдамсыз күтүп жаттым шул ирмемди.

Ийнедей көзөнөктөн түшкөн шоола,  
илинтип чыгыш үчүн бул катмарга,  
  
илеби жетип оттун көөдөнүндө,  
ишеним бирдей болсо экөөбүздө,  
  
суурулуп кум чөлкөмдөн – шоола түшкөн,  
сыгылып өтүп кетсек көзөнөктөн,  
  
тагдырдын сыноосунан, анда, демек,  
такалбай өтүштү деп эсептелмек.

Эгерде өтүп кете албай калсак,  
экөөбүз тартмак элек бирдей азап.  
  
Дагы бир өтмөктүү доор келгичекти,  
Жан-достор жай кылышып шол өлчөмдү,

күтмөкпүз учур келип – бир аруу жан,  
күч жетип куткарышын кум капастан.

Алыңдын чак экенин билсөң дагы,  
а бирок аткармакка берген антты,

капаста қалса, мейли, жан-досум деп,  
карадың тагдырыңды тике беттеп.

Көздөгөн максатындан баш тартпаган  
көктүгүң бул жолу да берди жардам.

Азайып көкүрөктө от илеби,  
алсырап жан-досундун турган кези.

Кеңейген нурөткөөлдөн түшкөн Шоола,  
келтириет күч-кубатың қалыбына.

А демек, Нурбелегиң берген кубат,  
аздан соң бул катмардан алып чыгат.

Аз калган шол ирмемден пайдаланып,  
ачсам деп арман-бугум турам шашып.

Бөлүнүп дene-достон кеткен жандын,  
берсем дейм айтып неге кабылганын.

Жашоого, бир эле жан, нечен ирет  
жаралып Жер бетине кайтып келет.

Эң сырдуу, ачылбаган жагы анын,  
эсинен өчүрттүрөт өткөн чагын.

Өсүүнүн эрежесин так өтөгөн,  
өзгөчө жандар болот «ачык көөдөн».

Маанисин «ачык көөдөн» деген сөздүн,  
маныздуу жерин айтып түшүнтөйүн:

жааралган о алгачкы кезден берки,  
жан-достун жандуйнөсү кечиргени,

өзгөчө китебинде ар бир жандын,  
өзгөрбөй – өчүрүлбөй сакталаарын,

үйутуп өлбөс жандын сезимине,  
Улуу Күч салгандыктан дайым эске,

адамдар: «Тагдыр буйрук жазуусу» – деп,  
абалтан сыр түйүндүү айтышат кеп.

Катталган жан тарыхы куту-кител,  
кабарлар катмарына бекитилет.

Сезимдин тереңине – кайтчу жерге,  
сактатат көчүрмөсүн жандуйнөдө.

Денеге – үйү болчу утурумдук,  
дил менен кошо кирип – алат турук.

Жансезим – жан-тарыхтын көчүрмөсүн,  
жашират дал тушунда көкүрөктүн.

Жалганга келген жанда сезим мокоп,  
жан-тарых каткан көөдөн сокур болот.

Жашоонун сырын ачып өнүкмөйүн,  
жан-тарых туткунунда көкүрөктүн.

Сейрек жан сезимине дилин буруп,  
сезгенде туткундағы сырды түйуп.

көз эмес – көкүрөгүн ачып, анан,  
келер кез – кеткен чагын көрөт адам.

Ошондой өтө сейрек жараплан жан,  
«Олuya Көөдөнү ачык» деп аталган.

Жашоого келген мындай жандын, бирок,  
жашоосу өтө татаал оор болот.

Бел байлап тириүлүктүн азабына,  
бергени келет өрнөк адамзатка.

Жараша максатына – жалгандагы,  
жашоонун азгырыгы күтөт аны.

Майышпас, эрки күчтүү жан-дос гана,  
максатын алмаштырбайт азгырыкка.

Мен сымал – өнүгүүсү арсар болсо,  
максаты эстен чыгып түшөт торго!

«Тагдырдын жазуусу бар» деген нерсе  
тек гана жомок делет тириүлүктө.

Өлчөнгөн өмүр өтүп, кайтканында,  
өтөөгө туура келет түрдүү жаза.

Жазаны тарттырууга себеп болгон,  
жазуулар – жан-тарыхтын бети толгон.

Угуп ал айткандарын Бекарстандын,  
үнүтпа, бүт баарына сурек барын!

Бүтүндү түзүп турган кең Ааламда,  
бул нерсе тиешелүү баардык жанга.

Жашоого жалғандагы келген жандын,  
жантарых – каттайт баардық жасаганын.

Ойлогон ойу анын, не қылганы,  
Он, же терс каалаганы – самаганы,

топтолгон бир бүтүнгө құчту түзөт,  
ошол құч – жазалап, же берет үзөт.

Мурдагы жашоосунун – кийинкиге,  
таасири тиерлигин билбейт пенде.

Айрымдар майга балқып бөлөнүшсө,  
азаптан башы чыкпайт қайсы бирөө.

Неликтен мындаі деген табышмакты,  
нечендер табалышпай башы катты.

Ал тигил табышмактың жаңырмагы –  
әзелтен өзү түзгөн адамзаты,

«Бүйругу Тагдырынын» деген нерсе,  
бузбастан аткартырат жазылса не!

Түбөлүк өзгөрүлбөс әзелтеден,  
төрөлүү – өлүү деген мыйзам ченем!

Ааламда өнүгүүнүн жолу, бирок,  
ал ошол тирүүлүктө пайда болот.

Кайтканда тирүүлүктө – ар бир пенде,  
мурдакы жашоосунан калган нерсе,

үзүлгөн күмүш жиптен улап нары,  
үйрөтөт жан сактоонун жолун жаңы.

Бактылуу күн сүрүүгө караганда,  
бактысыз көп кездешкен адамдарда.

Себеби: кайткан жандын өткөн чагы,  
сезимден өчүрүлөт түгөл баары.

Жосунсуз жийиркеничтүү жоруктарды,  
жойбостон, кайталашат кайра дагы.

Өзүнүн кетиргенин билбей пенде,  
өксүшөт, бактысызбыз дешип неге?

Кунарсыз күн кечирген мындай жашоо,  
куткарбайт көкүрөгү туйук болсо.

Көз эмес, көкүрөгү көрмөйүнчө,  
көйгөйгө адам тартчу жетпейт өлчөө!

Жалганга – кайрадан жан төрөлгөндө,  
жанында, көкүрөгү көргөн бирөө,

антташкан дос, же, жары болуп калса,  
ал адам жетет келген максатына.

Андайды жан-досумдун бактысына,  
аттигин, көрбөптүрмүн өзүм ыраа.

Көп ирет бийиктикке жеткен менен,  
кесирим тирүүлүктө, ашып ченден,

о анан түбөлүктө төмөн кулап,  
тарттырдым жан-досума түркүн азап.

Канча ирет жарапбагын – сезимиңде  
көп нерсе кошо келет, бирок пенде,

бұрбастан көңүл отун белгилерге,  
бұрдурат ой-максатын көр тирликке.

Назарын бурган болсо белгилерге,  
неченин тапса болот жер бетинде.

Адамдар о алгачкы нурдан бұтқөн,  
артында урпактарға таштап кеткен,

сүрөттөр же тамгалар аска- ташта,  
сүйлөшөт адам менен – тилин тапса.

Байыртан эл тайынған мазар булак,  
бабалар тарыхынан баян курат.

Тал-терек, арча-кайың ыйык делген,  
тарыхын айтат әлдин өтүп кеткен.

Болгону: ошол жерге барғанында,  
бұт дитин койуп, адам, көңүл бурса,

катылған жан-тарыхы көкүрөктө,  
кабылдайт, термелүүнү, тиги жерде.

Ошондо айтып бергис ти्रүү адам,  
даректи укса болот ыйык жайдан.

Аскада сүрөт жансыз болгон менен,  
адамдын ойу тириүү – ага синген!

Төрөлгөн көкүрөгү көздүү адам,  
түшүнөт, таш-даракта, ойду каткан.

Сицирип ойду сактоо – жер бетинде,  
тийиштүү, жандуу-жансыз бұт нерсеге.

Өзгөчө, жаныбарлар арасынан  
жылкыда, бул касиет, орун алган.

Азоого илик<sup>1</sup> салган алгач ирет,  
адамдын ойу ага толук кирет.

Жакшысы – жаман жагы иргелбестен,  
жылкыга өтүп кетет ошол тейден.

Үйрөткөн адам, балким, кийинчөрээк,  
мүнөзү, ой-пикири өзгөрүлөт.

А бирок андан өткөн кыял-жорук,  
атында калып калат адат болуп.

Алалы мисал кылып Алгараны –  
ачуусун саяпкердин алып калды.

Анысын ашындырып Алооке хан,  
айлалуу куу – шумдугун бүт оодарган.

Конурбай ээ болгондо ага анан,  
кыйдысы кырк эсеге ашкан андан.

Тайында сезиминен түнөк тапкан,  
кара күч башы менен чогуу жаткан.

Актыгы Алгарага каршы туралар,  
айтууга арзыйт аныз Дулдул Тулпар.

Атагы Дулдул аттын Аалам жарган,  
арзыган булагы бул, агып жаткан.

Күч менен тик атылып, аска жарып,  
куү чертип акчу құмұш арапашып.

---

<sup>1</sup> Илик –

Дал ошол күмүш сууга күштар болгон  
дулдул ат түшүп келчү так Ободон.

Жадырап жаз кезегин жайга берген,  
жалбыздын гүлү аңкып күчкө кирген,

мезгилди болжоп түшүп Дулдул Буудан,  
моокуму тараганча иччү суудан.

Анткени шол учурда бир гана түн,  
атылчу мүрөк суусу өлбөстүктүн.

Атылып түптөн мүрөк, – Буудан түшчү,  
ажайып кереметтүй сырдуу түндү,

атадан баласына мурас кылган,  
аныгын билер эле аз гана жан.

Ошентип, нечен кылым тукум улап,  
Обонун Тулпарларын келген курап,

баа жеткис өнөрлөрүн эл урматтап,  
баасыз деп ал урууну калат атап.

Тукумун дулдулдардын сакташ үчүн,  
соңку ирет, шол учурда, төрөлгөмүн.

Милдетим жалгандагы ошол жолу,  
мүрөк суу, Дулдул сырын сактоо болчу.

Ушуга байланыштуу,abyдан зор,  
улуу бир милдетимди тутупмун кор.

Анымдын жан-дос тартып жазанасын,  
Ааламдын түпкүрүндө сазга баттым!

Бул сөздү анаңкыга калтырайын.  
Буудандар жөнүндөгү сөздү улайын.

... Ажайып кереметтүү түндү билген  
аз гана адам элек – бүрөөсү мен.

Ал түнү асыл тукум байталдарды  
айдыңга байлатчубуз – ашыртканы.

Үңкүрдүн урандысы калган жерде,  
Үйүрдү байлоочу жай болор эле.

Үстүндө айдыңчада – аскада бек  
үңкүргө жашырынып күтөр элек.

Көктөгү жылдыз толуп – Ай чак түштө,  
күттүргөн кайып Буудан түшөр эле.

Канган соң мүрөк сууга Кайып Тулпар,  
карачу байталдарды – жазып кумар.

Таң шоокум салган кезде – тартылып суу,  
Тулпар ат кайып болчу калтырып буу.

Кайыптан токтоп, түгү жылтылдаган  
кулун сын байталдарды – келе турган

жаз баарда тукум берет деп сүйүнүп,  
жайытка чыгарчубуз биз күтүнүп...

Күттүргөн жаз да келип – төл башынын  
күтчүбүз кайсы маалда тууларын

Төл башы күндө туулса – анда, демек,  
төлгөбүз төп келгенин билер элек,

Анткени күндүз туулган қулун гана  
айланчу талбас дупдуп тулпар атка.

Кулундар түндө туулган көбүнese  
айланып ак булатка кетер эле

Кайтпастан құтқөн үмүт жылга тете,  
калчубуз кур алакан андай кезде.

Күн чак түш, ачык кезде жарық көргөн  
кулундар – теңдеши жок қубат берген,

сыдырып тяж, тумшук, қулактарын,  
сүрткөн соң чарайнанын калдықтарын,

демимди ичке тартып – таноосуна  
дил буруп, үйлөөчүмүн сырдуу дуба.

Кулундун кулагына айтчу дуба  
купуж мурастаган атам мага.

Кайыптық касиетин ошол дуба,  
калтырат бурбай сактап калыбында.

Төлдөтүү кайыптарды – менин ишим,  
төлбашын телчикирбейт бөтөн эч ким.

Кулундар кунан болуп тишегенче<sup>1</sup>,  
көргөзбөй багуум керек жан кишиге.

Кайыптық касиетин шондо гана  
калтырат түбөлүктүү калыбында.

Тап кетсе кыпынчалык – кылган мээнет  
талаага кеткендиги ошол, демек.

---

<sup>1</sup> Тишеген –

Түйшүгүн оор көрбөй бирок анын,  
түн уйқу – күн тынымсыз асырадым.

Асмандан түшкөн Дулдул Буудан аттын  
атагын чыгаруунун көрдүм камын.

Жалганда көрпенделек күн кечирген  
жашоомду туура жолго салдым деген,

өзүмчүл чукул ойдун жетегинде,  
өзгөнүн ойун албай эсебиме,

боорумду көтөргөнү – эч бир жандын,  
бойума кеп-кенешин жуутпадым.

Өзүмдөн бөлөктөрдүн баарысын тең,  
өнүкпөй калышкандай көрөр элем.

Көөнүмдөн кээде гана түнөк тапкан,  
Көкөмдүн сөзү жакчу таамай айткан:

«Таза кан Дулдул Атка – сөзсүз түрдө  
тандалган шерлер гана болушат ээ.

Ааламга сапар алчу учур келсе,  
Ат менен ээси кайып болот бирге!

Атадан баласына мурасталган  
аяндуу күттү учурба, Бекарстан!» –

Көрүшкөн сайын ушул сөзүн Көкөм  
көзүмө тике карап айтчу өктөм.

Ошондой кезде уккан сөздөн улам  
ойгончу көөндөндө сыр, төөнүп жаткан.

А бирок, учкун сымал, жылт деп өчкөн,  
аzdan соң ойгонгон сыр чыкчу эстен.

Өнүгүү жолундагы ар бир адам,  
өтүшү керек экен Улуу Сындан.

Ким кандай өтөт Сындан – анын баары,  
көөдөндө туйумуна көз каранды.

Дал ошол туйумума көөдөндөгү  
дил бурбай койгонумдан – өнүкпөдү.

Унутуп милдетимди – ошондуктан,  
умтулган максатыма жетпей калгам.

Аткарбай милдетимди жалгандагы,  
азапка салдым артта калгандарды.

Ачылып купуя сыр – калаа урап,  
атылып чыкпай калды күмүш булак.

Тукуму кайып болуп Дулдулдардын  
туулат тогоопдордо – бирок анын

керемет касиетин түйган жан жок,  
кармалбай жерде көпкө – кайып болот.

Акыры не болгонун Дулдулдардын  
айтаар дейм Жайсан Үрчү тектап дагын...

Жанараак айтпадымбы, туттум деп кор,  
жалганда милдетимди дагы бир зор.

Жалганга келгенимде сонку ирет,  
жаземсиз өтөөм керек болгон милдет,

айынан энөөлүктүн азап тартып,  
адашкан нуктарынан, жаза басып,

кейиштүү құн кечирип – чачыраган,  
кемишип түмөн сандан – чымчым калган

байыркы Күн элиниң түкүмдары,  
басынтынан душманынан кетип алы,

өкүнүп, тобо қылып – Жараткандан,  
өксүшүп жашын төгүп, сурал жардам,

журт башын бириктирип, ээлик қылаар,  
жалтанбас Шерди күтүп, тилешет зар

Улуу Күч назар буруп ошол зарга,  
убайды жеңилдетчү көрөт арга.

Аткарчу, жалганда зор, милдет менен  
адамдын төрөлүшү керек деген...

Айланган Нур-Кубатка түбөлүк жан,  
азаптуу құн кечүүгө көрүптүр кам...

Жалганга Нур-Кубаты келген кезде,  
жардамын берүүчүлөр белен эле:

баарына көзү жетип – кең караган  
Бакайдай, көкүрөгү көздүү адам,

көтөргөн көртирилктиң жүгүн толук  
Көкөтай – бар байлыктын ээси болуп,

бой бербей тирүүлүктүн кордугуна,  
боздошуп, журтка эге тилеп бала,

Алтынай, Батмазуура – эки эне  
жаны бир, Шер төрөшмөк, эки денде.

Милдетим менин: багуу Кайып Буудан,  
алардын жоокелери мине турган,

жалганда адам болуп күн кечирген,  
жети жан, так аткарчу, милдет деген,

жадымдан чыгып булар тирүүлүктө,  
жанаңылып, жаза тартты, жан түпкүрдө!

Билбеймин башкаларды, бирок өзүм,  
Баатырга милдетимди өтөбөдүм.

Пейли Кең, кемтиги жок Айкөл Шерге,  
пейилим тарып, ичим күйөөр эле.

Жазуусу Жан-Тарыхтын чыгып эстен,  
Журт ээси мен болбойм деп эмнеликтен,

жалгандан Айкөл өтүп кеткичекти,  
жандүйнөм ич тардыгын кемитпеди.

О, анан баарысынан қалып артта,  
опосуз күн кечирүү түшүп башка,

өкүнүүм жандүйнөмдү эзген кезде,  
өзүнөн-өзү түшүп көп ой эске,

өмүрдүн соңун тиги жалгандагы  
өткөрдүм, максат кылышп, оч алганды.

Туура деп кылгандарым тирүүлүктө,  
түшүрдү тунгуйукка түбөлүктө.

Мүчөлдүн миң сан жылы жан-дос анан,  
мүңкүрөп кыйноо тартты чыкпай саздан!

Жазылган Жан-Тарыхтын сырын улап,  
жарыгым, айтыш үчүн, жетпейт убак.

Шооласы Нуркыздардын тасма болуп,  
шатынын түрүн алып бүттү толук.

А демек учур келди кайта турган,  
аткарчу ишиң арбын, болгун аман.

Жалганда бир тал Шоола, үмүт тутар  
жан-достун бул тилегин жаса тумар. –

Канкакшып суусаган суусунумду кандыруу али-  
ги күмүш күмүн чертип атырылган булактан наисип  
этпептир, бирок алиги зор караан ошол булактын  
четинен алган бир нерсени колума карматкандай  
болду. Оң колумду бекем жумган тейде төбөдөн  
түшкөн алтын түс нур шатыда көтөрүлүп барам.  
Төмөндө көк мунарык жарыкка оронгон зор караан  
алыстап, көрүнбөй калды. Чилдеканага жеткенде  
алтын түс шаты жайылган көк-жашып түскө өтүп  
өйдө көтөрүлө берди. Карапы чилдеканада кыйла-  
га оптурдум. Өзүмө толук келгенимде сыртка чык-  
тым. «Эже, жакши келдинизби?» деген Жумадинге  
колумдагы баштыгымды карматып, өзүм колуна  
сүйөнүп, сөөрүнү көздөй бастык. Шамга оптурууга  
жетишпей калган Эргешали күтүп оптуруптур. «Жа-  
тып кетиңиздер» деген өтүнүчүнө ыраазычылыгы-  
бызды айтып, коштошуп жолго чыктык. Жумулуу  
оң колумду машинага түшкөндөн соң гана ачтым.  
Кичинекей топчудай апакай нерсени сумкамдын  
чөнтөгүндө бетаарчыма ороп, этиет салып койдум.  
Ай нуруна бөлөнгөн түн койнунда сапарыбызды улап  
барабыз.

\* \* \*

02·08·2008-ж. 2-чи А.К.

12° 51' 26"

21° 25' 44"

4° 17' 10"

Таластан Араванга жол тартып баратканда сөз эмнеден башталганы эсимде калбаптыр, Нурпайыс «Өтмөк» ашуусунан өтүп Суусамыр-Ош жолуна түшкөнүбүздө: «Ушул өрөөндө «Жайсан» деген жайллоо бар экен, менин таекелерим ошол жайллоону жайлашат» деп калды. Ошол замат эле лап ал жайллоонун жөнүн сурамжылай баштадым: «Эмне үчүн «Жайсан» деп атапат экен?» дегениме:

– Атальшын тактап сураган эмесмин, убактыбыз болсо кайрылсак болот – деди.

– Мазар беттеп алдык, кайтып келатканда буюрса сөзсүз тийип өтүлүчү – деп өтүндүм.

Оштон келатканыбызда Нурпайыс таекесинен укканы бойунча сууну наркы өйүзүнө тигилген боз үйдүн тушуна токтоп, үй ээсинен жайллоо жөнүндө сурады. Үйдүн ээси – жашы отуздан өтүп калган жигит ошол көпүрөдөн өтүп тоону көздөй кеткен жөө жол менен барууга болорун айтты. Нурпайыс: «Биз жөө эле барат элек, эжеге атыңдын күчүн бербей-сиңби?» – деп атканда наркы өйүздөн ат кубалап келаткан жигит көрүндү, тигил үй ээси жигит: «Тети-ги келаткан Осмон сенин таякеңдин кошунасы, аты качып келатса керек, ошол жол көргөзүп берет» – деп, анан берки өйүзгө чыккан Осмонго биздин жөнүбүздү айтып: «Атыңа тигил эжени мингизип албайсызыбы?» – дегенине Осмон «Токулганды берип тур, атым эжени минсин деп качып келген белем, болбосо чөбү эжигейдей болгон тоодон бул жакка эмнеге качсын» деп түз кетти. Мен Осмондун атына минип, балдар жөө, тоону бет алдык. Коктуну өрдөп кыранға чыга бергенибизде көрүнгөн тоонун бетин

эки бөлүп аккан сууну көргөнүмдө жүрөгүм булкуп алды. Медитация учурунда Жайсаң Ата бир нече жолу «Көк-Булунға» баралы деп ээрчитип келген тоону тааныңдым: «Балдар «Көк-Булун» – дедим үнүм кардығып. Быйыл жыл қургак болуп, жаандын кемдигинен улам жай толугу экенине карабай күз жышааны қадимкидей өкүм сүрүп калган мезгилде бул жайллоо жапжаашып болуп туруптур. Биз өрүүлөй бергенде ушунча күттүргөн жаан да көнөктөп којуп берди. Жолду карата ысыкка қакталып келген дене-боюбузду сергитип, кийимдерибиздин жибине чейин өтүп, сыгып алма суу болуп Нурпаистын таякесиникине келип түштүк. Жаандан жүдөгөн таяженеси: «Ой ушул жаанда келген кандай немесиңер?» деп тосуп алды. А бирок қыргыз баласына мүнөздүү қаада бойунча үйгө от жагып, чайын коюп, дасторконун жазды. Балдар чай ичишип ичтеринен жылынып алышты. Мен идиштеримди машинага унтууп келгендиктен, бир сындырым ысык каламага каймак сыйип жеп: «Ушунуңа шүгүр, Тәнирим, деп бата тартып темир мештен лапылдан урган ысык тапка көйнөгүмдүн этегин қактап саал сергитип алышып сыртка чыктым. Жаан сээлдегенде, Осмон экөөбүз атчан төрдү көздөй бастырдык. «Жайсан Төрдөгү» кипейген тамдардын бетинде жазуулар, сүрөттөр бар экенин айтып Осмон жол баштады. Адегенде: «Жайсан ашуунун» түбүндөгү төргө чейин барып, андан кадуулап «Жайсан Төргө» бардык. Мен медитация учурунда көрүп жүргөн булакты, булактын нугундагы кызыл ташты көрүп, өзгөгө эмес – өзүмө жомоктой сезилген нерсенин чындыгына таңым артып турам. Жайсан Атанын отурган ташын, өзүмдүн отурган ташымды Жумадин Нурпайистерге көргөзүп: «Бирок жылкынын башы жатчу конулда тулпарды башы жок экен, балким малчылар этибар

албай бир жака ыргытып ийгендир» – деп өкүнө сүйлөдүм. Балдардын жанында турган Осмонбу же Нурпайысты таякесиби, айтор бирөө: «Жылкынын күү башы дейсизбы? Алар тиги белдин нары Кетмен-Төбө жак бетинде» деп калды. Ойдо жок жерден дагы бир табышмактын жандырмагынын учу чыкканына кубанып, бул жерге чукуп арапыкта кайра келүүнү чечтим. Күн кечтеп калғандыктан артыбызга тарттык. Кожогул менен Осмонго ыраазычылыгыбызды билдирип, төмөн ойго чейин алардын аттары менен жетип алып, үй көздөй жол уладык. Үйгө келгенден кийин бир аз тыныгып алып жол камын көрдүк. Акыл Суусамырлык тааныштарынан жер шартын сурамжылатып, мине турган аттарды иликтетип, баары даяр болгондо таңкы төрттө жолго чыктык.

Акыл, келинчеги Нуркан, уулдары: Шаазадан, Акназар, мен, Жумадин, Санжар болуп «Жайсан» жайлоосунун оозуна сегиздерде келдик. «Жайсан-Ашуунун» жолун билген Таластык карыя менен сүйлөшүп, Акыл убадалашкан соң машиналар менен жайлоого жеттик. Нуркан менен Акназарды ээн төргө калтырып биз белди беттедик. Максатыбыз – адамдар сейрек каттаган татаал ашуунун наркы бетиндеги бир коктунун ичинде үйүлгөн күү баштарды барып көрүү. Эгер мүмкүн болсо медитация учурунда алар жөнүндө маалымат алуу. Биз жаңы жолго чыкканыбызда жол баштаган аксакал: «тиги көпкөн шаардык жигиттер го болуптур, а могу көлтөйгөн улгайып калган аялга эмне жок», деп ичинен жактырбай, чыртылдап, атын сылай камчыланып астыга түштү. Оюнда: «Азыр тигил тике астынын бети менен атчан жогору көтөрүлгөндө, бастыра албай, артына качат эмеспи» – деген тейде тоо-ташка басып көнгөн атына камчы уруп, теки-

рен-таскактата алдыда баратты. Мен да ичимден: «сизден калышпасмын, отуз жылдай кой артында жүргөндө «Ичке-Кыя», «Кара-Кыя», «Урункайдын» сыйрытма жолдорунда, нечен ашупардын касаба күрткүлөрүн кыялап, атчан бала өңөрүп, жүк артынып жол жүргөм» деген ойдо күйрук улаш бараттым. Так туубелге чыга берердеги тике асканын боору менен аттардын буту араң илинген жолдо, арттагы балдардан санаам тынбай, келатышабы деп төмөн караган сайын жүрөгүм оозума кептелип: «Тенцирим өзүң көлдөй көр, балдар аман-эсен чыгышса экен» деп Жаратканга жалынып тобо кылуудамын. Акыры белдин чокусуна чыккананыбызда болжол менен бир чакырымдай түз супада, атайын кол менен төшөгөндөй кара таштардын келкилери кынапталып, анда-мында жерден гана сербейген карабаш бетегелер көрүнөт. Ошол түздүктөн салаасалаа болуп коктулар кетет экен. Адашып калбас үчүн ар-бир коктуларды көздөй кеткен жактарда 30-40 метр аралыкта үйүлгөн таш оболор турат. Жердиктер обону «моло» дешет экен. Ал мололордун деле, кыязы, кандайча коюлганын билген, каттаган кишилер эле ажыратпаса, аларды билбegen киши кайсып коктусу кайда баарын билбей туйукка камалып калышы мүмкүн экен. Аксакал жон менен нары-бери бастырып көрүп анан арттагы балдар жете келгенде жол баштады. Башы бир кокту төмөндөгөндө бир нечеге бөлүнүп кетет экен, бир кыйла жол басып калганыбызда: «Сипер ушул жerde күтүп тургулачы, мен жол чалып көрөйүн» деп төмөн жакка өзү кетти. Кайра артка кайтып келип: «Мен да адашып калдым шекилдүү, тигил коктуга түшөлүкчү» деп он жагыбызда коктуну көздөй жол баштады. О кыйла жүргөнүбүздөн кийин эски конуштардын орду көрүнө баштады, ошол конуштар-

ды көздөй түшкөн жол жүрөкчөдөй болгон аскага кептелет экен. Табияттын күчүнө там бербеске чара жок. Эки жагынан коюлган асканын урама шагылы қурчаган туюк, қудум короодой экен. Болжол менен жарым чакырча түзөң короонун эки жагы шагылы ураган аскалар, өйдөтөн-төмөн кеткен аркандай чубалган кой жол менен күн ачыкта эле каттабаса, жаан-чачында жол бербечүдөй. Ошол жыландай ийрилген жол менен жогортон төмөн түшкөн же түзөң түгөнгөн жерден тике төмөн кеткен жол менен бул түзгө өйдө чыгып келген атчан киши ушул короодой жерге күн ачылганча туткунга түшүп камалып калчудай. Ошол табияттын салган коргонунун ичиндеги жүрөкчө асканын түбүндөгү түзөндө чачылтып жаткан бир нече жылкынын баш сөөктөрүнүн жанына келип аттардан түштүк. Он-он беш мүнөт тынган соң аттардын куу баштарын чогултуп бирден карай баштадык. Ошончо баштардын ичинен бир гана өзгөчөлөнгөн чоң баш баарыбыздын көңүлбүздү бурду. Аксакал ал башты нары-бери оодарып көрүп: «Тобо, бээнин башы экен, жарыктык, бул тегин жылкы эмес, бээ азуу сайбайт, азуу айгырда гана болот. Эркек жылкынын айырмасы ошол азууда, алардын жаак сөөгү ургаачы жылкыныкынан бөтөнчө болот» деп тиги баштын төрт азуусун көргөздү.

«Эки-экиден төрт азуусу бар экен, а мобул баш айгырдыкы, бирок тиги бээнин башынан кыйла эле кичине экен» деп таңдана сүйлөдү. «Аба, бул баштардын ушул жерде жатканына канча жыл болгонуна билесизби? Кандайча болуп ушунча жылкы бир жерде чогуусу бойунча өлүштү болду?» деген сууromo:

– Канча жыл экенин билбейм, мен жаш кезимде эле мергенчилир көрүшүп кеп кылышкандарын

уккам. Өзүм әкинчи жолу көрүшүм. Тиги Кетмен-Төбөлүк саяктарга уйларыбызды уурдатып ошолордун артынан түшүп белдин супасына чейин из кууп келип, андан кийин алар кайсы коктуга салып айдал кеткенин биле албай жанагы биз барып кайра тарткан кокту менен Муз-Төр деген жерге барып, кеч күз болуп калгандыктан камалып калып, жаныбызды оозго тиштеп араң дегенде өтүп, анан тигил айланма жол менен төмөндөн өйдө чыгып ушул жерге туш келгенбиз. Анда бул баштар тигил асқанын кырбусунда тизилип жыйылуу болчу. Тетиги беттен көчкү түшкөн экен, ошондо булар шыптырылып келип кардын астында калса керек, бул түздөн кайда кетмек эле. Угушумда, ушул бир үйүр жылкыны Ош тараптан тийип келип, батыра турган жеп иликтегенче бул жерде камай туруп, аларман табылганда айдал кетмек болушуп бир гана ууруну ташташып, калганы белди ашып кетишет. Кеч күз экен, тигилер кеткендөн кийин борошопоп кар жаап, тигил калган ууру жөө жаландап белди араң ашып кетип, ал эми бул жылкылар ушул жerde камалып калышыптыр. Кар бул жерге аябай калың түшөт, ал ошол жылы жут болуп өтө оор түшкөн имиш, жылкылар камак таштан чыга альшпай, ачкасынан бир-биринин жал-куйруктарын жешип анан жеттикенде өлүшкөн экен. Кийинки жылы жайда бел ачылганда келип көрүшкөн имиш. Таш короолоп тосушпаса деле бул жерден кар түшкөндөн кийин тирүү кетишмек эмес, баары бир учуп өлүшмөк, а тиги таш короого камалып калышып анан чогуусу менен бир жерде өлүшүптур да. Бул совет доорунан мурдакы уруулардын калганы деп уккам,— деди.

— Өлгөн жылкылардын баштарын эмне үчүн асқанын бооруна тизишти экен? — деген суроомо

– Сыягы убалынан коркүшса керек – деп кыска жооп берди. Биз баштарды чогултуп, мурун тизилип турчу эле деген асканын курбусуна тиздик. Алиги бээнин башынын сөөгү тунук бойунча экен, калган баштардын айрымдары упарана баштаптыр. Тигил бээнин эки азусу саргарып, сөөгүнүн бошоп бөлүнгөнү калыптыр, бир азусу туптунук бойунча бекем экен, а дагы бири тунук болгону менен саал бошоп калыптыр. Мен сөөккө эңкейип шыбырап кечирим сурал минттим:

– Айланайын Камбар-Ата, пенделигимди кечир! Ушул азууларың ансыз деле ажырап жерге түшкөнү калыптыр, түшүп бөөдө чирип жок болгончо мен ала кетип сактап коёон, – деп бош эки азусун чакырып алдым. Дагы бир бошоп калган азусун Акыл кыйла аракеттенип атып чыгарды, а берки бекем азусуна тийген жокпуз.

Баштарды жыйиган соң дагы деле болсо күнгүрөнүп сүйлөп кайрылдым:

– Жарыктык Камбар-Атанын тукумдары, биз жасабасак да, биздей көрпендердин кыянаттыктарынан ачкачылыктын азабын тартып, кыйналып жан берип, карга-кузгундарга жем болгонунар үчүн кечиргиле. Башка эмне дээримди билбей турал, кошкула, – деп булактын суусун көздөй бастым. Колубетимди чайып, мөлтүр суусунан кочуштап ичиp «Тенирим, ушундай көркөм жердин ушул мөлтүр суусун насип кылып буйурганыңа миң ирет тобо кылышып, шүгүр дедим. Пендечиликten жаза тайып туура эмес кылганым болсо кечире көр!» деп бата тарттым. Балдарга кайрылып:

– Мен бастыра берейинчи – деп Акыл жетелеп келген атыма минип артка тарттым. Чарчаган балдар саал тыныга түшүшсө деле болбой, бирок жол татаал, алыс. Мен бастырар замат алардын деле атта-

нышарын билем, бөлөк арга жок. Караңғы киргиче белдин наркы бетине түшүп албасак болбойт. Кырк мүнөттөй тыныккан аттын басыгы ыкчам. Болжо-гондой мага удаа аттанган балдардын алды болуп Шаазадан жете келди. Бул тарапка келгенге кара-ганды чаалыккандарына карабай аттардын басык-тары шайдоот. Белдин супасына жакындаганда малы менен бой чыгышкан эки малчы жигитке жолуктук. Жол баштаган аксакалдын тааныштары эken. Ушул жердин жайытына, бир гана ай, жайла-ганга болот дешти. Мөңгү июлдүн ортосунда эрип жолдун нугун ачат, кайра Сүмбула түшкөнчө кай-тып кетиш керек, болбосо қар түшкөндө эле оор түшүп, бел бүтүп қалат. Ошол бир айдын аралыгын-да мал нык семирет. Жайлата алган майын кара баш бетеге ныктап, мал қыштын суугуна мойубай эттүү чыгат дешип ашык баш эч нерсе аябай бой бир айга малы менен келишет эken. Жада калса тарткан та-мекилерин да ашыкча алып келе алышпайт эken. Үч-төрт күнде нан-чай, тамеки-ширеңкелерин арты-нып келип таштап кетип турушарын айтышты.

– Чатырыбыз бар, кеч болуп қалды белден түшө албай қалып жүрбөгүлө, биздинине түнөп алып эртең кетпейсиздерби – дешип қыргыздын кең пе-йилдигин көргөзүштү. Биз ыраазылык билдирип, коштошуп жолубузду уладык. Белдин берки түбүнө келгенибизде күүгүм кирди. Аттарга қайра-қайра камчы салып шашып келаттык, себеби, мен медитация қылуум керек. Кошко келсек Нуркан менен Акназар төмөн Кожогулдукуна келишиптири. Курман-дыкка чалган малдын этин сайганга идиш түгүл жақ-кандай куу тезек да жок, айласы жок, төмөн айыл-га түшүп кетишиптири. Мен балдарды кете берүүсүн айтып жалгыз төрдү көздөй барып медитацияга чыгам десем, Акыл: «Сизди жалгыз калтырбайбыз, мен сиз менен калам» деп болбой қалып қалды.

Төргө жетип, булактын нугундагы кызыл ташты көздөй баратканда Ақыл мурда көрбөгөнүнө кара-бай, ташты дароо тааныды «Эже жер дагы, булак, таш дагы китеpte сүрөттөлгөндүн өзү экен, тобо!» деп таң калды. Шам жагып дуба айткан соң, шам жагып атканда жаныбызга келип кошо олтуруп калышкан эки малчы жигит жана Ақыл төмөн кетиши, мен ошол жерде калдым. Алар анча узай электе эле шоопа түшүп Жайсан Атанын конур үнүн комуз коштоп, қубануу менен кусалануу бирдей чыккан добушу угуду:

Канча жыл табышмактуу болгон жерге  
карегим, бүгүн келүүң буйрук эле.

Ээрчитип жан-досунду келип жүрсөм,  
ээрчитип келиптирсиң Ақыл менен.

Ар дайым биз олтурчу кызыл ташты  
Акылдын көрбөй туруп тааныганы –

ал сенин, сүрөттөөдө, ушул тушту  
абдан так бергенге байланыштуу...

Оор күн түшкөн чакта – эт бышымда  
ордодон, жете келер, элем мында.

Олтуруп кызыл ташка – жүзүмдү жууп,  
ооруткан жүрөгүмдү ойлорду кууп,

шыбыры мөлтүр суунун шылдыраган,  
шык козгоп, күү төгүлчү комузумдан.

Чыкканча ичте бугум – толгоп кайрып  
чертчүмүн комузумду добуш салып.

Кусалуу арманымды жүрөк эзген  
койултуп, ыр сабына кошоор элем...

А кийин Айкөл кирип ант-уйқуга,  
артында калганыбыз – ар кай жакта

беталды күн өткөрүп калган кезде,  
бат-баттан келер элем ушул жерге.

Супага чыгып жана турганында  
көрдүң го, сол жактагы узун жылга,

төтө жол – биздин доордо аны менен,  
Толукту Саркамышты кесип өткөн.

Койулгам шагылдарга карабастан,  
Кийиктин изи менен далай баскан,

Көк буурул, караңғыда жаңылбастан,  
көкжалтаң мөңгү жатчу белди ашкан.

Ишенип ага толук, күн-түн дебей,  
иш чыкса жол тартчумун түк кам жебей.

Андайда салып тиги төтө жолго,  
ашууну ашып түшүп, буруп ойго,

кайрылып Көкташтагы ыйык жайга,  
кайтап жети жолу айтып дуба,

«Жол бер деп, Мазар-Ата» тартып бата  
жолумду улачумун анан гана.

Аттанып Көкбууруулга тыным алган,  
айланып өтүп кандуу Каначуудан,

капталдап, Улуу Тоого багыт алып,  
кыялап чыгаар элем өргө салып.

Түбүнө ыйык жайдын чыгып барып,  
түмөн ой кучагында дүйнөм тарып,

жалынып Айкөл Шердин арбагына  
жашымды төгөр элем сурап арга.

Карегим, мен ал кезде билбейт элем  
Киргенин ант-уйкуга Айкөл берен!

Сактанып ичи бузук өздөн-жаттан,  
Саналуу киши билчү жайын жаткан.

Баш болуп Бакай абам – тогуз адам  
билчүбүз Улуу Тоону Айкөл жаткан...

Айкөлдүн киргендигин ант-уйкуга  
алардын билишиптири үчөө гана.

Каныкей, Бакай абам, Ажыбай хан  
каташкан экен сырды чыгарбастан.

Кабарсыз ант-уйкудан алты адам  
кайтармак сырттан багып-жайын жаткан.

Алты ай жайды жайлап – алтообуз тең,  
алыстан күзөтчүбүз кезек менен.

Өлдү деп Айкөл Шерди билгендиктен,  
өтөдүк ак кызматты шектенбестен.

Сыр бербей жан кишиге – жайлышы жайлай  
сыртынан кайтарчубуз жакын барбай

Кездешчү мергенчилер кээде гана,  
кийиктеп жүргөн болуп биз аларга:

«Тұнұндө чоң қырсыкка кабылдық» – деп  
түз эле баштачубuz түкшүмөл кеп.

Корккондой түр көрсөтүп өндү бузуп,  
кокого қыл чуркатып окшуп кусуп,

талашып бирибизден – бирибиз кеп:  
«Тұнұндө мите келди жалғыз қөз деп»

бирибиз: «жалғыз аяқ әкен» – десек,  
бажылдап әкинчибиз күтпөй кезек:

«Ай чырай келин әкен, бар болгону  
эт сунсам бычак менен албай койду» –

дегенде, үчүнчүбүз чыгып туштан:  
«кан сийип аттарыбыз беришти жан...» –

Ошондо төртүнчүбүз жерди карап  
окшучу сөз айталбай какап-чакап,

ал анан аңтарылтып каректерин  
араң жан сыртқа үйлөп ичте демин:

«тетиги... Каначуудан» десе чолуп,  
тигилер шашылышчу кетmek болуп.

«Көөлүксүз калдық минтип, уктуңар го  
кеткиле учкаштыра бизди кошо» –

дегенде, жооп айтпай сөзүбүзгө,  
дел болуп, тик карабай көзүбүзгө,

шапа-шуп аттарына минген тейде  
шашылып, кылчайышпай кетер эле...

Бекемдеш үчүн дагы сөзүбүздү  
бечара кейиптентип өзүбүздү:

«Эй достор, токтогула, кайрылгыла,  
жем кылбай бизди тиги жезтумшукка,

каяктан келгенибиз эстеп чыгып,  
карайлап турган жынбыз – эрдик кылып,

Өзүңөр менен кошуп кеткилечи.  
Өлүмдөн кутулбайбыз – анық дечи.

Жезтумшук жытын таштап кетти бизге,  
жытты кууп эрчиp барат элибизге.

Сингендей болуп қалды сиперге да,  
көрөлү чогу эми не болсо да.

Айылга бүлүк салып кырдырганча  
өзүбүз жем болопу, токтогула!» –

деп эрчиp арттарынан, ал кеткенче,  
декилдеп куур элек кыйла жерге.

Тигилер камчы салып аттарына,  
теминип, жандалbastап качышканда,

аларга жетпей калған сыйктанып  
алыстай берүүчүбүз бирден калып.

Топтошуп бир нечеси аңчылардын,  
коқустан кайра келип калышпасын,

деген ой менен түрдүү амал кылыш  
даракка кийимдерди илип-тытып,

кошокто жылкылардын союп бириң,  
көрүнгөн жерге чачып канын-жинин,

айрыгын кийимдердин чылап канга  
ар кайсы жерге таштап аларды да...

Кызылды көргөн қузгун «курк-курк» этип,  
куштарга ошол замат кабар жетип,

салпаңдап жору түшүп, чөө каткырып,  
заматта эт таланып – тарпы чыгып,

сагызган, шакылыктап – аздан кийин  
сүйрөлгөн, ар кай жерде, калчу кийим.

Кабырды белгилеген моло таштай  
каждылар аша тойгон, уча алышпай

той түшкөн кан-булоонго далил болуп  
топурдайт, тоонун бетин бербей толуп...

Аңчылар сейрек болду кайра келген  
кетишти бирок бизге кезикпестен.

Алардын жүрөгүнүн үшүн алган,  
ажалдын жарчылары сыйктанган,

аркайып жаткан сөөктөр туш-тарапта  
айрыгы кийимдердин кызыл ала,

жорулар, этке тоюп ныксырашкан.  
ジョン-ジョンド トントルッシュップ チョクルашкан,

качышпай тигилерден, кайра дагы,  
кан-булоон күтүшкөндей туйулганы,

тоо беттеп өрүүлөөгө даатпастан  
токойдун этегинен артка кайткан.

Ушундай аракеттин арты менен  
Уламыш, мите бар деп, тарап кеткен.

Арадан жылдар өтүп бир аз гана,  
адамдар барбай қалган ал тарапка.

Көбөйүп кайберендин баардык түрү,  
Капталдап коркпой-үркпөй сууга түшчү.

Тоосунда бугу-марал, аркар-кулжа,  
тоо кийик, эчки-теке ойун салса,

токоюн чытырманду мекен қылган  
арстан, жолборс-илбирс, аюу-каман.

Сансыз түр канаттуулар кайып көктө  
сайрандап чүрөк сүзчү Көлдүү төрдө.

Ал кезде, бийик шагыл жаткан жерде  
айдың көл, мекен болуп чүрөктөргө

аяндуу сырын каткан теренине,  
Ааламдын мөөрүн баскан кумган эле.

Капталы кара таштын, суудан чыккан  
каалгасы болчу жайдын Айкөл жаткан.

Белгисиз Каныкейден башка жанга,  
бекитип турчу аны сырдуу дуба.

Кабардар ал эшикten тогуз адам,  
Касам-ант ичип баары антташышкан.

Кысасы урбаш үчүн қасам-анттын  
кыямат-кайымда да, бузбайт, антын!

Жан-досум дене-достон бөлүнгөнчө  
жашоомдун көбү өткөн ошол жерде

Жайлыш-жай кезектешип утур барып,  
жат көзгө сыр алдыrbай сырттан багып,

кеч күздөн жазга чейин «аманат» деп  
кайтартып табиятка кетер элек.

Жазында жолу менен кайберендin,  
жайына келер элем Айкөл Шердин.

Кайрылып келген сайын көл жээгине  
Кабылар элем сырдуу бир сезимге...

Эшиктин арт жагында мени карап,  
Эр Төрөм тургансычу карек кадап.

Мун-зарым жүрөктөгү, тээп сыртка,  
муңайым көчүк басып кара ташка,

колума ыктай кармап комузумду  
кошчумун күүгө мундуу добушумду.

Конур жел чөптүн башын жай термелте  
комузум экөөбүздү коштоор эле.

Теребел күүгө төөнүп, аска таштан  
төмөндөп кайберендер чочубастан,

капталдай чубап түшүп, мөлтүр суудан  
кандырып суусундарын, жуушай турган.

Жуурулуп табиятка – баскан санаа  
жуулуп кетер эле бир заматта.

Кутулуп қурсанаадан – Айкөл Берен  
кубатын оодаргандай сезер элем.

Тийсин деп арбагына айтып дуба  
тийиштүү мөөнөт бүтүп – кайтып артка

кыңдырып ойун – кырын тууган жердин  
кылганын даңазалап Айкөл Шердин,

көөдөндөн чубап сөздүн гүлүн терип,  
көнүлү чөккөн элге кайрат берип,

эрдигин эрендердин унутпа деп  
элине Айкөл Шердин салчумун кеп...

Женцилдеп жүрөгүмдү эзген жүктөн  
Жериме кайтар элем жергем<sup>1</sup> күткөн

...Көк-Булун – көп нерселер эске түшүп,  
көнүлүм бирде ысып, бирде үшүп,

туруксуз ойлорумдун толкундары  
тургансыйт ойго салып сени дагы.

Муногу өзөн менин жайлоом болчу,  
мал-кели менен келип элим кончу.

---

<sup>1</sup> Жергем – жакындарым, үй-бүлөөм деген мааниде.

Төмөндө – эки булак күйган түздө  
тизилип ак өргөөлөр турар эле...

Кудалап атам-энем, жай толукта  
келинге той беришкен шол конушта.

Келбети төп келишкен жамалына,  
керилген марал мүчө Канайымга.

Кеп салып кеңешпестен, атам-энем,  
«келинге сөйкө салдық» деп келишкен

Бүтүмүн чыгарган соң, айткандары  
бушайман кылган менен, чарам барбы?

Анткени, атам-апам экөөбү төң  
айткан сөз аткарылыш керек деген,

туу тутуп, улуу сөздү, бийик койгон  
туруктуу убадага адам болгон.

«Энесин көрүп – кызын алгын» деген  
эзелки кепке алар маани берген.

Кудасы болчу адам – Эсбол уста  
курбалдаш, атам менен бир куракта.

Ал эми кудагыйы Акылайды  
«Атына шайкеш заты» – дешип баары

«Эсболду Эсбол кылган Акылай» – деп  
эл ичи урматташып айтышчу кеп.

Эсболдун, Акылайдын армандары,  
элин да убайымга салган жагы,

баш кошкон эки жакшы – далай жылдар  
баланын үнүн укпай болушкан зар.

Калтырбай бұбұ-бакшы, табыптардан,  
кайрылып кимге гана барышпаган.

Бұтөлгөн булактардын көзүн ачып,  
буттарын таштар тилип – мазар басып,

акыры Көккө жетип тилемктери,  
аларга айчырайлуу кызды берди.

Кечигип, зарлап жүрүп көргөндүктөн,  
кемитпей эч нерседен өстүрүшкөн.

оюна эрке кыздын келсе эмне,  
ошону жок дешпестен ата-эне,

талабын эки қылбай бұткөргөнгө<sup>6</sup>  
төрөлгөн күндөн тартып көнгөн эле.

Кудалап, сөйкө салган, ата-энем,  
көбүнчө кудаларга маани берген.

Кыйлалар көзү түшкөн жамалына,  
кыяллы чалпоо өскөн Канайымга,  
  
баарысы суктанышып, менин бирок,  
баа берүүм, башкаларга үндөшкөн жок.

Анткени, кыз ойунда көрүп нечен  
Айжүздүн – арты суугун билер элем.

Ата-энем жактырышып калса, демек,  
алардын айтканында болум керек.

Жараткан сүйүп берип – сүйүп алган  
жетөөнөн – колдорунда жалгыз калган

«көрөөр көз – караар кашы» жалгыз мени  
канткенде жамандыкка кыймак деги?

Башкысы – тип табышса атам-энем  
башканын баардыгына кайыл элем.

Бұтұмұн ата-энемдин четке какпай,  
баш кошкон Канайымга көөнүм чаппай,

каалоомду көкүрөктө каткан терен,  
калтыргам козгобостон ошол тейден.

«Каалоосу эмне болду экен деген?» –  
сурооң оюндары жооп берем.

Доорлош замандаштар мени менен,  
дилинде болсо керек баарынын тең.

Айкөлдүн алган жары Каныкейди  
аялзат үлгүсү деп билчү эли.

Тамшанган көпчүлүктүн пикирине,  
там берип, сугум түшчү менин деле.

Аяндуу, көрө билген алдын-артын,  
акылдуу Каныкейдей асып жардын,

түгөйү түбөлүктүү Айкөл Шерге,  
Тәңирим берген күт деп билсем деле,

жендирип пенделикке, сзып ичен,  
жетүүнү шондой жарга каалар элем.

Өзүндөй кайдан болсун – тырмагындей,  
өңү серт болсун мейли – күткөм жубай.

Кадырын кары-жаштын калтырбаган,  
кастардап агайинди сылай турган,

жайнатып, дасторкондун көркүн ачкан,  
жатык тип, жаркын мүнөз жар самагам.

Дилимден чыккан тилек болбой аным,  
тең ата, текебердүү каалаганым

жакпастан Жаратканга – жазам үчүн  
Айжамал – эси тайкы жарды күттүм.

Жендирип чен-кыйырсыз эркеликке,  
жердеги бүт жыргалга болсом деп ээ,

өзүмчүл, өктөм супуу, эрке жардын,  
өтөөгө туура келди каалаганын.

А бирок: «Жаман болбой, жакши жок» дейт,  
азыраак сабыр күтсөң – үзүр берет.

Үзүрү – Канайымга түткөнүмдүн,  
үлбүрөк, Нуркыз аттуу кызды көрдүм.

Артынан Нуркызымдын удаа келген,  
акылдуу улан болду Жайдар деген.

Тагдырдын катаалдыгы чүнчүтпөстөн,  
табышты түз жолдорун экөөбү тен.

Милдетин толук өтөп жалгандагы,  
Жайдарым мага удаа аалам салды.

Шооласы Нуркызымдын – али күнгө,  
шапаатын урпактарга тийгизүүдө.

«Жамандан – жаан, жакшыдан – мөөн» деген сөздүн  
калетсиз экенине күбө өттүм...

Акылай зарлап жүрүп тилеп алган  
Канайым – «туюк мөөн» болду арман!

Ал эми ошол «туюк мөөн» тууган –  
Нуркызым «жаан» болду кут куюлган.

Эмнеге айтылганын ушул сөздөр,  
эринбей акыл өкчөп баамдап көр,

анткени, жана өзүң көрүп келген,  
аттардын куу башынан кабар берем.

Тукуму «Дулдулдардын» жер бетинде  
таптакыр үзүлгөнбү, болбосо же?..

«Дулдул» ат түшчү булак жер оодарып,  
дагы бир ыйык тоонун боорун жарып,

ай толук, жалбыз гүлүн ачкан түндө,  
атылып чыгарлыгын али күндө,

алыстап табияттан кеткендиктен  
аңдабай урпагыбыз калды бекен?

Тартуусу күн элине табияттын  
турагы, чеби болгон тоо арасын,

аралап көрбөйлүбү ирмем убак  
а балким кез болбосун күмүш булак?

...Көрдүңбү, боорун тешип көк асканын,  
көккашқа, күмүш түстүү суу акканын.

Жат жакка кетпегени журттун куту,  
жарыгым, «тобо» кылчу далил ушу.

Мерчемдүү мезгил, өтүп кетпегенде,  
мындағы сыр түйүнүн болмок чечсе.

Тапкандай Көк-Булунду, кези келсе  
Ишенем, таап мында келериңе.

Азыркы көздөгөнүм – булак чыккан  
асканы көргөзүүнү максат кылгам.

Алиги күү баштарга ушул жердин  
азыраак тийешеси бар экенин,

баамдап турғандырсың айтпасам да,  
баянга кезек келди, кана, тында.

... Бир кылым бар болгону мындан мурда  
бай адам, бул өрөөндүн аймагында,

жайытта жылкысынын арасынан  
жолугат, боз кулунга, жетим калган.

Белгисиз өлгөндүгү кай себептен,  
бээ өлүп, жору-кузгун талап кеткен.

Туюктан чыккан кулун көзүн жарып,  
туулар замат эле жетим калып,

буйругу тагдырынын болсо керек  
Бөлөкбай жайытынан кезиктириет.

Көргөндө боз кулунду – көөнү мээнип,  
желеде кысыр эмди бәэгө телип,

кубанып, кулун эмес, кут тапкансып,  
кырдагы үйүн көздөй басат шашып...

Аралық жүз кадамдай алыс болуп,  
айтчу сөз көөдөнүнө батпай толуп,

үйүнө жете бербей токтоп калат,  
үнүнүн жетишинче добуш салат.

«Эй, үйдө кимиң барсың? Чыккын бачым!  
Элдерге чогулсун деп кабар айткын.

Жүз буруп караган бейм бир Жараткан,  
жайытта субайлардын арасынан,

туулган кулун таптым жаңы гана  
Тецирдин куту түшкөн окшойт мага.

Бүдүрдөй темгили жок – ак буладай  
боз кулун, шунча сүйкүм татынакай,

туулган болсо керек таңда жаңы,  
тумшукта – туягында чарайнасы,

кургабай, ошол тейден экен, анан,  
кызыгы – бәэ өлгөнүн билбейм качан?

Калбаптыр эч нерсеси, сөөгү жатат,  
кетиптири жору-кузгун эчак талап.

Жылкылар үйүрдөгү толук экен  
жанагы бәэ каяктан келди десен?

Табышмак, жандырмаксыз, баш ооруткан,  
тарп болгон бээден туулса – кулун анан,

кандайча тирүү калды, макул калсын,  
кантебиз кургабаган чарайнасын?

Өлгөн бээ тийешесиз, анда демек  
өзүмө кут конгону – кайып белек!» –

Үктубу – жокпу сөзүн үйү жакта,  
Бөлөкбай маани бербей караманча,

тек гана аң-сезимин ээлеп алган,  
таңданткан ойун сыртка айтып аткан.

А тиги үйдөгүлөр чыгып тыш카  
апкаарып, түшүнүшпөй кыйкырыкка,

басышты үйдүн ээсин утурмалап,  
баарынын көздөрүндө суроо турат.

А бирок эч бирөөсү бербей аны,  
айтышын үй ээсинин күтүп калды.

Баарысы бет келишкен жерде анан,  
Бай айтты көргөндөрүн кайра баштан.

Кыязы, көкүрөктө сокур сезим  
кайыптан бүткөн кулун экендингин

көргөндө эле ага туюндуруп,  
койгондой түз багытка нугун буруп.

Атказып жылкычысы Бекайдарды,  
агайин келишсин деп кабар салды.

Баш уруп Жаратканга, бата тилеп,  
багыштап, Кайып-Эрен жолуна деп,

ала-баш кысыр бээни түктүү сандап  
аыйылдын элдерине тараттырат.

Күнү-түн өзү карап көзүн албай  
кулунду асыраптыр баласындай.

Ал кез да тушташ келип өтмөк доорго  
ак-кара бет келишип тайгак жолдо,

калтылдап таразанын табактары  
калыстык талап кылышп турган чагы...

(Бул медитациянын уландысы бар)

\* \* \*

**12 · 11 · 2008-ж. 16-чы А.К.**

**28° 34' 2"**

Жазында Көгүчкөнгө барғандан бери құнұмдук тирилигимде кыйла өзгөрүүлөр болду. Каңдайдыр бир сырткы күчтүн таасири дайыма тынчымды алууда. Жаздан-кеч күзгө дейре тыным албай бара турган ыйылк жерлердин баарына барғанымы карабастан, тынчым кетүүм күчөп барат. Түптүз эле жерден көчкү жүргөнсүп кыйла эле орчуңдуу кырсыктар коштоп келүүдө. Жашаган үйүмдөн алыстасам дене бойум женилдеп, түшүктөн арылгандай боло түшөм. А бирок үйдө калган балдарым сөзү жок бир кырсыкка чалдыгышат. Өзгөчө жүрөгүмдүн үшүн алган октябрь айынын он бешиндеги окуя болду. Синдим Гүлнара жумушунан үйүнө бараткан жолдо бир мас болгон зөөкүр, тонош үчүн денесине оор жаракат салып он эки сутка абыдан оор абалда

ооруканада жатты. Аны кезек менен багып жаттык. Ал оңоло баштаганда, кызы коркконумдан болсо керек, кан басымым көтерүлүп, өзүм дагы оорука-нага жатууга аргасыз болдум. Бейтапканадан чыгып баш-аягыбызды чуктап алып, Мидин менен Жумгал-га сапар тарттык. Гүлнараны үйүнө калтырып, Чаектен Талант кошулуп, Тастан-Атага ицирде жеттик. Атабыздын Улуу Рухуна арнаган дасторконубузду жайып, курмандык чалынды. Дуба айтып бата тар-тып койуп шамга олтурдук. Киндик каным тамган ыйык жериме болгон кусалыгым көөдөнүмдү тиреп бөксөрбөй туру... Тушардан өйдө карды жиреп су-паны беттеп барам...

Шоола тез эле түшүп Жайсан Атанын карааны көрүнүп, тааныш конур үнү угулду:

Чырагым, бар болгунун, ушул тапта  
чымчыктай торго түшкөн абалыңа,  
  
чыда деп айтуу кыйын, ошентсе да,  
чыдоого миңдеттүүсүң – жол жок башка.

«Утуру бир тоскооддон өтсөм эптеп,  
утурлайт кийинкиси жарга кептеп.

Ушинткен тагдыр сыны качаңкыга  
уланат, айтыңызычы, Жайсан Ата?

Өзүмдүн керт башыма тийсе келтек,  
өтүнбөйт элем анда жардам бер деп.

Энемин – эжесимин кандашымдын,  
ошолор үчүн ооруп, сыздайт жаным!

Мен тартар жазананы – баамымда  
балдарым, жакындарым тартышууда,

деген ой тынчтык бербей койгондуктан  
шерт бузуп – кезигүүгө келип турам» –

дегениң жан-дүйнөмдү тарытканың  
дилинде сезгендирсін, Шамчырагым?

Каршы күч тизгіндешің – сапарлашың,  
андан сен кайда качып кутулмаксың?

Тирешип шол күч менен – жеңсең гана  
түшүнгүн, жетеринди максатыңа.

Тууруңдан алыстабай келип тур бат,  
турпагы тууган жердин берет кубат.

Таманың үйүр алган жолдор менен  
толгончо жаңырган Ай – басып кенен,

дененди күйгөн кандан тазартпасаң,  
дем алуун өзгөрүптүр калыбынан.

Иретин дем алуунун бузуп алсаң,  
ичинде отун өчөт, кубат алган.

Ичтеги отун өчсө – демек анда  
Ичер суу түгөнгөнү бул жалганды.

Чырагым, ошондуктан, сансыз ирет,  
чырылдап өтүнчүмүн – өчүрбө деп.

Өзүндөн азыр дагы өтүнөөрүм,  
көөдөндө ошол отту өчүрбөгүн.

Ар кандай алыстыкта – ар кыл көлөм  
бутаны кооп, сынайт, өзүн мерген.

Көрүнгөн буталарга бүлбүл – даана,  
так мээлеп туруп тартат, мергенчи, жаа

Бутанын бүлбүлүнө караганда,  
ок – жебе таамай тийет даанасына.

Иләэни каршы күчкө берип толук,  
илинген ачық жерде бута болуп,  
тууруну жүрөктүүлүк, эрдик сезбей,  
жер котор, мүмкүн болсо, кечиктирибей.

Каршы күч барат дечи ал жерге да,  
каласың кубат алыш, бирок анда.

Көңүлүң багыт алыш турга жерге  
которгун конушунду, кечиктирибе.

Ылайык ушул тапка элдеги кеп:  
«Балтаны көтөргүчө дөңгөчкө сеп».

Балтанын шол учурун пайдаланып,  
өчөйүн деген отту алгын жагып.

Жер жүзүн бурган кездे күндү беттеп,  
женилдейт түйшүктөрүң мээнет четтеп.

Ошого чейин өтө этиет бол,  
озунуп каршылаш күч салбасын кол.

Олуттуу да бир ишти бүгүн бүткөр,  
оролуу буюмунду ээсине бер.

Он үч жыл жүзү болду – шерт бекиткен,  
өтөлдү ошол мөөнөт толук тейден.

Жараксыз, шерт-дубаны жаңыртууга,  
жасалган буюм эмес – арнап ага.

Билдирип ыраазылык, Шарыпкулга,  
Берип кой өз буюмун – жанды дуба.

Коштошчу учур келди, Шамчырагым  
коштогу балдарыңа салам айтқын.

Жердеги эч бир жарыкка салыштырууга мүмкүн  
болбогон жарык нур алыстап, Жайсаң Атаның үнү  
угулбай, айланы жымжырттыкка батты. Маасымдың  
кончунан келген кар жаткан тик беттен төмөн, кош-  
ту карай жылып жөнөдүм.

## **ЖЫЙЫРМА БИРИНЧИ БӨЛҮМ**

---

**06.08.2009-ж. 16-чы А.К. 8241617-2343  
519192  
“11415526  
519219112”**

**8° 24' 28"  
21° 25' 44"**

2009-чу жыл жаңырганы, жазда Жайсаң Атанаын мазарына барган тейден, эми Жыланач Бугу мазарына сапар алдык. Топтун балдары, Нуркан – Акылдын келинчеги, Нургүл – Эрнестин келинчеги жана жаңы кошулган Акылбек Атабаев – «Манас-Ата этникалык кыргыздарды колдоо фондусунун төрагасы, «Аалам кыргыздары» журналынын редактору, журналист. Шакир дагы Жыланач-Бугуга би-ринчи жолу баратат. Биз таң заарда Бишкектен жөнөмөкпүз. Талант балдары менен Жумгалдан чыгышат. Тынымсыз жол жүрүп Кара-Көөгө бешинде жеттик. Белдин берки бетинен башталган нөшөрлөгөн жаан басылбады. Эски тааныштарыбыз Аманбектикине байырлап, балдар чатырларын тигип, мен адаттагыдай машинада жаттым. Таң ык салганда машинадан түшүп чоң жолго чыктым. Күн дагы деле дыбырап, ачылчу түрү жоктой. Балдар ойгонушканда арттан келишер, баса беремби, деп турсам Талант жанымга келди. Бир азга турган соң, аны: «Балдарды тургузуп жол улагыла, мен баса берейин» деп бел тарапка бастым. Кыр белге чыгып туш-тарапка назар салып турсам, наркы беттен Акыл

менен Жумадин түшүп келишти. Көрсө алар менден да мурун турушуп, белге чейин келишиптири. Аларды дагы тиги түнөгөн жерге барып чай ичип алып жолго чыккыла, мен жол улай берейин деп кетирдим. Бир нече күндөн берки жаандан жүдөп баштарты саландаган бадал, чөптөрдү арапап, төтө жол менен төмөн түшүп жол уладым. Дыбырттаган жаандан да бадал-чөптөргө топтолгон жаандын суусу бир заматта өтмө катар өтүп, кийимдерим сыгып алма суу болуп, бирок көңүлүм ачылып, жаандын суусу дене-дилимдин киринен тазарткандай туйумда жопумду улай бердим. Таланттардын машинасы жаныма жете келгенин сезбей да калыптырмын. Машина токтоп Таки түшүп: «Эже аябай узап кеткен турбайсызыбы, белден бери үч километр жол басып койупсуз» – деди. Арттагы машиналар келгиче баса берели деп Талант, Улук, мен үчөөбүз жөө жол уладык. «Сiler узаганда жете барайын» деп Улан машинада калды. Аздан соң, арттагы балдар да келип, мен үйдөн бери түшүп келаткан кичүү Акылдан (Атабаев Акылбектин) машинасына олтуруп сапарыбызды уладык. Эч жерге токтолбой Казарманга келдик. Акыл телефондон: «Түз эле Табылгытыга чыга берели, биздин машиналар ошол жерден калат. Андан нары Темирбектин »темир аты« күтүп атыптыр, ошого түшөбүз» деп чалды. Табылгытыда Тогуз-Торонун Р.Э.С-нин начальниги Нурлан, Киров айыл өкмөтүнүн төрагасы Тойгонбай, айыл өкмөттүн маданият бөлүмүнүн башчысы Шакен эжеси болуп мурунку күнү Чат-Карагайга барып андан нары биз минип кете турган унааларды даярдатып койгонун айтып, «зыяратынар кабыл болсун» деп узатып кошшту. Табылгытыдан нары Темирбектин «темир атына» түшүп Чат-Карагайга жеттик. Ошол жerde мал менен чыккан Капардын үйүнүн жанына чатыр-

парды тигип, Капардын келинчеги Эрмектин меймандос дасторконунан насибиизди татып, түнөк алдык. Эртең менен туруп жуунуп-таранып алып, Эрмектин чайын ичип сыртка чыкканыбызда, ошол жердеги малчы балдар аттарын токушуп күтүп туршуптур. Жүктөрдү артышып берип узатып койушту. Эки жыл удаасы менен Жумгал тараптан келип, бул жактагылар биздин келишибизди чын дилдеринен күтүшкөнүн билдиришти. Мен ушул Тогуз-Торолук туугандардын дил-нээттерине қубанычым денеме батпай, сүйүнүчтүн жашын ичиме күрмөп жетуудамын. Бул абалымды алибette жөндүү деп билемин. Мындан бир нече эле жылдар мурун, ушул эле элдин ишенишпей, текебер караган көз караштары, бүгүн жүз сексен градуска өзгөрүп, аздектеп-сыйлап мамиле жасашканын, он эки жылдан берки аракетибиздин үзүүрүн берип жатат, Тенирим, ушунуна мин ирет тобо қылып шүгүр дейбиз деп тооп қылуудамын. Кечээ күнкү нөшөрлөгөн күн ачылып, ала булут каптаган асмандан күн нуру мээрим төгүп, кыйналbastan жогору чыгып бараттык. Улуу тоого жеткенибизде асманда токумдай да бурут калбай күн чайыттай ачылды. Арттагы ат жетпей жөө келаткан балдарга Жумгал тараптан беш ат коштоп келишкен Дүйшөн менен Кубат, бизден мурун келишкендиктен, Кубат аттарды төмөн балдарга жеткизип чарчап-чаалыкпай баарысы түгөл бизге удаа эле келип калышты. Аталарапыбыздын Улуу Рухтарына, ыйык мазардын Олюя-Пирлерине арнаган дасторкон жайылып, аларга багыштап дуба артык. Арнаган курмандыкты чалып бата тарткан соң жай маек курдук. Шам учурунда бардыгын шамга олтургузуп табынган соң, балдардын коштоосунда коштон узадым. Ушул быйыл мурда «Жайсан» деп жарык көргөн сегиз китептى жана андан берки иш-

тепгендердин топтомун «Айкөл Манас» деп чыгаруу үчүн жаздан бери аракеттенгенбиз. Ошол чыгара турган китеpterдин шарттуу түрдө чыгарылышинын ала келгенбиз. Булардын ичинде «Айкөл Манас» китебинин биринчи томунун орусча, англische жана казакча катормопорунун кол жазма түрүндө үлгүлөрүн да ала келгенбиз. Ушул китеpterди жонума көтөрүп Айкөл Атабыздын жайыма алып баратам. Шагылдардан өткөн соң балдарды артка кетирип жол уладым. Мерчемдүү жерге жетип шам жактык. Шамдын ало-олонгон жарыгына чагылышкан түркүн түстөгү шооланын ичинен Жайсан Атанын сагындырган үлбүрөк элесине удаа конур үнү угулду:

Арыба, Шамчырагым, барган сайын  
абалың оордошу мага дайын.

«Ааламдын дарбазасы» деген атка  
арзыган мына ушул ыйык жайга

ар жылы бир мезгилде келип турлуу  
ал сенин жасай турган, ишин үлүү!

Чырагым, кыйыры жок узак жолдо  
чыдамдуу жүргүнчүсүң – тагдыр ошо.

Өкүнүп, артка кайтчу учур өткөн  
өтүүгө чыккан сайын болгун өктөм.

Баш ийбей оорусуна дене-достун  
багынчы каршы күчкө чекит койгун.

Бутага тарткан жебем жеткен кезди  
буйруптур тагдырыма көрүш эми.

Көтөргөн жалга кошуп жонундагы,  
көлөмдүү көк баштагың колундагы,

эмгектин он төрт жылдык жыйынтығы,  
ээ болдун, тарттырбастан ырысқынды.

Даңқтаган Айкөл Шерди дастан-китең,  
даңқаның көккө чачсын Аалам жиреп.

Жанында Айкөл Шердин аты менен  
Жайсанды ататтырдың, чырагым сен!

Канча бир кылымдардан бери карай,  
каректен жаш ағызып тыным албай,

күттүргөн кереметтүү учур келип,  
кубаныч кучагында турам мээнип.

Жалгандан небак өтүп – жай таппаган,  
Жайсандын атын атап – жай алдырган,

оң көлдүн салаасындей – бешөөңөргө,  
табалбай турат Атан, чен – өлчөөгө.

Алдыда бүткөрүүчү ишиндер көп,  
андыктан ой-дилиндер келишсін төп.

Бир ойдо, бир максатта алга карай,  
баскыла узак жолдо, токтоп калбай.

Азыркы доордогу адамзатта,  
ұстөмдүк қылат төрт тил ушул тапта.

Ошонун экөөсүнө которулса,  
орчундуу иш бүтүптур демек анда.

Байыркы сактын тили өзөгүндө,  
бул күндө – ортомчу тил бүт дүйнөгө,

бузбастан жүртбашчынын бийлик салтын,  
алиге аяр сактап келген калктын,

тилине которууга нээт бурган,  
Теңирим, Нурипага берсин жардам.

Шурудай тизип сөздү тизмегине,  
шык берсин Ааламда нур сезимине.

Азыркы бүткөн ишин аз дебесин,  
ашықпай арабасын тарта берсин.

Татына баштагыга караганда,  
такшалып баратканы байкалуда.

Там берип милдетине жалгандагы,  
тандаган жолун таап алган чагы.

Өрүүлөй берсин талбай туу чокуга,  
өтөөлүн берчү учур али алда.

Урпагы Айдаркандын, Көкчө Шердин  
угушат ыр-дастанды толук дедин.

Аларга жеткирүүгө мээнет кылган,  
аруу дил Майра кызга алкыш айтам.

Жашоого аз-көп дебей жалгандагы,  
жылдыздай жарық чачып калган жакшы.

Асманда из таштаган Ак Жылдыздай,  
аталсын атың элде – унутубай.

Үрөнү өлбөстүктүн – акын кызга,  
үйшөндөр жайсаңынын ушул кыска

тилеги угулсун деп убагында,  
Теңирге күлдүк уруп тарттым бата!

Кошулуп кошуңарга азаматтар,  
калыптыр мурдагыдан арбып катар.

Ордунда Көк-Коргондун жарық көргөн  
ойлонтуп турат жигит Шакир деген

«Тапсам дейт таза қанду хан туқум» деп  
тамаша иретинде айттың бир кеп...

Катылуу жан-тарыхы көкүрөктө,  
каймана табышмактуу белги берсе,

купуя көөдөндөгү сыр ачканын  
курулай эңсөөсү деп жаңылбагын.

Жарыгым, мындан нары андан көрө,  
жакшылап көнүл бургун түштөрүнө.

Айрыкча алты-сегиз, жети-үчтө,  
ачылат сыр килити аян-түштө.

Шакирдин ошол тапта көргөн түшүн,  
шашылбай так чечмелеп туура түшүн.

Алдыда баса турган жолу узун  
адашпай чийе жолдо, тапсын нугун.

Кошулган араңарга алгач ирет  
жигиттин атын дагы Акылбек деп,

көнүлүн ийип айткан сөздөн улам  
көөнүмдү мен да ага буруп турам.

Ысымын ким койсо да, тек, жөн эмес,  
ырааттуу чубап өткөн көрүп элес

катылуу жан-тарыхты көрө билген,  
көөдөнү ачык адам койгон экен.

Чийелүү өтмөк доордун бирөөсүндө  
чыгалбай милдетинен өтөөлүнө,

өкүттө кеткен жан-дос – жалгандагы  
өксүгүн өтөш үчүн келген дагы

көз нуру чагылдырган жан-тарыхтан  
көмүскө сырын окуп – ат тандаган.

Акыл-эс кулу эмес – беги болуп,  
алдырбай чукул ойго – жеңип толук,

бул жолу максатына жетиш үчүн,  
буйдалбай тоскоолдорго – жумшап күчүн,

чыйырын бабалардын барктап баскан,  
чыныгы уул болсун деп самаган,

адамга – Акылбектин атын койгон  
аруу дил тилек тилеп – орток болом.

Жайына жетип калдың Айкөл Шердин,  
жардамым зарыл эмес эми менин.

Кыйлага чейин мында кармаласың,  
күтүүгө убактым жок, артка кайттым.

Кайрадан кездешкенче эсен болгун,  
балдарга менден салам айтып койгун.

Түркүн түс жарыкка чулганган Жайсаң Атанын  
карааны алыстап, айлана ирмемге тунжурай түшүп,  
аздан соң көк-жашыл мунарык нурга бөлөнгөн  
Айкөл Атабыздын жайында турганымды сездим.  
Чыгыш тараптагы өткөөлдөн төгүлгөн кызгылт-  
сары нурга чүмбөттөлүп таш тактысында олтурган  
Айкөл Атабыздын маанайы пастай сезилди. Сүрдөп,  
башымды төмөн ийген тейде, көлдорумду боорума  
байлад «Арыбаңыз Айкөл Ата» дедим ойумда

Бар болгун бир тал шоолам, жалгандагы  
буйруган тогоол тогоп – кайра дагы

кезигип, маалыматты угуп сенден –  
маалымат берчү құнұм келечектен.

«Өкмөт доор» деген сөздү нечен жолу  
өтүнүп кайталасак – жетпей койду.

Маанисин түшүндүрүү үчүн, демек  
маекти ушул сөздөн баштоом керек

Өкмөт доору – карт тарыхтын бир барагы  
өтө жыш толтуруп – анан жаңы

барагы ачылганда, кайра дагы  
башынан кайталабай – улап нары,

топтолгон илим – билим маалыматын  
толуктап, өнүктүрүп, баалап наркын,

бапестеп сакталабы... же болбосо  
баардығы жок болобу, кеп ошондо!

Башаты өзөн толо аккан дайра  
бурулуп кеткен сымал күмдүу жайга,

ийнелеп кудук казып топтоп алган  
илимди соолутабы түп тамырдан?

Болбосо, даанышмандык кылып урпак,  
кыйроодон калышабы аны сактап.

Милдети «өтмөк доордун» – өкүм сүргөн,  
маңызын бөлүп алып чириндиден,

тазарган нээт-дили элди сактап,  
tosкоолун «өтмөк доордун» кетүү аттап,

өнүгүү чекке жетип көп өлкөдө,  
өздөрүн Улуу Күчкө тенешүүдө.

Алтындын қулу болуп – байлык үчүн,  
Ааламды антарууга макул бүгүн.

Доо кеткен түп тамырга чейин толук,  
дүйнөгө көп өлкөлөр кетти толуп.

Милдети тазартуунун чириндиден,  
мына шул «Өтмөк доорго» бекитилген.

Кыйла бир бөлүктөрү жер жүзүнүн  
кыйрашы, мыйзам-ченем, керек билүүн.

Ар кандай маалыматты уксан, демек,  
алдастап калбай – токтоо болуң керек.

Бул мезгил абалтадан ушул күнгө,  
бузбастан, кайталанат түрмөгүндө.

Кабылбай капшабына алааматтын,  
көчтөрү уланса деп урпактардын,

кабатыр болуп Баба Рухтары,  
кайрылып Улуу Күчкө турган чагы.

Жүрөктүн үшүн алыш үчүн эмес,  
жагдайга ылайыктуу берем кеңеш.

Үн токтоп, күн чыгыш тараптагы өткөөлдөн, мындан он төрт жыл мурун Нуркыздарга кездеш кендергидей, түстүү нурлар төгүлүп, жылаажындын үнүндөй шыңгырагын добуш «өтмөк доордун» калабаасынан коргонуучу чараны түшүндүрдү. Андан кийинки Айкөл Атабыздын сөздөрүн жарыя айтууга укугум жок. Болгону дастанды азыр жарыкка чыгаруу эртелик кылары жөнүндөгү саптарды чечмеледим:

Ачышка сырды – эрте, Шамчырагым,  
айтууга ыр-дастанды шашылбагын.

Опуртал учур өтүп кетмейинче,  
ойлонуп иш кылгыла – антпегенде,

ушунча эмгек жумшап бүткөн нерсе,  
убайрам болуп калат бир ирмемде.

Антташкан тобунарда балдар менен,  
алкоого арзырылк иш бүткөн э肯.

Учурда сипер кылган ушул мээнет,  
уч улаар урпактарга убай берет.

А демек, Жалгандагы ирмем өмүр,  
«аттин» деп өкүндүрбөй – тек өтпөптүр.

Алдыда бүткөрүүчү ишиң арбын,  
айтканын так жасагын Нуркыздардын.

Айланма сапарыбыз жетти чекке,  
адашпай, кошуунуңа жеткин эрте.

Миң қубулган нурга чүмбөттөлүп Айкөл Атабыздын карааны алыс қалды. Кызғылтым-көк нур тасмада узап барам. Аздан соң айланана саал күнүрттөй түшүп, анан Айдын буурул жарыгында, көзүм үйүр алганча кайда турганымды ажырата албадым. «Эже келди» деген балдардын үнүн угуп кошко келгенимди түшүндүм.

Эртең менен артыбызга сапар алдык. Тоодон түшүп келатканыбызда жолдо айылы жайгашкан аксакалдын (ал кишинин ысымы эсимден чыгып кетиптири) байбичеси кыз-келиндери менен жолго дасторкон жазып, жаңы бышырган каттамасын, каймак-май, кымызын белендереп күтүп олтурушуултур. Пейилдерине бар дилибизден ыраазы болуп, даамдашып, алкыш айттык. Кудай буйруса китеpterдин он томун чыгарганы турабыз, чыкканда каттаган кишилерден берип жиберебиз деп убада бердик. Дасторкондоруна бата тартып, жолду уладык. Чат-Карагайдан Темирбектин «темир атына» түшүп Табылгытыга келдик. Ал жерде Нурлан, Тойгонбай, Шакендер тамагын даярдап, дасторкондорун жазып күтүп атышыптыр. Тогуз-Торолук туугандардын пейилине болгон ыраазычылыгын денеме сыйбай турду. «Жакшы тилек – жарым ырыс» демекчи. Чын пейилден баарына ырыс-ынтымак, бакыт-таалай, узун өмүр, чың ден-соолук тилеп, иштерине ийгилик каалап бата тартып коштошуп сапарыбызды уладык. Кара-Көөдө Аманбектикине кайрылып Гүлбарчындын кымызынан ичип, мага куйуп берген кымызын алып бата кылып, сыртка чыгарда:

– Эже, суроо берсем болобу? – деди Гүлбарчын.  
– Сурай кой, айланайын, – дедим

– Сиздин ким экениңизди, эмне иш кыларыңызды деле билбейм. Жөн эле жакшы көрөм. Мээримдүү мүнөзүңүз жагат, ошол үчүн келишиңизди күтөм. Мүмкүн болсо атыңызды, эмне иш кыларыңызды айтып бересизби?

Мен шашып қалдым. Ушунча жылдардан бери нары-бери өткөндө кайрылып жүрүп, өзүбүз жөнүндө маалымат бербептирибиз да! Эстеп көрсөм, ырас эле, жол жүрүп чарчап келип чай ичкен соң машинага барып жатып алам. Кыязы, балдар деле мендей болушса керек. Саалга тына түшүп, анан ыңгайсыз күлүп: «Китең чыгарабыз, Жайсан Атаның дастаның чечмелейм» – дедим. Китеңтер эмне жөнүндө экенин айтыш учүн көп убакыт керек, биз шашып атабыз. Толук жыйнагы чыгат, эмдиги жылы кудай буйруп келсек, ала келебиз» деп убада бердим. Биздин ким экенибизди, эмне иш кыларыбызды ушунча жылдан бери сурабай, жөн гана колунан келишинче күн-түнгө, нөшөрлөгөн жаанга, ышкырган шамалга карабай үйүнөн түнөк берип сыйлагандарына там берип, не деримди билбей турдум. Пейилиңден айланайын кыргыз эли, биздин пейилдей пейил сейрек болор. Абалтан ата-бабаларыбыздан мурастаган ушул пейил карапайым калк ичинде кадимки калыбында экенинин күбөсү болуп турдук. «Өркүнүң өсүп ырысқындын кесеси бөксөрбөсүн, айланайындар, балдарыңардан убай көргүлө» – деп бата кылып, жолго чыктык. Казарманга түшкөндөн тарта Ат-Башы ГЭСинде турган келиним Турган, уулум Улан утур телефон чалышып күтүп атышкан. Канчалық тынымсыз жүргөнүбүзгө карабай жолдун алыстығынан түнкү он экилерде Достук айылына келдик. Уул (Тургандын жолдошу) кайтыш болгондан бери келишим ушул. Уландын балдары астымдан чүркап: «Чоң апам келди» дешип кучакташып өөп, бир-биринен талашып, жанымдан чыкпай олтурушту. Тамактарын даярдан күтүп атышкандарына карабай, тез эле кетерибизди айтканымда Турган саал таарына түштү. «Тукай, баарысы иштеги немелер, кармалууга убактылары жок, таарынба, құзундө китеңтер жарық көргөндөн кийин келип силер тажаганча жүрүп кетем» деп убадамды берип,

тамактанган соң жол уламак болдук. Уландын ки-чинекей Кантемири астыман түшпөй, «кетпе» деп ыйлап, тургубай кыйлага кармады. Күзүндө сөзсүз «келем» деп убада бекитип атып араң жолго чыктым. Достуктан чыгып, Нарындағы ПЭСтин мейманканасына келип, Ақылдын машинасын ондотуп, ошол жерге жатып калдык. Балдар мейманканадан орун алышып, мен короодо машинага жаттым. Эртең менен тамактанып алыш жолго чыктык. КараБалтага кеч бешимде келдик. Жол жүрүп кыйналғанга оорум күчүркөнүп, бир нече күнгө төшөк тартып калдым. Кичине сергигенимде медитациянын маалыматтарын чечмелөөгө олтурдум. Көтөрүп барған китеpterдин алгачкы ұлғулөрүнө кубанган Жайсаң Атанаын кубанычына ортоқтош болуп кубандым. Котормолорго кубанган жайсаң атанаын Майра Керим кызына айткандарын окуп «кызык экен» деп таңданып койдум. Жүрөгүм жамандыкты сезип «зырп» деп алды. Жумадин келгенде: «Майранын абалы кандай экен, билдиңби?» дегениме «Эже, биз Жыланач Бугуга барада көргөм. Үйүнө барып кыйлага сүйлөшүп олтурдум. Мурункудан кыйла жакшы болуп калыптыр. «Аман сакайып кетсем ишке ашыра турган ойлорум көп, баштагыдай жалтаңдабай айтчумду тике айтып ырдайм» деп ишке дилгирленип алыптыр. Чыгып баратсам кайра токtotуп: «Бата берейинчи» – деп укмуштай бата берди. Эже-ге да бата берейин айтып койчу деди. Төбөсүнө нур төгүлсүн, көөдөнүнөн ыр төгүлсүн, иштеген ишин аягына чыгарсын. Сакайып кетсин, жок дегенде бирибиз жашашыбыз керек, эже аман болсун» деп бата берип, көңүлү жай узатты. Жыланач Бугудан келгени чолоом тийбей бара элекмин» деди. «Барып абалын билип койчу» деп өтүндүм.

Августун 18-и түнү мончого жуунуп келип төшөгүмө жатып атсам Айжан менен Эркайым киришип,

тике карашпай «Кандай болуп калдыңыз, ооруганыңыз саал жеңилдеп калдыбы?» деп сурашты. «Көнүлүм караңылангансып турат, бирок жакшы элемин, сипер эмне, уруштуңарбы, кабагыңарга кар жаап турат да?» дедим.

«Урушкан жокпуз, тайне... тиги телевизордан айтты. Майра эже... Айжан андан нары сүйлөбөй, көз жашы чууруду. Жер асты-усту болгондой кулагым тунуп жандуйнөм өрттөнүп, көкүрөгүмдүн сыйдаганын айтууга, телмирип көздөрүнөн жаш күйулган Эркайым менен Айжандан башка эч ким жок. Денебиз башка болгон менен жаныбызды бирдей сезген Майрадан ажыраганыма дүйнөм тарып, аалам антарылгандай түйупуп, тунгуйукка кулап бараткандай абалым канчага созулганын айталбайм. Оорусунун жан чыдағыс азабына мойубай «Айкөл Манас» дастанынын биринчи китебин казак тилине которуп бүткөн. Кол жазмасын Жылаңач Бугуга ала барған элем. Жайсаң Атанын Улуу Рухунун ыраазы пе-йил табышмактуу тилеги кулагымда жаңырууда:

...Жашоого аз-көп дебей жалгандагы,  
жылдыздай жарық чачып калган жакшы.

Асманга из таштаган Ак Жылдыздай  
айтылсын атың элде унутулбай...

Көрсө ошол күндөрдө эле «Өлбөстүктүн үрөнү» акын Майранын жан-досу, үйшөндөрдүн Жайсаңынын Улуу Рухунун жанында чабыттап жүргөн белем! Кыязы ошондуктан Жайсаң Ата «Жалгандагы жашоону аз-көп дебей, Майраны Ак Жылдызга айланып, өзү аздектеп сүйгөн элине Ааламдан жарық нурун төгүп турруусун, элдин эсинде аты ар дайым эскерилип, баа жеткис асыл сөздөрү эл оозунан түшпөй айтылып жүрүүсүн тилеп бата тарткан тура! Жер каймактап, адам баласы жааралганы Асылзат

адамдардын өмүрлөрү қыска-нуска болору таңғыс чындык. Тенирим жүктүү көтөрө билгенге гана жүк артат, а демек жашоодо кездешкен кыйынчылыктар – жакшы адамга Тенирдин берген сыйынсыны! Майра Тенирдин сыйын да, сыйын да татыктуу көтөрдү!

Түнү бойу кирпик ирмебей таңды күттүм. Эртең менен Жумадинге телефон чапып, Майранын качан койуларын тактап, мени алып баруусун өтүндүм. 20-сы таңкы төрттө Кара-Балтада Акылдын айдоочусу Рома менен чыгып, жолдон Күмүш кошулуп Ново-Покров-кадан Жумадин, Талантаалы Бакчиев болуп жол тарттык. Быстровкадан Жыпара кошулду saat 9-да Ак-Сайга жеттик. Майранын өзү менен гана мамилем бар эле. Ал үйүмө өзү гана келген. Жолдошу Канатты, уулу Акжолтойду Майранын сөзүнөн утур гана сыртынан билет элем. Жакындарынын эч кимисин тааныбасам да Майраны ақыркы сапарына узаткандарга кошулуп арбагынын алдында ақыркы парз милдетти өтөөгө бардым. Жакындарынын сыйдаганын көрүп, аларга кошулуп жан дүйнөм күйүп турру. Майра менен коштошкону аны билген, сөзүн баалагандар жерибиздин баардык жагынан келишиптири. Бирок, аттин дүйнө! Өкмөт жана бийлик тараптан эч ким барбаптыр. Жыйырма жыл Қыргызым деп кызыл тилин безеп кызмат өтөгөн казак кызы – Қыргыз келини Майранын титулу жоктугуна байланыштуу, ақыркы күндөрүн билип, аттуу-баштуу инсандардан айттырган керези:

«Опера-балет театрынан тушоом кесилди эле, ошол жерден мени сүйгөн, мага күйгөн элим коштосун» деп өтүнгөн суранычы аткарылмак турсун, республиканын жогорку өкмөтү тарабынан бир дагы өкүл митингге катышкан жок. Майраны аздектеген калайман-калк жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтышып, өзү менен сахнанын көркүн ачып айтыш-

кан акындар: Табылды, Рахматулла, Жеңишбек, Амантай, Максаттар акындық салты менен комуз-дун коштоосунда кошок айтып коштошшту. Жумадин экөөбүзгө сөз келгенде сүйлөөгө дараметим чак болуп төмөнкү саптарды окуп бердим.

...Жоготуу... Зор жоготуу бул жалганда  
жарыгың эрте өчтү, сиңдим Майра!

Жазуусун билсем дагы Улуу Күчтүн,  
жандынөм сыйздал турат ушул бүгүн.

Үйкуда ар-намысты ойготсун деп,  
Улуу Күч, акын кызды бердиң белек.

Жаратпай асыл затты сынчу эрте,  
жашоосун узак кылсаң болот беле?

Текебер, кесир чыкса ушул кебим,  
Теңирим, кечиргинин, көр пендемин.

Төрөлүү же өлүүбү – экөөнү тен  
тен салмак бир бүтүн деп билесин Сен.

А бирок пендөң, үчүн сен жасаган,  
азырган кымбат нерсе – ушул жалган.

Жалгандан эрте кеткен Майра үчүн,  
жан-досум чокко түшүп – дүйнөм түтүн.

Жаралган бир боордош эки элден,  
Жараткан сейрек берген Сөз Ээси Сен.

Өкүнбөй, наалат айтпай тагдырыңа,  
өтөдүң парз милдетти арткан сага.

Таамай сөз, кубулжуган үнүң сенин,  
тамшантып, жүрөгүндө калат элдин.

Алдында Ата-Баба Рухунун,  
айткан соң урпактардын тилек-муңун,

элиңдин ойготууга уйкусунан,  
эрте кайт, Ак Жылдызым Жарық чачкан!

Кош дебейм бул жалганда, сиңдим Майра,  
конгуроо добуш салып келгин кайра.

Мунканган добуш салып Ыйык жерден,  
Майра кыз төрөлүшүң күтөт эжең! –

Жашыма тумчугуп, ушул саптарды окуп бүтүп  
элдин арасына кайттым. Саат он бирде башталган  
митинг экиге чукул жыйынтыкталды. Митинг Май-  
ранын кызынын: «...Апам атамды, байкемди, иним  
Акжолтойду мага табыштады, а мени эч кимге (ай-  
кын бир адамга) тапшырган жок. «Элиме жыйырма  
жылы кызмат кылдым, кызым, эл бар мени бил-  
ген, ошол эл сени кор кылбайт деди», деген сөзү  
менен бүттү.

Майраны соңку сапарына узатып, мен дагы үйгө  
тарттым. Жолду карата жанагы чыканактай кыздын  
сөздөрү кулагымдан кетпей: «Ооба, Майраны сүйгөн  
эли бар, кайрылсаң сөзсүз жардам берет, карегим»  
деп элеси менен сүйлөшүп келаттым.

Жылаңач-Бугудан алтып келген маалыматты чеч-  
мелегенде Майраны эскербей койо албадым.

Майра, ушул эскерүүм кабырыңа койгон бир  
тап гүлүм болсун!

*Онуңчы китептин аягы.*

---

## **МАЗМУНУ**

### **Жан-тарых**

(2004–2009-жылдардагы медитациялардын топтому) ....	5
Биринчи бөлүм .....	7
Экинчи бөлүм .....	11
Үчүнчү бөлүм .....	18
Төртүнчү бөлүм.....	22
Бешинчи бөлүм .....	38
Алтынчы бөлүм .....	60
Жетинчи бөлүм.....	67
Сегизинчи бөлүм .....	81
Тогузунчы бөлүм .....	100
Онунчы бөлүм .....	107
Он биринчи бөлүм .....	112
Он экинчи бөлүм .....	118
Он үчүнчү бөлүм .....	126
Он төртүнчү бөлүм .....	132
Он алтынчы бөлүм .....	160
Он бешинчи бөлүм .....	161
Он жетинчи бөлүм.....	168
Он сегизинчи бөлүм.....	179
Он тогузунчы бөлүм .....	180
Жыйырманчы бөлүм .....	202
Жыйырма биринчи бөлүм .....	261

**Жайсан Үмөт уулу**  
**АЙКӨЛ МАНАС**

**Дастан**

*Онунчы китеп*

**ЖАН-ТАРЫХ**

*(2004–2009-жылдардағы  
медитациялардың топтому)*

Редактору **Жұмадин Кадыров**  
Корректору **Жаңыл Шайықбекова**  
Компьютерге терип, калыпка салған **Рая Терибаева**

Форматы 84x108<sup>1/32</sup>. Қөлөмү 17,5 басма табак.  
Заказ № 337. Нұсқасы 10000 даана.

«Бийиктик» басмасы  
Бишкек шаары, Ю. Абдрахманов көчөсү, 170 «А»  
Тел.: 66-75-58